

**“МЕДИА ПОЛИСИ ИНСТИТУТУ” КООМДУК ФОНДУ  
Н. И. АЛИШЕВА**

**ЖМКлардагы талаштуу тексттерди лингвистикалык  
изилдөө мүмкүнчүлүктөрү**

Автору: Алишева Н.И.

ЖМКлардын талаштуу тексттерин лингвистикалык изилдөө мүмкүнчүлүктөрү

Н.И. Алишева – Б.: 2011-123 бет

Сунуш кылышкан китең Кыргыз Республикасында ЖМК жана журналисттер катышкан абийирди, ар-намысты жана иш беделин коргоо боюнча сот жарайндарындагы лингвистикалык экспертизаларды өнүктүрүү маселелерине арналган. Ошондой эле ЖМКлардын талаштуу тексттерин эксперттик изилдөөлөрдү өткөрүү жана лингвистикалык жамааттардын орусиялык жана казакстандык тажрыйбасы талдоого алынат.

Бул басылманын чыгарылышы жакында лингвисттер жана журналисттер үчүн өткөрүлгөн тренингдердин соңку жыйынтыгы, ошону менен катар сотторду, лингвисттерди жана журналисттерди лингвистикалык экспертиза негиздерине окутуу боюнча узак мөөнөттүү программанын кезектеги этапы болуп калды. Бул окуудан өткөндөргө көмөк иретинде даярдалган колдонмо.

Кызыктуу маалымат окуу материалдары бөлүмүндө жалпыланган, ал жерде лингвистикалык изилдөөлөрдүн конкреттүү мисалдары, эксперттик иштер үчүн маалымдамалар жана сөздүктөр, ошондой эле экспертиза тексттериндеги айрым терминдер менен сөздөрдүн мааниси ачылып берилген.

Сиздерге сунуш кылышкан китең лингвистикалык экспертизаны дайындоого жана өткөрүүгө байланышкан маселелерди ар тарааптан ачып берет деп айта албайбыз. Соттук лингвистикалык экспертиза юриспруденцияга тыгыз байланышса да, автор юристтер менен лингвист эксперттер тил менен укуктун чек арасында кабылган илимий проблемаларды кароо милдетин мойнуна алган эмес.

Басылманы даярдоодо басма сөздө ачык жарыяланган орус жана казак илимпоздорунун айрым материалдары пайдаланылды.

Бул китең экспертик ишмердикке бет алган лингвисттерге; ЖМКларды коргоо милдетин мойнуна алган адвокаттарга, юристтерге жана медиа уюмдарга; “сөздү каалаганындай айткан...” журналисттерге жана ЖМК жетекчилерине; тил чатактарын териштирген сотторго; лингвистикалык экспертиза маселелерине ынтызар студенттерге жана кызықдар адамдарга багышталган.

Бул басылманы “Медиа Полиси Институту” коомдук фонду Улуу Британиянын Казакстандагы жана Кыргызстандагы элчилигинин финанссылык көмөгүнүн эсебинен чыгарган. Китептин материалдары Элчиликтин көз карашын сөз жок билдирибейт.

Бардык укуктар корголгон. Материалдарды пайдаланганда автордун макулдугун алып, басылмага шилтеме жасоо зарыл.

## **ЫРААЗЫЛЫК ПИКИР**

Бул басылманы көз карандысыз медиа эксперт Надежда Алишева атайын “Медиа Полиси Институту” коомдук фонду үчүн даярдап редакциялады. Бул изилдөөгө Медиа Өкүл Акмат Алагушев жана Институттун кызматкерлери анын директору Бегаим Үсөнова баш болуп баа жеткис салым кошту.

“Медиа Полиси Институту” Улуу Британиянын Казакстандагы жан Кыргызстандагы Элчилигине “КРда лингвистикалык коопсуздукка көмөктөшүү” долбоорунун алкагында техникалык колдоосу үчүн ыраазылык айтат.

Өз идеяларын ортого салгандарга, лингвисттер менен журналисттерге тренинг еткөргөндөргө, зарыл маалымат менен материалдарды берип, бул китеppти чыгарууга кол кабыш кылгандардын баарына алкыш айтабыз, алар:

Изилдөө ишинде бай тажрыйбага ээ казак окумуштуулары, лингво-эксперттер -

филология илимдеринин кандидаты доцент  
**Рахиля Карымсакова**

жана филология илимдеринин доктору профессор  
**Валентин Ли,**

маалыматтык жана документтик талаштар боюнча экспертизалар Казак коомдук борборунун жетекчиси  
**Галия Аженова**

жана кыргызстандык кесиптештер –  
Азаттык Радиосунун Бишкек бюросунун башчысы  
**Султан Жумагулов,**

маалымат укугу Борборунун аткаруучу директору  
**Нургүл Абыкеримова**

**ЖМКларда талаштуу тексттерди  
лингвистикалык изилдөө мүмкүнчүлүктөрү**

**МАЗМУНУ**

Ыраазылык пикир	3
I. КИРИШҮҮ	7
II. ЛИНГВИСТИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР ПРИНЦИПТЕРИ	8
<b>1-бап</b>	
КРде лингвистикалык экспертизанын өнүгүү тарыхы	8
<b>2-бап</b>	
Лингвистика деген эмне?	13
<b>3-бап</b>	
Лингвистикалык экспертизанын негиздери	14
3.1. Соттук лингвистикалык экспертизанын максаттары, милдеттери, предмети жана объектилери	14
3.2. Соттук лингвистикалык экспертизанын өндүрүшүн уюштуруу	19
<b>4-бап</b>	
Соттук лингвистикалык экспертизанын практикалык мүмкүнчүлүктөрү	24
4.1. Улуттук, расалык же диний кастыкты жагуу белгилерин аныктоо	24
4.2. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо. Жалаа	27
4.3. Мазактоо айыбы	31
<b>5-бап</b>	
Башка өлкөлөрдө лингвистикалык жамааттарды түзүү жана өнүктүрүү тажрыйбасы	33
<b>III. КОШУМЧА ОКУУ МАТЕРИАЛЫ</b>	
1. “Лингвистикалык экспертиза өткөрүү теориясы жана практикасы” тренингинин программасы	39
2. “Сот перспективасын аныктоо” тренингинин катышуучуларына техникалык тапшырма	40
3. Лингвистикалык экспертизаларды өткөрүү демилгечилерине пайдалуу он кеңеш	40
4. Филолог адистин корутундусу	43
5. Политологдун атайын корутундусу	48
6. Эксперттин корутундусу	52
7. “Маалыматтык талаштар боюнча соттук тажрыйбаны өркүндөтүү. Материалдар жана сунуштар. Авторлор:	

А.К. Алагушев, Н.И Алишева; Н.И. Алишева редакциялаган	58
7.1. Маалыматтар жана ой-пикирлер	58
7.2. Коомдук кызыгуу жараткан маалыматты билүү укугу	60
7.3. Тенчилик баарынын мыйзам алдындагы бирдейлигин билгизбейт. Кызмат адамдары жана коомдук фигуранлар	62
8. Лингвистикалык изилдөөдө колдонулуучу айрым терминдер менен сөздөр	67
9. Эксперттин ишине керек сөздүктөр менен маалымдамалар	81

#### **IV. ТИРКЕМЕ. НОРМАТИВДИК МАТЕРИАЛДАР**

КР Конституциясы, Кодекстери жана мыйзамдары, КР Жогорку сотунун пленумунун токтому, Соттук практиканын баяны	85
<b>1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы</b> 1993-жылдын 5-майында кабыл алынып, 2010-жыл 27-июнда редакцияланган	85
<b>2. Кыргыз Республикасынын кодекстери</b>	
2.1. КР Жарандык кодекси (08.05.1996, №15)	85
2.2. КР Жарандык-процессуалдык кодекси (29.12.1999, №146)	88
2.3. КР Кылмыш кодекси (01.10. 1997, №68)	89
2.4. КР Кылмыш – процессуалдык кодекси (30.06.1999, №62)	90
<b>3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары</b>	97
3.1. КР «Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө” мыйзамы (02.07. 1992. №938- XII)	97
3.2. КР “Журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө” мыйзамы (05.12.1997. №88)	99
3.3. КР “Маалымат аллуу кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” мыйзамы (05.12.1997. №89)	100
3.4. КР “Экстремисттик ишмердикке каршы турруу жөнүндө” мыйзамы (17.08.2005. №150)	101
4. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча КР Жогорку сотунун тажрыйбасынын айрым маселелери жөнүндө” КР Жогорку сотунун Пленумунун токтому (05.12.2003. №20)	103
5. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча КР Жогорку сотунун соттук тажрыйбасына сереп (04.11.2004)	108

## I. КИРИШҮҮ

“ЖМКларда талаштуу тексттерди лингвистикалык изилдөө мүмкүнчүлүктөрү” басылмасын чыгаруу демилгеси 2010-жылдагы апрель окуяларынан бир жыл өткөндөн кийин көтөрүлдү. Бул мезгил аралыгында жалпыга маалымдоо каражаттары чөйрөсүндө кырдаал өзгөрдү. Коомдук теле-радио пайда болду, жаңы Конституцияда диффамацияны декриминалдаштырууга негиз түзүлдү, өзүн өзү цензуralоо деңгээли азайды. Ошол эле кезде ЖМКлардын жоопкерчилигине байланыштуу маселелер өзгөрүлбөгөн бойdon калды: журналисттердин басымдуу көпчүлүгү укуктук жактан сабатсыз, жалпыга маалымдоо каражаттарынын кайсы бир саясатчыга көз каранды болгон адамдардын колунда топтолушу, таратып жаткан маалыматтарга шалаакы мамиле, адамдын жеке турмушуна жана иш беделине доо кетириүү уланууда.

Мына ушунун айынан коом мүчөлөрү сот органдарынын жардамы менен өз ара мамилелерин теришириүүлөр орун алууда. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделин коргоо иштери боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн тажрыйбасы көргөзгөндөй, текстте доогерге таандык тесkerи маалымат барбы, ал доогер адеп-аклакка жат, а мүмкүн, укукка каршы аракеттерге барган же барган имиш деген фактылар ырастоо иретинде айтылганбы деген өндүү суроолорго адис лингвисттер гана жооп таба алат. Текстте ырастоону ой-пикирден ажыратуу оңдой иш эмес, көп учурда лингвисттин жардамына кайрылууга туура келет. Тилекке каршы, бул багыттагы устат адистердин башын бириктирип, биздин улуттук тажрыйбаны топтол жана жалпылай турган, соттук экспертизаларга катышып, орус жана кыргыз тилиндеги талаштуу тексттерди лингвистикалык изилдөө боюнча бирдиктүү илимий мамилени иштеп чыга турган уюшма илимий борбор Кыргызстанда алигиче жок.

Ошентип, эксперттер жана практикада колдонгондор арасында экспертик тажрыйбага, кесиптик даярдыкка жана экспертердин адистешүүсүнө бирдиктүү илимий-усулдук мамиле жасоо зарылдыгы бышып жетилди.

Бул китептин беттеринен лингвистикалык экспертиза өткөрүү үчүн устат адистерге кайрылуу маданиятынын тажрыйбасын таба аласыздар. Биздин өлкөдө лингвистикалык изилдөөлөр институтунун жааралуу башатынан тышкары башка өлкөлөрдө лингвистикалык жамааттардын өнүгүшү, экспертиза өткөрүү боюнча пайдалуу кенештер, глоссарий, тийиштүү адабияттардын тизмеси, филологдор тарабынан лингвистикалык изилдөө өткөрүү үчүн нормативдик актылар жана керек маалымат камтылган.

## II. ЛИНГВИСТИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР ПРИНЦИПТЕРИ

### 1-бап

#### **КРда лингвисткалык экспертизанын өнүгүү тарыхы**

Ушул мезгилге чейин айрым кыргыз соттору өз ишинде лингвист эксперттердин жардамына анда-мында гана бир кайрылат. Адатта бул талаштуу/чырдуу тексттерди, телесюжеттерди жана аудиожазмаларды изилдөө үчүн өзгөчө категориядагы адистердин кийлигишүүсү талап кылышкан ЖМКларга жана журналисттерге каршы сот процесстеринде боло жүрөт. Сот жыйындарында ЖМКларды коргогон юристтер менен адвокаттар талап кылышнат, бул тууралуу ЖМК чөйрөсүндө иштеген коомдук уюмдар айтып келишет.

Тилекке каршы, Кыргызстанда тексттерди экспертизадан өткөрүүгө филолог-лингвисттер сейрек тартылат. Бардык эле соттор лингвисткалык экспертизанын, ошондой эле ага тыгыз байланышкан башка экспертизалардын маанисин андай бербейт. Мына ушундан улам теориялык андоого да, лингвист эксперттердин тажрыйбасын жалпылоого муктаж болгон маалыматты талдоо кыйынчылыктарга дуушар болууда. Аймак борбордон канча алыс болсо, лингвистикалык экспертиза маселелеринде соттук тажрыйба да ошончо чабал.

ЖМКлардын тилин стилистикалык бөтөнчөлүгү жана күчтүү инсандык башталышы айырмалап турат. Тил көтөрүңкү келип, ашкере эле өткүр. Ал эми журналисттер дайыма эле жеткиликтүү сүйлөө сабатына ээ эмес. Бул гезит материалдарында, радио жана телеберүүлөрдө айкын көрүнөт, алар көп учурда лингвистикалык корутунду жасоого негиз болуп калышат.

Сөз - аны эркин жана чыгармачыл колдонууга умтулган ар бир журналисттин башкы куралы. Сөз ошону менен эле катар аны пайдалануу абай мамилени талап кылган коркунучтуу курал да болуп саналат. «Жарыяланган же обого чыккан материалдын текстинин өзүндө... соттук иш-аракеттин бардык белгилери камтылган. Бул категориядагы иштер боюнча укук бузууларды далилдөөнүн башка эч бир булактары жок, бир гана текст изилдөөнүн жана юридикалык баалоонун башкы предмети болуп саналат».<sup>1</sup>

Сөздү мыйзамга карама-каршы болбогудай кылыш жазуу керек. Бул тууралу бардык журналисттер билет, бирок “унутуп калышып”, натыйжада тилге ушундай кайдыгер мамиленин артынан соттук теришириүүлөргө кабылышат. Эксперттик лингвистикалык корутунду болсо дайыма эле журналисттин ажаатын ача албайт. Талаштуу тексттер боюнча соттук лингвистикалык экспертизага болгон муктаждык төмөнкүлөргө байланыштуу келип чыгат:

- 1.абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча жарандык иштерге байланыштуу,*
- 2. мазактоо жана карапоо, экстремизм, улут аралык жана диний кастыкты тутмантуу деген айыптоо боюнча кылмыши иштерге байланыштуу.*

---

<sup>1</sup> Ратинов А.Р. Сөздүн жаман-жакшысы ылганбай калганды...// Сөздүн куну. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча сот жарайндарында ЖМК тексттерин лингвистикалык талдоолор тажрыйбасынан . М.: Галерия, 2002, 227-бет.

Албетте, сот жарайндарында жана сотко чейинки териштируүлөрдө лингвистикалык экспертизанын корутундусу чатактарды юридикалык жактан чечүүнүн маанилүү элементи болуп саналат. Мында беделдүү адистер катаал жана так илимий аргументтерге таянып, мыктылап даярдаган корутунду тууралу сөз болууга тишиш. «Азыркы лингвистиканын изилдөө аппаратын колдонуу менен чулу илимий камсыз кылуу гана күнделүк юридикалык тажрыйбада лингвист-эксперттердин алдында турган татаал милдеттерди ийгиликтүү чече алат».<sup>2</sup>

Бүгүн биз<sup>3</sup> орус жана казак сот жарайндарында ЖМКлардагы талаштуу тексттерди лингвистикалык изилдөөлөрдүн өнүгүү тажрыйбасына байкоо салуудабыз. Анткени, бул жаатта Кыргызстанда тажрыйба али жетишсиз. Аталган өлкөлөрдө лингвистикалык экспертиза керекке жарап, сот иштеринде пайдаланып жатышат. Биздин өлкөдө болсо көз карандысыз лингвистикалык экспертиза институт катары жаңыдан гана калыптанууда. Өткөн жылдардын тажрыйбасы көргөзгөндөй, Маалымат укук борбору<sup>4</sup> изилдеген учурда<sup>5</sup> абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча, ошондой эле мазактоо жана жалаа жабууга байланышкан айыптоолор боюнча 2003 – 2006-жылдардагы 180 сот иштеринде 10дон ашпаган соттук лингвистикалык экспертиза дайындалганы аныкталган. Бул эми өтө эле сейрек учурлар. Аталган маселе боюнча кийинки терең изилдөөлөр болбогондуктан, экспертизаларды дайындоолор саны өсөт деп айтууга болбойт.

Мисал катары экспертик изилдөө өткөрүү үчүн соттор Кыргыз-Орус Славян университетин, атап айтканда, анын гуманитардык факультетинин деканы профессор А. Орусбаевди жана ушул эле окуу жайдын орус тили кафедра башчысы профессор Г.П. Шепелевди, Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен – орус жана кыргыз тилдер кафедрасын, Американын Борбор Азия университетин жана башка бир катар борбордук ЖОЖдорду тандашкан. Эксперттер ал кезде туш келди тандалган. Андан бери бир топ убакыт өтсө да эч нерсе өзгөргөн жок.

Медиа уюмдар жана медиа экспертипер сот органдарынын укук колдонуу практикасы лингвист адистердин теориялык изилдөөлөрүнө таянышы керек деп эсептешет. Мында экспертик корутундулары эч бир шек туудурбай турган адистери бар беделдүү уюмдар болууга тишиш. Адистер чырдуу тексттер экспертик талдоонун бай тажрыйбасына ээ болуусу керек жана аларды соттор изилдөөгө тарткыдай болушу кажет.

КР Жогорку соту абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча жараптык иштер боюнча сот тажрыйбасын жалпылоодо ишти кароого экспертитерди тартууга сотторду чакырууда. «Талаш туудурган текстти баалоо соттор тарабынан атайын филология билимдери бар эксперти (адисти) тартпастан, өз бетинче жургүзгөнүн иликтөө көрсөттү. Мындай тажрыйба бардык учурларда эле туура боло бербейт, анткени ар бири эле өз лексикалык тажрыйбасы боюнча айтылган сөз кантип чындыкка төп келээрин, кайсы сөздөр жана сүйлөмдөр эрежеге сыйган же эрежеге сыйбаган лексиконго таандык экенин аныктай албайт».<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Юридикалык практикада чырдуу текстти лингвистикалык изилдөө. Ли В.С., Карымсакова Р.Д., Тапалова Р.Б. - Алматы: КазУУ, 2008, 142-бет.

<sup>3</sup> Эскертме. ЖМКлар менен журналисттердин укуктарын коргоочу юристтер, адвокаттар жана медиа уюмдар тууралу сөз жүрүп жатат.

<sup>4</sup> «Маалыматтык укук борбору» коомдук бииркмеси 2002-жылдан бери иштейт. Караныз: <http://www.madialaw.kg/>.

<sup>5</sup> ЖМКлар тууралу кыргыз мыйзамдарынын иш жүзүнде колдонулушу. 2003-2006-жылдары ЖМКлар жана журналисттер катышкан иштер боюнча Кыргыз Республикасынын сот чечимдеринин топтому - Б.: Маалыматтык укук борбору/Түзүүчүлөр Н.А. Абдыкеримова, Н.И. Алишева. – Б.:2007.

<sup>6</sup> Карапыз: Абийирди, ар-намысты жана ишкер беделди коргоо боюнча КР Жогорку сотунун соттук тажрыйбасынын баяны, 2004.

Биздин өлкөдө мыйзамдык деңгээлде соттук экспертиктүк ишмердикти жөнгө салуу тажрыйбасы жок. Маселен, Орусияда 2001-жылы “Орусия Федерациясында мамлекеттик соттук-эксперттик ишмердик жөнүндө» мыйзамдын кабыл алышы менен «эксперттик уюмдар менен мекемелер түзүлө баштаган, колдо бар тажрыйба жандандырылган, анык убакытты эске алуу менен соттук экспертизалардын классификациялары кайра каралган, мамлекеттик эмес уюмдардын адис эксперттери кесиптик жамааттарды, анын ичинде лингвистикалык изилдөөлөр боюнча жамааттарды түзө башташкан. Казакстанда мындай кыймыл 2003-жылы түзүлүп, ошондо эле биринчи болуп маалыматтык талаш-тартыштар боюнча экспертизалардын коомдук Борбору түзүлгөн.<sup>7</sup>

Республикада соттук экспертизаларды дайындоо жана өткөрүү жагын жөнгө салуучу атайын мыйзамдын жоктугу лингвистика жаатында экспертизаларды дайындоо практикасын өнүктүрүү жарайына кедергисин тийгизүүдө. Кыргыз парламенти 2010-жылы «Соттук-эксперттик ишмердик жөнүндө» мыйзам долбоорун карап, бирок ал толук эмес деген бүтүмгө келген. Долбоор жеткире иштетилүүгө жөнөтүлгөн, анын тагдыры азыр белгисиз.

Мамлекеттик экспертизалардын бардык тизмеси соттук экспертизалардын өндүрүшү жөнүндө Инструкцияга киргизилген,<sup>8</sup> бирок ал жерден лингвистикалык экспертиза жөнүндө сөз таппайсыз. Тергөөнүн жана соттук териштириүлөрдүн жүрүшүндө атайын лингвистикалык таанууларды өз маалында жана жүйөөсү менен колдонуу иштерди адилеттүү жана сабаттуу чечүүгө зарыл көп фактларды тактоо жагын кыйла кеңейтет, жагдайларды толук изилдөөнү камсыздайт, субъективдүү пикирден оолак болууга көмөктөшөт.

Орусия менен Казакстан сыйктуу эле Кыргызстанда да лингвистикалык экспертиза тажрыйба топтол баштаган, бирок биз теорияга али «жете элекпиз». Башында жарандык жана кылмыш иштери боюнча буюм далилдери жана документтер катары оозеки жана жазуу сөздөрү пайдаланылган далилдерди камсыздоо боюнча лингвистикалык экспертизаларды дайындоо адатта илимий даражасы бар беделдүү адистерди тартуу жолу менен жүрүп келген. Алар КР Улуттук илимдер академиясынын кесипкөй окумуштуулар жана борбордук ЖОЖдордун окутуучулары болушкан жана азыр да ошолор.

2005-жылы КРда биринчи жолу Маалымат укугунун борбору бил басылманын автору менен биргеликте, Казакстандагы сөз эркиндигин коргоонун «Адил сөз» Эл аралык фондуунун маалыматтык жана документтик талаш-тартыштар боюнча экспертизалар коомдук борбору менен шериктештиктө ЖМКлар катышкан сот иштерин кароодо лингвистикалык экспертизаны колдонуу жөнүндө таануучулук жана окутуучулук семинарлар сериясын уюштурушкан. Бул семинарлар ар кандай топтор, атап айтканда, бардык региондордун жана ар кандай сот инстанциялардын сотторуу, журналисттер жана ЖМК жетекчилери, өлкө ЖОЖдорунун журналистика факультеттерини студенттери учүн өткөрүлгөн. Мындай семинарлардын жаңычылдыгы биринчи жолу устарттар катары Казакстандан практик окумуштуулар, лингвист эксперттер жана Украинадан көп жылдык тажрыйбасы бар эксперт чакырылган. Мындай нерсе КР Жогорку Соту тарабынан сот иштеринде лингвистикалык экспертизаны өнүктүрүү зарылдыгын түшүнүүсүнө, соттордуу окутуу боюнча республикалык Окуу борборунун жандуу жардамына жана “Сорос-Кыргызстан» фондунун каржылык колдоосуна жараша мүмкүн болду. Семинарлар сонунда лингвистикалык экспертизаларды дайындоо жагынан соттордун кыйла жанданганы байкалганын айта кетүү абзел.

<sup>7</sup> Эскерте. Алматыда орун алган. 5-баптан кошумча маалымат тапса болот.

<sup>8</sup> КР Юстиция министрлигинин алдындағы соттук экспертизалардын Мамлекеттик борборунун сот экспертизаларын жүргүзүү жөнүндө көрсөтмөсү, КР Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилген - 15.10.1999-ж. №108.

Бул сот жарайндарында лингвистикалык изилдөөнү колдонуунун мааниси жөнүндө компетенттик пикирди калыптандыруу жана мыйзам деңгээлинде соттук лингвистикалык экспертизанын милдеттерин чечүү зарылдыгын аңдоо жолунда биринчи этап болгон.

Окумуштууларды жана лингвист адистерди лингвистикалык жамаатка бириктируү, алардын өз алдынча тажрыйбасын жалпылоо, ошондой эле лингвистикалык экспертизанын көз карандысыз институтун андан ары калыптандыруу жана өнүктүрүү кийинки этап болду. Бирок бул маселеге адистердин өздөрү анча кызыкпагандыктан жана жигери көрүнбөгөндүктөн, колдоочулар табылбай, ошол учурдагы милдет аткарыйлай калган. Адистер мурдагыдай эле азыр да өз бетинче жалгыздан иштеп жатышат. Сунуш кылынган чечимдин маанисин алардын аңдабастыгы эксперттик изилдөө усулдарын өнүктүрүүгө жана өркүндөтүүгө кедергисин тийгизүүдө.

Балким, бүгүн филолог окумуштуулардын бул жааттагы айрым жекече иш тажрыйбасы топтолду деп айтсак болоор, бирок ал тажрыйба институттарга «чачылып», көмүскөдө калууда; эксперттик изилдөөлөрдүн сапаты жана көлөмү талкууга алынбайт жана бааланбайт, бүгүн окумуштуу эксперттердин алдында турган проблемалар караптайт. Мында Кыргызстанда лингвист адистердин кесиптик жамааттары бар деп айтуу или эртелик кылат.

Мүмкүн, мен ашыгып жаткандырмын, бирок биздин адис окумуштуулар азыр эле төмөнкү маселелердин зарылдыгын аңыртан билүүгө тийиш деп эсептейм:

- ✓ соттук лингвистикалык эксперттер арасында оозеки жана жазуу жүзүндө лингвистикалык изилдөөлөрдүн жана соттук экспертизалардын өндүрүш проблемаларына бирдей мамилени иштеп чыгуу;
- ✓ иш тажрыйбаны жана кесиптик көндүмдердү жалпылоо;
- ✓ «соттук лингвистикалык экспертизанын милдеттерин чечүүнүн атايын эксперттик-лингвистикалык каражаттарынын жана лингвистикалык ыкмаларынын белгилүү бир шарттарда тандоо жана колдонуу боюнча эрежелердин так системасын тизип чыгуу (категориялык же альтернативдик)»<sup>9</sup>;
- ✓ топтолгон эмпирикалык материалды системага салуу жана эксперттик иш тажрыйбаны жалпылоо;
- ✓ был тармакта кошумча адистешүү жана филологиялык ЖОЖдордун жана факультеттердин бүтүрүүчүлөрүн соттук-эксперттик адистикке системалуу окутуу;
- ✓ соттук лингвист эксперттердин атайын билиминин алкагында эң аз деген талаптарды иштеп чыгуу;
- ✓ лингвистикалык экспертизаны өркүндөтүү боюнча башка маселелер.

Журналисттерге жана ЖМКларга каршы иштерде соттук лингвистикалык экспертиза маселелерин жылдыруунун тарапкерлеринин атынан чыккан «Медиа Полиси Институту» Коомдук фонду (МПИ КФ) түзүлгөн учурдан тарта<sup>10</sup> лингвистикалык экспертиза көз карандысыз институтун өнүктүрүү аракетин көрүп келатат. Сот жана укук органдары, прокурорлор жана ЖМК өкүлдөрү менен лингвистикалык экспертизаны колдонуу

<sup>9</sup> Галишина Е.И., Орусияда жана чет жерде соттук лингвистикалык экспертизанын азыркы абалы жана актуалдуу проблемалары. “Орусиялык укук интернетте” журналы, 2008. <http://www.rpi.msal.ru/prints/200803galyashina.html>.

<sup>10</sup> 2004-жыл соңунда «Интерныос» Коомдук уюмуун алдында Медиа Өкүл Институтун түзүү боюнча Еврокомиссиянын долбоору ишин баштаган. Кийин аталган уюм өз алдынча болуп, атын өзгөрттү. Азыр фонддун ишмердиги медиа мыйзамдарында реформа жүргүзүүгө, лингвистикалык экспертиза көз карандысыз институтунун калыптануусуна жана алга жылышына, ошондой эле журналисттер менен ЖМКларга юридикалык көмек көрсөтүүгө багытталган.

зарылдыгы жана маанилүүлүгү боюнча семинарларды өткөрүүдө. Бул уюмдун юристтери ЖМКлар менен журналисттерди сотто коргоо менен, ар бир жолу талаштуу тексттер боюнча лингвистикалык изилдөөнү дайындоо маселесин көтөрүп жатышат. Журналисттер, жалпыга маалымдоо каражаттары жана соттордун өздөрүү учун бул өзгөчө зарыл.

МПИнин чачыранды лингвист практикерди уюштурууга умтулуусу филолог адистер жана лингвисттер, ошондой эле журналисттер учун лингвистикалык экспертиза өткөрүүнүн теориясы жана практикасы боюнча жакында өткөргөн тренингдери қубе боло алат. Лингвист эксперттерге жардам иретинде ушул басылманын чыгарылышы да бул ойду бекемдейт.

## 2-бап

### Лингвистика деген эмне?

Лингвистикалык экспертизынын структурасын изилдөөдөн мурда «лингвистика» деген түшүнүктүн өзүн ажыратып алуу зарыл. Бул сөз латынча «lingua - тил» деген сөздөн келип чыккан. Тилге киришүү, тил билүү бул сөздүн синонимдери болуп саналат.

Лингвистика – тил жөнүндө илим, тилдерди салыштырмалуу изилдөө илими, тилди кандай болсо ошондой изилдөө.

С.И. Ожеговдун орус тилинин сөздүгү, мисалы, мындайча кыскача сыйпаттайт: бул – тил илими, тил таануу.<sup>11</sup> Орус тилинин башка сөздүгү да бул тил илими жана тил таануу экенин тастыктайт.<sup>12</sup>

Чоң Совет Энциклопедиясы бул түшүнүктү бир аз кецири ачып берет. Анда лингвистика жана тил таануу тенденш түшүнүктөр деп ырасталган.<sup>13</sup> Өз кезегинде, тил таануу – бул адамдын табигый тили жана дүйнөдөгү бардык тилдер жөнүндө илим анын анык өкулдөрү, адам тилинин курулушунун жана аракеттенишинин жалпы мыйзамдары жөнүндө. Илиний тил таануу 19-кылымдын башында жалпы жана салыштырмалуу тарыхый тил таануу түрүндө жаралган. Тил системасынын калыптануу тарыхы менен тил тарыхы жана этимология<sup>14</sup> алектенет.

Бардык тилдерде этиштер жана зат атоочтор бар, бардык тилдер сөзгө жана үнгө негизделген. Ошондой эле бардык тилдер синтаксистин (сөздөрдүн жайгашуусу) системалык принциптерин туондурат жана маани-маңызын үндөр менен сөздөрдүн жалпы жыйындысы аркылуу билдирет, алар болсо сөздөрдүн түгөнгүс санын түзүүгө жарактуу механизмин түзөт.<sup>15</sup>

Тилди изилдөө өңүтүнөн алганда ички жана тышкы лингвистика шарттуу бөлүнөт. Өз кезегинде ички жана тышкы лингвистика дагы бир катар түшүнүктөргө ажыратылат. Ички лингвистикага жалпы тил таануу, салыштырмалуу-тарыхый жана тил таануунун салыштырмалуу чөйрөсү таандык, алар тил системасынын ар кандай денгээлдерин

<sup>11</sup> СССР ИАсынын мучө корреспонденти Н.Ю.Шедованнын редакциясы менен С.И. Ожеговдун орус тилинин сөздүгү. - 20-чыгарылышы., stereotip, M.: Русский Язык, 1988, 262-бет.

<sup>12</sup> Орус тилинин сөздүгү, М. чет элдик жана улуттук сөздүктөрдүн Мамлекеттик басмасы, СССР Илимдер Академиясы. Орус тили институту, 1958, 247-бет.

<sup>13</sup> Чоң Совет Энциклопедиясы, 4-басылма., М.: Советская Энциклопедия, 1987, 712-бет.

<sup>14</sup> Ошол жерде. 1580-бет.

<sup>15</sup> Лингвистика деген эмне. Стефенсон Д., англischeden Ловерманн Д. которгон <http://www.linguistics.org.uk>

изилдейт. Тышкы лингвистика коомдогу сүйлөп жаткан адамдын кыймыл-аракетине тикелей байланышкан тил аспекттерин изилдейт. Тышкы лингвистиканын белгилери: энтолингвистика, психолингвистика, паралингвистика, социолингвистика ж.б.<sup>16</sup>

Мунун баарынын чоо-жайын устат адистер гана жакшы билишет. Бул жаатта адис эместер мындай түшүнүксүз сөздөрдүн жыйындысынан «башы маң» болушу ыктымал. Адистерге белгилүү жагдайларына киришпестен туруп, тыянак чыгарсак: «лингвистика» тилдерди салыштырмалуу изилдөөнүн өз алдынча илими болуп саналуу менен алардын ортосундагы генетикалык жана типтик байланыштарды аныктоо максатын көздөйт. Демек, бул жаатта иштеген адистер лингвисттер же тил таануучулар деп аталышат. Алардын кесиптик жана атайын билимдери тууралу кийинки баптарда сөз кылабыз.

### **3-бап**

#### **Лингвистикалык экспертизынын негиздери**

##### **3.1. Соттук лингвистикалык экспертизынын максаттары, милдеттери, предмети жана объекттери**

Чырдуу текстти кандай гана изилдөө болбосун корутунду же экспертиза түрүндө көрсөтүлүшү мүмкүн. Лингвистикалык изилдөөнүн укуктук статусу ар кандай болот. Эксперттик изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча лингвист эксперттин же лингвист адистин корутундусу чыгарылат (эгер ар тараптуу изилдөө жүргүзүлсө, анда экспертер же адистер комиссиясынын корутундусу). «Адистин корутундусун» жазууга мыйзам тарабынан талаптар коюлбагандыктан, из жүзүндө бул документ ар кандай аталышы ыктымал. Маселен, «Адистин пикири», «Адистин кенештик корутундусу», «Филологиялык корутунду» ж.б.

Өзүнүздөр көргөндөй, бир эле изилдөөнүн натыйжасында даражасы ар башка эки документ болушу мүмкүн.

Мындайда тергөөчүлөргө, сотторго, прокурорлорго, адвокаттарга жана сот өндүрүшүнүн башка катышуучуларына иш боюнча лингвист эксперттин сөз ишмердигине түшүндүрмөсүн же корутундусун далил кармап, өз позицияларын жактоого кыйла эле оной болот.

Экспертиза сотко чейинки тартипте, ошондой эле жарандык, кылмыштык жана администрациялык иштердин алкагында жүргүзүлүшү мүмкүн. Мыйзам долбоорун же документтин текстин лингвистикалык экспертизадан өткөрүү соттон тышкary экспертиза жүргүзүүнүн мисалы боло алат. Мисалы, Орусияда лингвистика жаатында атайын билимдер сот өндүрүшүндө да, сотко чейинки иштерде да бүгүн эң эле көп талап кылышкан көрүнүштөрдөн саналат.

Лингвистикалык изилдөөнүн натыйжасы кайсы учурларда эксперттин тыянағына ылайык жазылат, ошондой эле адистин тыянағын биз качан колубузга ала алабыз? Бир аз ылдыйда ар бир “корутундуга” мүнөздөмө берилип, ошондон алардын айырмачылыктарын көрсө болот. Бул колдонмонун алкагында «Кошумча окуу материал»<sup>17</sup> бөлүмүнөн сиз документтердин мазмуну менен тааныша аласыздар, алар: филолог жана политолог

<sup>16</sup> Чоң Совет Энциклопедиясы, 4-чыгарылыш., М.: Советская Энциклопедия, 1987, 1580-бет.

<sup>17</sup> III бөлүктү караңыз.

адистердин<sup>18</sup> юридикалык жактан түшкөн суроо-талаптардын негизинде даярдалган эки корутундусу жана соттун аныктамасынан улам жасалган экспертигин<sup>19</sup> соттук бир корутундусу.

Эксперттик лингвистикалык корутундулардын белгилүү бир базасын ар кайсы басылмалардан<sup>20</sup> тапса болот. Орусия менен Казакстандын экспертитери өз иштерин кенири көрсөтүү аркылуу топтогон тажрыйбасын ачык эле ортого салууда. Тилекке каршы, лингвистика жаатында кыргыз адистеринин ушул өндүү соттук изилдөөлөрдү жалпылаган иштери тууралу автордун маалыматы жок.

Кайсы учурда болбосун изилдөө жүргүзүүдө дасыккан билимдер талап кылышат, б.а., адис лингвистика жаатында атайын билимдерге ээ болууга тийиш. «Атайын билимдер» деген эмнени билдириет деген суроого бир беткей жооп берүү мүмкүн эмес. Негизги окуу билимине атайын даярдык же тажрыйбага каныгуу аркылуу кошумча алган билимдери, конкреттүү илим, техника, искусство жаатында иш тажрыйбалары тууралу кеп кылуу кыйын. Бул маселе ар кандай кесиптик багыттардагы окумуштуулар арасында дагы эле талкууланууда.

«Эксперт»<sup>21</sup> деген терминдин бир нече мааниси бар:

1. Атайын билимдерге ээ, соттук экспертизын жүргүзүүгө тартылган адам;
2. Мамлекеттик эксперттик мекемелердеги штаттык кызмат;
3. Коомдук турмуштун ар кандай чөйрөлөрүндө эксперттик баа берүү үчүн чакырылган адам.

Мисалы, КР Жарандык-процессуалдык кодексинин 49-беренесинде: «Эксперт (адис)... тыянык чыгаруу үчүн зарыл атайын билимдерге ээ адам...» деп айтыват. Арбитраждык - процессуалдык кодексте да ушундай эле айтыват (38-берене). Кылмыш-процессуалдык кодексте бул норма мындайча жазылган: «... илим, техника, искусство, ремесло жаатында атайын билимдерин колдонуу менен... маселелерди чечүүгө... дайындалган жана ошол негизде корутунду берген адам» (62-берене). Ошол эле кезде талап кылышкан атайын билимдердин көлөмүн баалоо кыйын. Эксперттердин укуктары жана милдеттери процессуалдык кодекстерде камтылган.

Орусиянын илимий чөйрөлөрүнүн өкүлдөрүнүн көз карашында сот экспертигинин компетенттүүлүгү жана бир гана ЖОЖдо алган негизги билими жана илимий даражасы менен эмес, ошондой эле конкреттүү соттук-эксперттик адистик чегинде билимдеринин жыйындысы, иш тажрыйбалары жана эксперттик тапшырманы чечүү жөндөмү менен да аныкталат.<sup>22</sup> Лингвист эксперттин корутундусунун негиздемеси өткөрүлгөн

<sup>18</sup> Эскертме. Басма текстти ар кайсы адистердин көз карашынан соттон тышкary изилдөө мисалдары. Карапыз: <http://www.medialaw.kg/?q=node/841>.

<sup>19</sup> Эскертме. Соттук экспертиза процессуалдык мыйзамдын алкагында дайындалды. Карапыз: <http://www.medialaw.kg/?q=node/841>.

<sup>20</sup> Карапыз: Юридикалык практикада талаштуу текстти лингвистикалык изилдөө. Ли В.С., Карымсакова Р.Д., Тапалова Р.Б.-Алматы: КазУУ, 2008.// Сөздүн куну. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беледи коргоо боюнча сот жарайндарында ЖМКлардын тексттерин лингвистикалык экспертизадан өткөрүү тажрыйбасынан. Проф. М.В. Горбаневскийдин редакциялоосу менен - М.: Галерия, 2002.// Казакстан ЖМКларында саясый сыйлыктык: гармонияны издеө - Алматы: Сөз эркендигинин «Адил Сөз» Эл аралык фонду, 2007.

<sup>21</sup> Карапыз: Юридикалык практикада талаштуу текстти лингвистикалык изилдөө. Ли В.С., Карымсакова Р.Д., Тапалова Р.Б.-Алматы: КазУУ, 2008, 19-бет.

<sup>22</sup> Галишина Е.И. Сот өндүрүшүндө атайын лингвистикалык билимдерди пайдалануу // Сөздүн куну. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беледи коргоо боюнча сот жарайндарында ЖМКлардын тексттерин лингвистикалык экспертизадан өткөрүү тажрыйбасынан. Проф. М.В. Горбаневскийдин редакциялоосу менен - М.: Галерия, 2002, 249-бет.

лингвистикалық изилдөөнүн жана анын жыйынтыктарын тыянактоо баянын илимий, логикалық жана усулдук сабаттуулугун талап кылат.

Лингвист экспертердин атайын таанымдар жана бир беткей адистешүү чеги изилденип жаткан объективинин касиеттери менен эле эмес, тапшырылган эксперттик тапшырманы чечүүде эксперктке көмөк бере турган эксперттик усулдар менен да аныкталат.

Бирок баарыга белгилүү, турмуштук кирди-чыкты билимдер жана укуктар жаатындагы билимдер атайын билимдерге кире албайт.<sup>23</sup> Анткени ар ким эле сезими аркылуу инстинктин деңгээлинде кадырлесе адамдардай эле жалпыга маалым билимдерге ээ болушат. Аларды атайылап окутуу талап кылынбайт. Укук жаатындагы билимдерге келсек, бул маселеде бир беткей пикир жок.

Турмуш көргөзгөндөй, атайын билимдерге ээ адамдар экспертиза мүмкүнчүлүктөрү жана кайсы бир каттардын тексттерин соттук-экспертизалық изилдөөлөрдүн кереги-бар жогу боюнча ақыл-кеңеш алууга ынтызар. Мындай кеңештердин өзү көп учурда иш жүзүндө алдын ала лингвистикалық изилдөө болуп калат да, кеңештик бүтүм катары кат жүзүндө жазылат.

«Лингвистикалық экспертиза – тил изилдөөнүн өзгөчө түрү болуу менен анда ар кандай лингвистикалық жана экстралингвистикалық параметрлер бириктирилет. Көп учурда бир корутундууда лексикалық-семантикалық жана лексикалық-грамматикалық параметрлерди, синтаксистин, текстти түзүүнүн, стилисткасынын өзгөчөлүктөрүн кароо жана тарыхый комментарий берүү талап кылынат».<sup>24</sup>

Азыр эле айтылгандай, лингвистикалық изилдөөлөрдүн жыйынтыктары «адистердин бүтүмдөрү» же «экспертердин бүтүмдөрү» түрүндө болот. Төмөндө келтирилген ар бир корутундуунун мүнөздөмөсү анын айырмачылыктарын шарттуу баалоого өбөлгө түзөт.

## **1. «Адистин корутундусу»**

- ✓ Объектти изилдөө ишинде жараган жыйынтык болуп саналат.
- ✓ Изилдөө адамдын<sup>25</sup> же юридикалық жактын кат жүзүндөгү суроосунун негизинде кызықдар тараптын макулдугу менен жүргүзүлөт (соттон тышкаркы).
- ✓ Документ процессуалдык статуска ээ эмес.
- ✓ Аракеттер тартиби жана корутунду формасы катаал жобого салынган эмес.
- ✓ Бул изилдөө сот экспертизасы болуп саналбайт, сөз жок аткарууга жатпайт.
- ✓ Адис жооп бербейт.
- ✓ Чечим кабыл алууга укуктуу адамдардын ички ишенимин калыптандырууга таасир этет.
- ✓ Даилдөөнүн процессуалдык булагы болуп саналбайт.
- ✓ Корутунду сот тарабынан кабыл алынышы да, алынбашы да мүмкүн.

Тыянак: «*Адистин корутундусу*» маанисине баа жеткис документ болуп саналат, анткени бардык маалыматтарды адис эксперттик изилдөө жолу менен жыйнаган. Анын корутундусу процессуалдык статуска ээ болбосо да, жалпы эрежеге ылайык, башка даилдер менен чогуу бааланууга тийиш. Иш жүзүндө адвокаттар менен юристтер

<sup>23</sup> Юридикалық практикада талаштуу текстти лингвистикалық изилдөө. Ли В.С., Карымсакова Р.Д., Тапалова Р.Б.- Алматы: КазУУ, 2008, 12-бет.

<sup>24</sup> Колтунова Е.А. Талаштуу текстти лингвистикалық экспертиза маселесине карата. - Нижний Новгород, 2004. <http://koltunov-nn.ru/modules/pages/main/publications/expertiza.html>.

<sup>25</sup> Эскертме. Суроо-талаптын демилгечиси юрист, адвокат же карапайым эле жаран болушу мүмкүн.

мындай корутундуну иштин материалына кошумча материал же кат жүзүндөгү далил катарында тиркеп коюуну өтүнүшөт. Чындыкты табууда адистин корутундусунун ролу кыйла эле чоң.

## 2. «Эксперттин корутундусу»

- ✓ Объектти изилдөө ишинде жараган жыйынтық болуп саналат.
- ✓ Экспертиза өзгөчө тартиптеги милдетти алат (сот чечиминин негизинде же тергөөчүнүн аныктамасы боюнча).
- ✓ Бул изилдөө сот экспертизасы болуп саналат.
- ✓ Экспертиза жүргүзгөн эксперт кандайдыр бир статуска ээ (ыйгарым укуктар тагылган).
- ✓ Жалган корутунду бергени үчүн кылмыш жообуна тартылат.
- ✓ Изилденген объектлердин сөз жок сот ишине же кылмыштын тергөө окуясына тике тиешеси бар.
- ✓ Документ процессуалдык статуска ээ (процессуалдык документ).
- ✓ Жазууда кандайдыр бир тартипти сактоо талап кылынат.
- ✓ Корутунду далил күчүнө ээ.
- ✓ Корутунду кайта экспертизага жиберилиши мүмкүн.

Тыянак: Соттук экспертизаны дайындоо адис эксперттин атайын таанымдарын пайдалануунун негизги процессуалдык формасы болуп саналат. Соттук экспертиза – процессуалдык категория, ошондуктан жарандық, кылмыш жана администрациялык мыйзамдарда берилген бардык белгилерге ээ. Экспертизанын корутундусу ар дайым кат түрүнде жазылып, атайын талаптар сакталат. Сот болсо экспертердин корутундуларын далил катары кабыл алат (КР ЖПК, 59-берене, КР КПК, 91-берене, КР АПК, 42-берене).

Адистин корутундусу менен эксперттин корутундусунун арасында көп айырмачылыктарды, демек, сот жана соттон тышкары, анын ичинде лингвистикалык экспертиза ортосунда айырмачылыктарды көрүп турабыз.

Соттук лингвистикалык экспертиза – материалдык нерседе жазылып, далил катары мааниси бар сөз маалыматын лингвистикалык изилдөө боюнча натыйжалуу процессуалдык ишмердик.

Соттук лингвистикалык экспертизанын максаты атайын филологиялык таанымдардын негизинде конкреттүү иш боюнча далилдөөгө жата турган жагдайларды тактоо болуп саналат.

Соттук лингвистикалык экспертизалардын предмети болуп табигый же жасалма тилдин<sup>26</sup> жашап жана иштеш мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдөөнүн негизинде жетишилген фактылар менен жагдайлар болуп саналат. Башка басылманын авторлору болсо предметти «...кылмыш же жарандық иш боюнча далилдөөнүн мазмундук жагын түзгөн фактылар, жагдайлар»<sup>27</sup> катары аныкташат.

<sup>26</sup> Галышина Е.И. Сот өндүрушүндө атайын лингвистикалык билимдерди пайдалануу // Сөздүн куну. Абийирди, арнамысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча сот жарайндарында ЖМКлардын тексттерин лингвистикалык экспертизадан өткөрүү тажрыйбасынан. М.: Галерия, 2002, с.293.

<sup>27</sup> Юридикалык тажрыйбада тааштуу текстти лингвистикалык изилдөө. Ли В.С., Карымсакова Р.Д., Тапалова Р.Б.- Алматы: КазНУ, 2008, с.17.

Соттук лингвистикалык экспертизалардын объектилерине кат тексти (жалгыз тил белгисинен баштап кандай гана көлөмдөгү болбосун текстке чейин) же оозеки сүйлөм (материалдык нерседе сакталган) түрүндөгү сүйлөм чыгармаларын киргизишет.

Соттук лингвистикалык экспертизанын милдеттери төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

- ✓ сөздөрдүн, сөз айкаштарынын, туруктуу фразеологиялык сөздөрдүн (идиомалардын) текстин жана маанисин түшүндүрүү жана чечмелөө;
- ✓ тил бирдигинин же сүйлөм бирдигинин (оозеки же жазуу) негизги жана кошумча маанилерин интерпретациялоо;
- ✓ документтин текстинин жоболору азыркы дискурста кандай түшүнүлүшү мүмкүн деген вариантарын аныктоо;
- ✓ товардык белгилер, сөз белгилери, чакырыктар, ураандар, жарнама тексттери, коммерциялык, фирмалык атальштар башка белгилер менен аралашып кеткен денгээлге чейинки окшоштугу бар-жогун иликтөө;
- ✓ тексттин маанисин кайсы багытты көздөгөнүн, тил бирдиктеринин формалдык-грамматикалык мүнөздөмөсүн жана семантикасын, стилисткалык каражаттарынын жана ыкмаларынын пайдалануу өзгөчөлүктөрүн аныктоо максатында изилдөө.
- ✓ Мазмундун жана сөз айтуу планынын ж.б. өңүтүнөн алып, тил белгисин колдонууну түшүндүрүү.

Албетте, мындай иштердин тизмесин уланта берсе болот жана соттук тажрыйбанын суроо-талаптарына жооптор көнбайындыктымал.

### **3.2. Соттук лингвистикалык экспертиза өткөрүүнү уюштуруу**

Соттук лингвистикалык экспертиза өткөрүү муктаждыгы көбүнчө төмөнкү себептер боюнча чыгат:

- ✓ компетенттүү органдардын кылмыштарды ашкерелөө жана тергөө боюнча **юрисдикциялык ишмердигинде** (жалаа, мазактоо, улуттук кастыкты козутуу, коркутуулар жана шантаж, опузалоо, автордук жана аралаш укуктарды бузуу ж.б.);
- ✓ жарандык иштерди (абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди, автордук укуктарды ж.б. коргоо боюнча доолор), экономикалык талаштарды (автордук жана аралаш укуктардын бузулушу, чарбалык жүгүртүүдөгү келишимдерди, протоколдорду, документтерди түшүндүрүү ж.б.у.с.) **соттук териштириүүде**.<sup>28</sup>

Соттук лингвистикалык экспертизаны уюштуруу жана өткөрүү сот тажрыйбасында колдонулган жалпы эрежелер менен жөнгө салынып турууга тийиш. Бирок коншу мамлекеттерден жана Орусия<sup>29</sup> менен Казакстандан<sup>30</sup> айырмаланып, Кыргызстанда соттук-эксперттик ишмердик жөнүндө атайын мыйзам жок.

---

<sup>28</sup> Галишина Е.И. Соттук лингвистикалык экспертизаны дайындоо, өндүрүү жана корутундуу баалоо//Сөздүн куну. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча сот жарайндарында ЖМКлардын тексттерин лингвистикалык экспертизадан өткөрүү тажрыйбасынан. М.: Галерия, 2002, с.297-бет.

<sup>29</sup> Орусияда 31.05.2001-жылдан тарта «Орус Федерациисында Мамлекеттик соттук-эксперттик ишмердик жөнүндө» мыйзам иштейт.

<sup>30</sup> Казакстанда «Соттук экспертиза жөнүндө» мыйзам бар.

2010-жыл февралда КР Юстиция министрлиги сунуштаган «Соттук экспертитик ишмердик жөнүндө» мыйзам долбоору көп суроо жаратканыктан, Жогорку Кенештин профилдик комитети тарабынан жеткире иштетүүгө кайтарылды. Андан кийин өлкөдө апрель жана июнь окуялары болуп,<sup>31</sup> азыр бул мыйзам менен эч кимдин иши да жок.

1999-жылдан бери өлкөдө КР Юстмин алдында соттук экспертизалардын Мамлекеттик борбору<sup>32</sup> иштейт (мындан ары Борбор). Борбор адистештирилгин мамлекеттик соттук-эксперттик мекеме болуп саналат жана сот, укук коргоо органдарынын тапшырмалары боюнча атайын билимдердин негизинде соттук экспертизаларды жана илимий изилдөөлөрдү өткөрүү милдеттери жүктөлгөн. Соттук экспертизалардын түрлөрүнүн тизмеги инструкция<sup>33</sup> менен бекитилип, төмөнкү түрлөрдү камтыйт:

- ✓ соттук-кол жазмалык;
- ✓ документтердин соттук-техникалык экспертизасы,
- ✓ соттук-портреттик,
- ✓ соттук-фототехникалык,
- ✓ соттук-трасологиялык;
- ✓ соттук-баллистикалык;
- ✓ материалдардын жана алардан жасалган буюмдардын криминалисттик экспертизалары,
- ✓ соттук-автотехникалык;
- ✓ соттук-биологиялык;
- ✓ соттук-товар жүргүзүүчүлүк;
- ✓ соттук-бухгалтердик;
- ✓ соттук-курулуш-техникалык;
- ✓ соттук-өрт-техникалык жана жардыруу-техникалык.

Бирок Борбор «арбитраж органдары учун да, социалдык камсыздоо учун, ошондой эле кайсы бир учурда Мамлекеттик борбордун жетекчисинин чечими менен мамлекеттик башкаруунун башка органдары, коомдук уюмдар жана жеке адамдар учун да экспертитик изилдөө жүргүзө алат». <sup>34</sup>

Жогоруда саналган тизмеде лингвистикалык экспертиза айтылган эмес.

КР КПКнын 203-беренеси экспертитик мекемеде экспертиза өткөрүү жол-жобосун аныктоо менен «мамлекеттик сот экспертитери жана атайын билимдерге ээ башка экспертитер соттук экспертиза жүргүзө аларын» такттайт. Бул берененин эрежеси мамлекеттик экспертитик мекеменин штаттагы кызматкери болуп саналбаган “башка” экспертитер деле экспертиза жүргүзүүсүнө жол берет.

Мамлекеттик мекемеде лингвистикалык багыттагы адистин жоктугуна байланыштуу иш жүзүндө бир катар сот иштери боюнча КР КПКнын 204-беренесине таянуу менен экспертитик уюмдан тышкary да экспертизалар өткөрүлүшү мүмкүн.

---

<sup>31</sup> 2010-жыл апрелде Кыргызстанда мамлекеттик режим кулатылып, анын ордуна Убактылуу өкмөт келди. Парламент таркатылып, президенттик институттожоюлду. Мурдагы президент менен премьер-министр өлкөдөн чыгып кетти.

<sup>32</sup> КР Юстиция министрлигинин алдындағы соттук экспертизалардын Мамлекеттик борбору жөнүндө жобо, ал КР Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген (30.04.1999-ж. №243). Карапыз: [www.minjust.gov.kg/files/docs/apparat/cse.rtf](http://www.minjust.gov.kg/files/docs/apparat/cse.rtf).

<sup>33</sup> Юстмин алдындағы соттук экспертизалардын Мамлекеттик борборунун соттук экспертизаларды жүргүзүү жөнүндө инструкциясы, КР Юстмидин буйругу менен бекитилген (15.10.1999-ж. №108).

<sup>34</sup> П.2 Юстмин алдындағы сот экспертизаларынын Мамлекеттик борборунун алдындағы соттук экспертизаларды жүргүзүү жөнүндө инструкция, КР Юстмидин буйругу менен бекитилген (15.10.1999-ж. №108).

Демек, эксперт төмөнкү органдардын өкүлү болушу ыктымал:

1. Эксперттик эмес мамлекеттик уюмдун;
2. Мамлекеттик эмес жана эксперттик эмес уюмдун;
3. Мамлекеттик эмес эксперттик уюмдун (204-беренедеги “эксперттик уюмдан тышкary” деген сөз айкашы бир беткей мааниге ээ эмес болгондуктан, кошумча изилдөөнү талап кылат).
4. Же өз алдынча (эркин), б.а., бир да уюмдун штатына турбай, бирок атайын билимдерге эгедер.

Лингвист карап чече турган милдеттер ар кандай болушу ыктымал. Бирок экспертигин негизги милдети – өз билимине жараша тармакты теренинен изилдөө.

Лингвист эксперттин компетенциясына төмөнкү маселелерди чечүү кирет:

- ✓ доогер талашка койгон маалыматтар камтылган сөздөрдүн айтуу формасы (ырастоо, сунуш, пикир, б. а. сыпаттоочу ойлор);
- ✓ доогер талашка койгон маалыматтар камтылган сөздөрдүн мүнөзү (фактылар же окуялар жөнүндө маалыматтар же башка ой жоруулар);
- ✓ конкреттүү жаран же юридикалык тарап катышкан маалыматтардын шайкештиги.

Эксперт өзүнө коюлган суроолор ага сылык эмес же сабатсыз көрүнсө да, өзгөртүүгө акысы жок. Экспертиза дайындалгандан эксперктке атаялап жалган корутунду бергени учун кылмыш жазасына тартылаары тууралу экспертилөт. Лингвистикалык экспертиза учун ага объектилер (сот ишинин түп нускасы же толук көлөмүндөгү көчүрмөсү), мындан тышкary экспертик изилдөө предметине катышы бар башка материалдар берилет. Зарылдык болгондо эксперктке салыштырмалуу изилдөө учун үлгүлөр да берилет. Бул жобо процессуалдык мыйзам менен жөнгө салынат.

Ал болсо суроо кандай берилсе, дал ошондой так жооп берүүгө тийиш. Лингвист-эксперт өз компетенциясынын алкагында аракет кылат жана юристтин позициясын ээлебейт, юридикалык терминдерди колдонууга акысы жок.

Сот жыйынында эксперт суректагы адамдарга суроо берүүгө, жазуу жүзүндөгү далилдер, тергөө аракеттеринин протоколдору, тергөө протоколдору, башка экспертердин корутундулары менен тааныштууга, эксперименттер жана башка сот аракеттерине катыштууга абылуу (КР КПК сыйнын 295-беренеси). Эгер экспертигин корутундусу жарыялангандан кийин суроолор пайда болсо, эксперт КР КПК сыйнын 296- жана КР ЖПК сыйнын 188-беренелеринин эрежелерине ылайык сот жыйынында суралат. Эксперт лингвистикалык корутундунун аныктыгы жана тактыгы учун жоопкердик тартат.

Мыйзамдарда каралган учурларда сот өз токтому менен кошумча же кайта<sup>35</sup> экспертиза дайындашы ыктымал.

Ошентип, соттук экспертизаларды мамлекеттик экспертик мекемелерде же алардын тышкary жерлерде өткөрсө болот. Экинчи учурда сот адис экспертерди башка уюмдардан тартат. Кыргызстанда алигиче мамлекеттик эмес эксперттик мекемелер иштей электигин эске алуу менен азырынча жогорку окуу жайлар жана илим изилдөө

---

<sup>35</sup> КР КПК 297- жана КР ЖПК 189-беренеси.

институттары бул милдетти аткарып жатат. Албетте, мындај жагдайда дайындалған экспертизаның түрүн, объектилерди жана чечилчүү милдеттерди аныктоого бирдей мамиле жок болуп жатат.

Кийинки кезде мамлекеттик экспертизалар Борборунда өткөрүлбөгөн изилдөөлөрдүн жаңы түрлөрүнө муктаждык улам көбүрөөк пайда боло баштады. Ошондуктан соттук-эксперттик ишмердиктүрүү Концепциясына<sup>36</sup> ылайык жылдарга соттук-эксперттик ишмердигин өнүктүрүү Концепциясына<sup>36</sup> ылайык төмөнкүдөй кошумча экспертиза түрлөрү киргизилгени турат:

- ✓ автожолдуқ,
- ✓ экологиялық,
- ✓ автотовар жүргүзүүчүлүк,
- ✓ фоноскопиялық,
- ✓ компьютердик-техникалық,
- ✓ товар жүргүзүүчүлүк,
- ✓ психологиялық,
- ✓ геномдук (ДНК-анализ)
- ✓ лингвистикалық.

Көрүнүп турғандай, бул тизмеде лингвистикалық экспертизага да орун берилген, эмне дегенде азыр сот жана укук коргоо органдары гана эмес, көбүнчө жоопкер катары чыгып жаткан журналисттердин өзү да ага муктаж болуп жатышат.

Орусиялық талдоочулар соттук лингвистикалық экспертиза – бир гана лингвистикалық изилдөө болбостон, бул академиялық теория билимин да талап кылган, лингвистикалық илимдин соңку жетишкендиктерине да таянган өтө олуттуу илимий изилдөө экенин, жарандык жана кылмыш жарайндарында<sup>37</sup> катаал жобого салынган далилдөөнүн өзгөчө ыкмасы экенин эбактан эле билдирип келатышат. Бул китеpte орус окумуштууларынын лингвистика жаатында<sup>38</sup> экспертизик ишмердик менен алектенүүдөн мурда эмнелерди эске алуу зарыл деген көнештери жайгаштыралды.

Соттук лингвистикалық экспертиза азыркы өнүгүү деңгээлинде соттук териштируүнү таануу экспертизалардын башка түркүмдөрү менен тыгыз байланышта болуп, төмөнкү иш комплекстерин камтыйт:

- ✓ компьютердик-техникалық экспертиза (Интернет-сайттын мазмунун, анын ичинде домендик аттарды, компьютердик сленгди, электрондук почтанын ичин ж.б. изилдөө),
- ✓ фоноскопиялық экспертиза (мында фонограммага жазылган оозеки сүйлөм изилдөө объективиси болот),
- ✓ автороведдик экспертиза (кат жүзүндөгү же оозеки айтылган тексттин купуя же псевдоним автордук, плагиат, товардык белгилер, атальштар ж.б. маселелер),

<sup>36</sup> КР Юстмин алдында сот экспертизаларынын Мамлекеттик борборунун ишмердигин 2011-2013-жылдарга өнүктүрүү концепциясы, КР Юстиция министринин буйругу менен бекитилген - 01.12.2010г. №168. Муну дагы караңыз.

<http://www.minjust.gov.kg/index.php/ru/2009-04-21-09-26-05>.

<sup>37</sup> Голев Н.Д., Матеева О.Н. Лингвистикалық экспертизаның юриспруденция жана лингвистика үчүн мааниси. // Сөздүн күнү. Абыйирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча сот жарайндарында ЖМКлардын тексттерин лингвистикалық экспертизадан өткөрүү тажрыйбасынан. М.: Галерия, 2002, с.259-бет.

<sup>38</sup> Эскертме: «Кошумча окуу материалынын» III бөлүмүн караңыз:

- ✓ кол жазма экспертизасы (эгер кол жазманын автору жана аткаруучусу ар башка адамдар болсо),
- ✓ документтердин соттук-техникалык экспертизасы (текстти атайын жасоо деген шек болсо),
- ✓ соттук-психологиялык экспертиза (документти толтурган кезде анын автору өз аракетине баа берген деген шек болсо),
- ✓ соттук-психиатриялык экспертиза (өз өмүрүнө өзү кол салуу алдында жазган каттын ээсинин психикалык саламаттыгы);
- ✓ жана башка экспертизалар.<sup>39</sup>

Кийинки бапта сот жарайндарында лингвистикалык экспертизаны иш жүзүндө колдонуу жагы айтылат.

#### **4-бап**

##### **Соттук лингвистикалык экспертизанын практикалык мүмкүнчүлүктөрү**

###### **4.1. Улуттук, расалык жана диний кастыкты тутандыруу белгилерин аныктоо**

Демократиялык мамлекет катары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары улуттук, расалык жана диний кастыкты козутууга тыюу салат. КР Конституциясынын сонку редакциясында мындай деп айтылат: «Улуттук, этностук, расалык, диний жек көрүүчүлүктүү, гендердик жана башка социалдык артыкчылыкты насыйкаттоого, басынтуу, касташуу же зомбуулук чакырыктарына тыюу салынат».<sup>40</sup> Кастыкты жагуу үчүн атайын жасалган аракеттер кылмыш жоопкерчилигине жатат (КР ККсынын 299-беренеси).

Тажрыйба көрсөткөндөй, улуттук, расалык, диний кастыкты козуткан сөздөрдө, жарыяларда көп учурда тандалма, ойдон чыгарылган фактылар, далилсиз ырастоолор пайдаланылат. Ар кандай имиштер жана ойдон чыгарылган фактылар контекстке кошуулуп, тиги же бул улуттун, диндин өкүлүнүн терс образын жаратат, аларга каршы кастык сезимди козутат.<sup>41</sup>

Бир маалымат эле улут аралык жаңжалга от жагууга себепчи болот, дагы бири кайсы бир диний топко каршы терс эмоциялык баа берүү аркылуу кастыкты тутандырат. Мындай маалымат адатта коомдо чыңалуу жаратат, тиги же бул расага кастыкты козутат жана жанжалдарга себепчи болот. Мына ушундай кырдаалда соттук доолор башталат.

Айрым материалдарда кастыкты козутуу белгилери болбайт, бирок белгилүү бир фактылар эмоциялык баасыз тизмектелсе да, алар кайсы бир улуттун ар-намысын басынтуу катары кабыл алышыны мүмкүн. Конкреттүү текстте улуттук, расалык же диний кастыкты козутуу бар-жогун аныктоо үчүн алардын белгилерин издөө зарыл.

<sup>39</sup> Галаяшина Е.И. Соттук лингвистикалык экспертиза түшүнүгү. <http://www.rusexpert.ru/index.php?id=content&id=202>.

<sup>40</sup> КР Конституциясынын 31-беренеси, 2010-ж.

<sup>41</sup> Казакстан ЖМКларында саясый адептүүлүк: гармония издөө - Алматы: Эл аралык «Адил сөз» сөз эркиндигин коргоо фондуу, 2007, 77-бет.

Коомдук коркунчтун көз карашынан улуттук, расалык же диний кастыкты козууу белгилери<sup>42</sup>:

- ✓ этностук стереотиптин, улуттун, расанын, диндин тескери образын жаратуу жана бекемдөө;
- ✓ этностун айрым өкүлдөрүнүн тетири сапаттарын жана жамандыктарын бүт этностук же диний топко жабыштыруу;
- ✓ азыркы маданият терс кабыл алган эски салттарды, ишенимдерди, үрп-адаттарды этностук же диний топтун бардык өкүлдөрүнө жабыштыруу;
- ✓ бир улуттун, расанын, диндин табигый артыкчылыктары жана башкаларынын кемдиги жана жамандыгы тууралу ырастоолор;
- ✓ бир улуттун, расанын, диндин башкаларга карата кастык мамилесин жана жаманчылык кылуу ниеттерин жабыштыруу;
- ✓ этностун айрым өкүлдөрүнүн айыбын жана жоопкерчилигин бүт этноско, расага, динге жабыштыруу;
- ✓ кайсы бир улуттун, расанын башкаларга түбүнөн кастыгы тууралу ырастоолор;
- ✓ бир этностук же диний топтун кызыкчылыктары менен башкаларынын кызыкчылыктарынын каршылыктары тууралу ырастоолор;
- ✓ бир улуттук же диний топтун башкасына каршы жашыруун пландары, кыянатчылыктары бар деген ырастоолор;
- ✓ еткөндөгү, азыркы замандагы, келечектеги жамандыктарды кайсы бир этностук, расалык, диний топтордун жашашынан жана атайын жасаган иштеринен деп түшүндүрүү;
- ✓ кайсы бир улутка, расага, динге каршы аракеттерге тукуруу;
- ✓ кайсы бир улутка, расага, динге карата жасалган геноцидди, депортацияларды, куугунтуктарды актоо, колдоо;
- ✓ кайсы бир улутка, расага, динге таандыгы боюнча адамдарды иш чөйрөлөрүнөн сүрүп чыгаруу талаптары;
- ✓ улуттук, расалык, диний белгилери боюнча жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин чектөө же артыкчылык берүү талаптары;
- ✓ кайсы бир улутка, расага же динге таандыгы боюнча адамдарды коркутуулар жана зомбулук жасоого тукуруулар.

Азыр эле саналган белгилердин бири же бир нечеси болсо эле кылмыш иши козголушу мүмкүн. Бирок мындай чакырыктар кыйыр болушу ыктымал. Ошондо көргөзүлгөн категориядагы белгилерди жана коркунуч даражасын аныктоо боюнча лингвистикалык изилдөө өткөрүү зарыл. Мындай экспертиза өткөрүү үчүн лингвистти, социалдык психологду, тарыхчыны, дин таануучуну, политологду, антропологду ж.б. адистерди чакыруу керек. Мында комплекстүү экспертиза иштеп, ага тексттин мазмунуна жараша кандайдыр бир суроолор коюлат. Талкууланган категориядагы иштер боюнча экспертиза үчүн төмөнкүдөй суроолор мисалга келтирилген.

Бул учурда адистин негизги милдети тексттин маанилик багытын жана андагы улуттук, расалык же диний касташууну козуууга өбөлгө болгон пропагандалык ыкмаларды пайдаланууну аныктоо зарыл.

---

<sup>42</sup> Казакстан ЖМКларында саясый адептүүлүк: гармония издөө. (Улуттук, расалык же диний кастыкты козууу белгилерин аныктоо боюнча усулдук рекомендациялар). - Алматы: Эл аралык «Адил сөз» сөз эркиндигин коргоо фонду, 2007, 74-бет.

**Экстремизмге, улут аралық, диний касташууга айыптоолор боюнча қылмыш иштерине байланыштуу ЖМКлардагы талаштуу тексттер боюнча типтүү суроолор<sup>43</sup> (КР КК, 299-береңе).**

1. Тексттерде «...» деген кайсы бир улуттук, конфессиялык же социалдык топтун дарегине башка социалдык категориялар менен салыштырмалуу жаман баа айткан сөздөр, сүйлөмдер же ойлор барбы?
2. Жынысы, расасы, улуттук же конфессиялык таандык белгилери боюнча кайсы бир социалдык топко каршы укукка сыйбаган (экстремисттик) аракеттерге түрткөн, тукурган жана чакырган сөздөр барбы?
3. Текстте кайсы бир социалдык топтун өкүлдөрүнө карата (жыныстык, расалык, улуттук же конфессиялык таандык белгилери боюнча) укукка жатпаган аракеттерге чакырган же үгүттөгөн кайрылуулар же ураандар барбы?
4. Кайсы бир улуттун, этностун же башка социалдык топтун өкүлдөрүнө карата кастык, жек көрүүчүлүк же басынтуу мүнөзүндөгү сөздөр барбы?
5. Кайсы бир социалдык топтун өкүлдөрүнө каршы аракеттерге багыттоо формасында айтылган сезим козгогон сөздөр барбы?
6. Азыркы орус тилинде (же башка тилде) сүйлөгөн адамдын көз карашынан алганда азыркы орус маданияты (башка улуттук маданият) тескери баалаган, бир этностук топтун бардык өкүлдөрү эски үрп-адаттарды, салттарды, ишенимдерди тутунат дегендей сөздөр барбы?
7. Бир улуттун тегинин артыкчылыктары жана башка улуттун тегинин жамандыгы, кемдиги тууралу ырастоо сөздөрү барбы?
8. Этностук топтун өкүлдөрүнүн жосунсуз жоруктары үчүн бүт улутка жоопкерчилиktи оодаруу сөздөрү барбы?
9. Кайсы бир улуттун, бир социалдык топтун өкүлдөрүн башкаларга карата зомбуулукка тукурган сезим козгоочу сөздөр барбы?
10. Кайсы бир улуттун түбүнөн эле кыянатчыл экендиги тууралу сөздөр барбы?
11. Бир этностук топтун таламдарынын башка топ менен таптакыр быгыша албасы, кастык мамилеси тууралу сөздөр барбы?
12. Бир социалдык топтун, этностук жана диний топтун мурдагы, азыркы жана келечектеги жамандыктары, начар жашоосу үчүн башка улуттун, элдин, социалдык же этностук топтун атайын жасаган иш-аракеттери менен түшүндүрүлөт деген сөздөр барбы?
13. Кайсы бир улуттун (башка социалдык топтун) кастык ниеттери тууралу сөздөр барбы?
14. Кайсы бир улуттун, диндин же социалдык топтун өкүлдөрүнө карата укукка жатпаган (экстремисттик) аракеттерин актаган же жүйөө тапкан сөздөр барбы?

Мисал тартылган суроолор экспертигин материалды логикалык-грамматикалык, семантикалык (маанилик), стилистикалык жана психолингвистикалык терендетилген изилдөөгө багыт берүүгө тийиш. Изилдөө жалпы жонунан ой толгоолор жана субъективдүү баалоолор менен гана чектелбестен, терец илимий базага ээ болуп, лингвистика жаатында азыркы илимдин маалыматтары менен тастыкталууга тийиш.

<sup>43</sup> Типтүү суроолор «Адил сөз» Фондуун маалыматтык талаштар боюнча экспертизалар коомдук Борбору тарабынан (Казакстан) лингвисттерди окутуу боюнча окуу материалы катары 2011-жылы марта тренингде сунушталды.

#### **4.2. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо. Жалаа.<sup>44</sup>**

Конституцияга ылайык, ар бир адам ой жүгүртүү жана айтуу эркиндигине, сөз жана басма сөз эркиндигине,<sup>45</sup> ошондой эле маалыматты издөө, алуу, пайдалануу жана аны таратуу эркиндигине ээ.

Коомдук турмушту либералдаштыруу жана сөз эркиндигин жарыялоо сүйлөө ишмердигин пайдаланууга байланышкан толтура жаңжалдарды жаратты. Бул баарыдан мурда вербалдык мазактоодон, жалаадан, абийирге, ар-намыска жана ишкердик беделге доо кетирген маалыматтарды таратуудан келип чыккан жаңжалдар.

Эгер жарандын же юридикалык жактын абийирине, ар-намысына жана ишкердик беделине доо кетирген маалыматтарды таратканы үчүн жарандык-укуктук жоопкерчиликке тартылса (КР ЖК, 18-берене), ал эми жалаа жана мазактоо үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган (КР КК, 127-, 128-беренелер). Бул категория боюнча чырларды туура жана адилет чечүүнүн жакшы жолу болуп КР Жогорку сотунун пленумунун 2003-жыл 5-декабрда алынган «Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча талаштарды чечүүнүн соттук тажрыйбаларынын айрым маселелери жөнүндө» № 20-токтому саналат. Бирок сот тажрыйбасы көргөзгөндөй, саналуу гана соттор бул документти жетекчиликке алышат.

«Бул категориядагы талаштарды чечүүдө «**абийир**», «**ар-намыс**», «**бедел**» деген түшүнүктөр төмөнкү адеп-аклактык категорияларды аныктаарын эске алуу зарыл:

- ✓ **абийир** – бул инсандын моралдык, ишкердик жана башка касиеттерин, анын коомдогу абалын оң жасынан аныктаган социалдык маанилүү объективдүү баа;
- ✓ **ар-намыс** – бул абалдын инсандын аң-сезиминде чагылышы, б.а., инсандын моралдык, ишкердик жана башка сапаттарынын социалдык маанисине негизделген субъективдүү баа (өзүн өзү баалоосу);
- ✓ **ишкердик бедел** – жарандын, адамдар тобунун (жамаатынын), уюмдун же юридикалык жактын кесиптик сапаттары, артыкчылыктары жана кемчиликтери тууралу кайсы бир коомдук чөйрөдө басымдуулук кылган ой-пикир<sup>46</sup>.

Өзү жөнүндө тескери маалымат таратылган адам өзүнө жалаа жабылды деп эсептей алат. Мамлекет өз жарандарынын абийирин жана ар-намысын коргоо укугуна кепилдик берет. Жакынга чейин жалаа үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралып келген (КР КК, 127-берене), анда жалаа «башка адамдын абийирине, ар-намысына доо кетирип же анын ишкер беделин булгаган маалыматты атаяйлап таратканы үчүн» катары аныктаалган. Кылмыш жазасын колдонуу үчүн өз кызматын аткарып жаткан журналист кылмыш экенин билип туруп эле жасаганын далилдөө зарыл.

КРдин жаны Конституциясын кабыл алуу менен 2010-жылдын майынан тарта Кыргызстанда инсандын абийирине, ар-намысына доо кетирип же басынктан маалыматты

<sup>44</sup> КРдин сонкү Конституциясына ылайык (2010-ж.) инсандын абийирине жана ар-намысына доо кетирген же басынктан маалыматты таратканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги алынып салынды. Бирок КР Кылмыш Кодексинин 127-беренесинде «Жалаа» дагы эле бар.

<sup>45</sup> КР Конституциясынын 31-беренеси, 27.06.2010-ж.

<sup>46</sup> КР Жогорку сотунун пленумунун «Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча талаштарды чечүүнүн соттук тажрыйбаларынын айрым маселелери жөнүндө» П.2 токтому, 05.12.2003-ж. №20.

таратканы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга тыюу салынат.<sup>47</sup> Бирок Кылмыш кодексинде бул берене азырынча бар. Айрым депутаттардын колунда “Кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору бар экени маалым, анда жогорудагы берене күчүн жоготкон катары таанылган.

Адамгерчиликке жатпаган маалыматтарды билип туруп (атайылап) аларды бурмалап бергендингин күбөлөшү мүмкүн, ошондуктан автор мисал келтирген маалыматтардын тууралыгы, ал колдонгон булактардын аныктыгы, цитаталардын чындыгы, автордук тастыктоолор менен ой жоруулардын канча жүйөөлүк экендиги жөнүндө маселелер көп чыгат. Чындыкка төп келбеген, ойдон чыгарылган маалыматтар жалган катары бааланат. Алар адамдын жаман касиеттери, ыплас жүрүм-туруму, кайсы бир кылмыштуу, адепсиз жана башка жосундары тууралу ойдон чыгарылган маалыматтар.

Тилге байланышкан жанжалдарды караган сот иштеринин өзгөчөлүгү - сүйлөө ишмердиги аркылуу укук бузуулардын болгонунда. Иштин юридикалык маанилүү жагдайларын аныктоого баарыдан мурда текст негиз болуп саналат, бул өндүү иштерди караган юриспруденция дал ошондон керек категорияларга таянат.

Абийирди жана ар-намысты коргоо иштерин соттук кароолордо төмөнкү лингвистикалык критерийлерге төп келген сөздөр гана бааланат: баяндоо сүйлөмүнүн грамматикалык формасына ээ, сүрөттөө сүйлөмдөрү болуп саналат; тилденме сөздөр жана сүйлөмдөр, салыштырмалуу мазактоо мааниси же мазактоо жышааны бар сөз курамдары бар же жок.<sup>48</sup> Мындай иштерде тексттин талаштуу бөлүгүндө доочу жөнүндө сөз жүрүп жатканын тактоо зарыл.

Текстти талдоо үчүн атайын билимдер зарыл, ошондуктан сот иштердин бул категориясы боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалат. Аталган категорияларды иштер боюнча адистин корутундусу үчүн талаш туудурган текстти ар тарааптуу жана терең талдоо критерийлерине негизденүү зарыл. Мында сот гана чечүүгө аkyлуу болгон юридикалык маселелерге экспертигин компетенциясы жетпейт.

Экспертиза дайындоодо адиске конкреттүү суроолор коюлат. Алар болжол менен мындай болушу мүмкүн.

*Абийирди, ар-намысты жана ишкөрдик беделди коргоо иштери (КР ЖК, 18-беренеси), ошондой эле жалалашуу иштери боюнча типтүү суроолор (КР КК 127-беренеси)<sup>49</sup>*

*Суроолордун үч тобу ажыратылат.*

- I. Бириңчи тобу. Талаштуу сөздүн (тексттин) конкреттүү адамга таандыгын (даректүүлүгүн) аныктоого багытталган суроолор. Бул эксперттик тапшырма адатта төмөнкүдөй түзүлөт.
  1. Тексттеги ар кандай номинацияларга карап, сөз кайсы бир адам жөнүндө жүрүп жатканын билүүгө болобу?
  2. Фраза бир адамга таандыкпыш? (Фраза конкреттүү адамга багытталганбы?).
- II. Экинчи топ. Суроолор конкреттүү адам тууралу тескери маалымат бар экенин аныктоого байланышкан.

<sup>47</sup> КР Конституциясынын 33-беренеси, п.5 27.06.2010-ж.

<sup>48</sup> КР Жогорку сотунун абийирди, ар-намысты жана ишкөрдик беделди коргоо боюнча соттук тажрыйбасынан, 2004.

<sup>49</sup> Типтүү суроолор “Адил сөз» Фондуунун маалыматтык талаштар боюнча экспертизалар коомдук Борбору тарабынан (Казакстан) лингвисттерди окутуу боюнча окуу материалы катары 2011-жылы марта тренингде сунушталды.

1. Макалада «...» адам жөнүндө тескери маалымат барбы? Кайсы сөздөрдө тескери маалымат камтылган?
2. Макалада «...» юридикалық жактын /коомдук уюмдун /фирманын / мекеменин «...» (аталышы) ишкердик бедели тууралу тескери маалымат барбы?

**II. Учунчү топ.** Суроолор конкреттүү адам/ишкердик субъект жөнүндө тескери маалымат кандай айтылганын аныктоого байланышкан.

1. Фактылар (окуялар) же баа берген ой жоруулар (пикирлер, ишенимдер) кандай формада маалымат катары чыгарылган?

*2. Конкреттүү адам/ишкердик субъект жөнүндө тескери маалыматтар кандай жол менен: фактыны ырастоо, божомолдор, суроо түрүндө берилгенбі?*

Адамды жамандаган маалыматтар төмөнкү эки параметрди камтыйт:<sup>50</sup>

- ✓ 1. мыйзамды, коомдун адеп-аклактык эрежелерин бузгандыгы жөнүндө маалымат;
- ✓ 2. Жалган мүнөздөгү, чындыкка төп келбеген маалымат.

Бирок маалыматтын чындыгын текшерүү лингвистикалық экспертизанын компетенциясына кирбейт. Демек, лингвист-эксперттер маалыматтар жамандоо мүнөзүнө ээби деген суроого жооп бере алышпайт. Лингвисттер кайсы маалыматты текшерүү керектигин гана көрсөтө алышат, анткени ал автордун билими түрүндө тилден тышкаркы чындыкты гана чагылдырып, ошондой эле автордун ой-пикири түрүндө берилип, чындыкты анын аң-сезими аркылуу чагылдыргандыктан, кайсы маалыматты текшерүү мүмкүн эместикигин гана көрсөтө алышат.<sup>51</sup>

#### 4.3. Мазактоо айыбы

Медиа текстинин чырдуу болушу адатта жамандоо стратегиясынан келип чыгат. Мындай тексттердин негизги максаты – окурманга, көрөрманга, угарманга таасир этүү. Негизги милдети – материалдын каарманын шылдындоо же басынтуу. Маалыматта айтылган адамдын жаман жактарын тике же кыйыр баалоого багытталган кандайдыр бир тетири маалыматтарды, ой-пикирлерди, ой жорууларды жарыялоо азыр саясый дискурста кенири колдонулууда.<sup>52</sup>

«Сөз чыр-чатактары юридикалық регламентация жана лингвистикалық изилдөөлөр чөйрөсүнө аз-аздан кире баштады. Тил илиминде классикалық лингвистикага жат көрүнгөн тилди пайдаланууга байланышкан жаңы түшүнүктөр тынымсыз пайда болууда. Бул тилдин инвективдик иш-аракетинен чыккан ыза, мазактоо, тилдик чатак, ошондой эле тил аркылуу сезимге таасир этүү жасана сүггестия, тил агрессиясы ж.б. түшүнүктөр». <sup>53</sup>

Мазактоо иштеринде одоно тил формасы аныктоочу белги болуп саналат.

Лингвистикалық көз караштан алганда одоно тил формасы деген бул коомдогу жүрүм-

<sup>50</sup> Юридикалық тажрыйбада чырдуу тексттерди лингвистикалық изилдөө. Ли В.С., Карымсакова Р.Д., Тапалова Р.Б.- Алматы: КазУУ, 2008, 87-бет.

<sup>51</sup> ЖМКлардагы талаштуу тексттер жана соттук доолор. Жарыяланган материалдар. Документтер. Экспертизалар. Лингвисттердин комментарийлери. – М.: Престиж, 2005, 106-бет.

<sup>52</sup> Колтунова Е.А. Чырдуу тексттерди лингвистикалық экспертиза маселесина карата. - Нижний Новгород, 2004. <http://koltunov-nn.ru/modules/pages/main/publications/expertiza.html>.

<sup>53</sup> Голев Н.Д., Матвеева О.Н. Юриспруденция жана лингвистика учүн лингвистикалық экспертизанын мааниси // Сөздүн куну. Абийири, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо буюнча сот жарайндарында ЖМК тексттерин лингвистикалық экспертизалардан өткөрүү тажрыйбасынан . М.: Галерия, 2002, 262-бет.

турум эрежелерине каршы келген орой, тилдеме сөздөрдү же сүйлөмдөрдү колдонуу болуп саналат.

Тилденме лексиканын негизги тематикалык топторуна жаныбарлардын атальштары; жиншайтандардын атальштары; никесиз төрөлгөн деп айыптоолор; интимдик мамилелердин жана гениталиялардын атальштары кирет. Конкреттүү инсанга багышталган ушундай сөздөр менен сүйлөмдөрдүн өзү бул адамдын абийирине жана ар-намысына доо кетирүү катары бааланат.<sup>54</sup> Андан тышкary кээ бир учурларда адабий тилге, б.а., адабий эрежелерге толук төп келген сөздөр менен сүйлөмдөр да аларга мазактоо мүнөзүн бериши мүмкүн.

«Ошентип, лингвистикалык экспертизага карата «одоно форма» – бул мазактоо, б.а., адресат (доогер) үчүн мазактоо камтылган сөздөр же сүйлөмдөр болуп саналат».<sup>55</sup>

Лингвистикалык экспертиза өткөрүү маалында изилденген сөздөрдүн мазактоо мүнөзү тастыкталат же четке кагылат, б.а., маалыматта жамандоо сөздөрүнүн бар же жогу текталат. Лингвистикалык экспертизаны чечүү үчүн төмөнкүдөй типтүү суроолор коюлушу ыктымал:

### *Мазактоо айыптоосу боюнча кылмыши иштери (КР КК, 128-берене) боюнча типтүү суроолор<sup>56</sup>*

*Суроолор үч топко бөлүнөт.*

**I. Биринчи топ.** Суроолор талаш туудурган сөздөрдүн (тексттин) кайсы бир адамга, б.а., фактынын бирөөгө тийиштүүлүгүн (даректүүлүгүн) аныктоого багышталган. Бул экспертик тапшырма адатта төмөнкү суроолор аркылуу текталат.

1. Текстте кайсы бир адам тууралу маалымат барбы?
2. Тексттеги ар башка номинациялар боюнча кайсы бир адам тууралу сөз болуп жатканын билүү мүмкүнбү?
3. Фраза кайсы бир дарекке тиешелүүбү (фраза кайсы бир адамга багышталганбы?)

**II. Экинчи топ.** Суроолор сүйлөө аракетинде мазактоо бар-жогун тактоого байланышкан.

1. Х фразасы мазактообу?
2. Айтылган сөз багышталган адамдын абийирин жана ар-намысын мазактоо болуп саналабы?
3. Айтылган сөздөр мазактоого жатабы?

**III. Учунчү топ.** Суроолор егер сөз аракетинде мазактоо бар делсе, талаш туудурган сөздө (текстте) ыплас форма барбы/жокпу дегенди аныктоого байланышкан.

1. Айтылган сөздө/текстте коомдо кабыл алынган сүйлөө эрежесине каршы келген одоно формада айтылган инсанды тескери баалоо орун алганбы?
2. Текстте тескери (тилдеме, ыплас) лексика орун алганбы?
3. Конкреттүү адамга ой-пикир сыйлык же одоно сөз менен айтылганбы?

<sup>54</sup> Жарандык жана арбитраждык жарайнда сот экспертизасынын теориясы жана практикасы. Илимий-практикалык колдономо / Юридика илимдеринин доктору профессор Е.Р. Россинскаянын редакциясы менен. М., 2006, 144-бет.

<sup>55</sup> Юридикалык тажрыйбада чырдуу тексттерди лингвистикалык изилдөө. Ли В.С., Карымсакова Р.Д., Тапалова Р.Б.- Алматы: КазУУ, 2008, 89-бет.

<sup>56</sup> Типтүү суроолор «Адил сөз» фондунун маалыматтык талаштар боюнча экспертизалар коомдук Борбору тарабынан (Казакстан) лингвисттерди окутуу боюнча окуу материалы катары 2011-жылы марта тренингде сунушталды.

4. Текстте тилдеме сөздөр же сүйлөмдөр, мазактоо өтмө маанидеги же мазактоо түсүндөгү сөз курамдары орун алганбы?
5. Айтылган сөз жагымсыз мүнөзгө ээби?

ЖМК тексттерине жана көпчүлүк алдында айтылган сөздөргө байланыштуу соттук лингвистикалык экспертиза дайындоодо эксперктке суроолорду түзүү жагы өзгөчө кыйынчылык жаратат. Суроолор так, ачык коюлуп, эки анжы пикир туудурбоого тийиш, алар эксперттин атайын билимдеринин чегинен чыкпаши абзел. Тажрыйба көргөзгөндөй, сотторду негизинен талаштуу тексттин лексикалык-стилистикалык өзгөчөлүктөрү, же лингвисттин чатақтуу жарыядагы маалыматты берүү ыкмалары боюнча корутундусу, же тексттин баалоо компонеттеринин анализи кызыктырат. Филолог-лингвист эксперттер сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын маани-маңызын, он же тетири жагын так аныктоодо сотторго көмектөшө турган бул жаатта атайын билимдерге ээ.

## 5-бап

### **Башка өлкөлөрдө лингвистикалык жамааттарды түзүү жана өнүктүрүү тажрыйбасы**

Коңшу өлкөлөрдө лингвистикалык жамааттарды түзүү жана өнүктүрүү тажрыйбасын талдоода Казакстан менен Орусиянын ийгиликтүү өрнөгүн бөлүп көрсөтүү керек. Бул жерлерде бир катар жылдар бою лингвистикалык экспертизанын көз карандысыз борборлору иш жүргүзүүде.

Бул мамлекеттердин лингвист эксперттери өз ишинде төмөнкү лингвистикалык экспертизалар боюнча кыйла тажрыйба<sup>57</sup> топтоого жетишип калды:

- ✓ *сөздөрдүн, сөз айкаштарынын жана фразалардын чыгуу тегин жана маанисин майдалап чечмелөө;*
- ✓ *абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча доолорго байланышкан окуяларды изилдөө (атап айтканда, ЖМКларда талааш туудурган жарыяларды жана материалдарды талдоо);*
- ✓ *тексттердин структурасын изилдөө, тексттердин негизги жана кошумча мазмуну, алардын автордукун ж.б.у.с. талдоо;*
- ✓ *мыйзамдардын жана мыйзам актыларынын, коммерциялык жана коммерциялык эмес келишимдердин, жарнак тексттердин жана башка документтердин айрым жоболорун азыркы адабий тилди билген сабаттуу адам кандай түшүнөт деген өнүттөн түшүндүрүү;*
- ✓ *Интернет сайттардын жана баракчалардын тексттик мазмунун экспертизадан өткөрүү;*
- ✓ *Товардык белгилер, ураандар (слогандар) жана башка коммерциялык аталыштар азыркы кыргыз (орус) адабий тилинин эрежелерине шайкеш келеби деген өнүттөн, ошондой эле алардын башка товардык белгилерге жана коммерциялык аталыштарғы төп келээрин/келбешин изилдөө;*
- ✓ *жана башкалар.*

---

<sup>57</sup>Караңыз. Юридикалык практикада чырдуу тексттерди лингвистикалык изилдөө. Ли В.С., Карымсакова Р.Д., Тапалова Р.Б.-Алматы: КазУУ, 2008; Чырдуу тексттерди лингвистикалык экспертизадан өткөрүү маселесине карата. Колтунова Е.А.-Нижний Новгород, 2004. <http://koltunov-nn.ru/modules/pages/main/publications/expertiza.html>.

Соттук жана соттон тышкary лингвистикалық экспертизаларды уюштуруунун жана өткөрүүнүн ар кандай багыттарына арналган көп сандуу илимий табылгалар жарык көрдү, алар лингвистикалық жамааттардын андан ары өнүгүшүнө өбөлгө болду.

Экспертизаларды жүргүзүүнүн усулдук базасы жыйналды. Жарык көргөн китеpter устат экспертердин иш тажрыйбасын жалпылап, лингвистикалық экспертердин корутундуларын ар тараптан талдап, лингвистика илими жаатында юристтерге, сотторго жана журналисттерге көмөктөшүүдө.

Албетте, лингвистикалық экспертизалар жаатында кыргыз тажрыйбасы анча чоң эмес. Бул багыттагы устаттардын ишин бириктирип, соттук экспертизалар өндүрүшүндөгү улуттук тажрыйбабызды жыйнап жана жалпылоо, кыргыз жана орус тилдеринде тексттерди лингвистикалық изилдөө боюнча бирдиктүү илимий мамилени иштеп чыгуу милдетин мойнуна ала турган илимий өзөк бизде азырынча түзүлө элек.

Орусияды экспертик изилдөөлөрдү мойнуна көтөргөн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес экспертик уюмдардын саны артууда. Соңку жылдары эле жекече ишканалар саны ондоп көбөйдү. Алардын арасында 2001-жылдан тарта «Документтик жана маалыматтык талаштар боюнча лингвист экспертердин Гильдиясы» (ГЛЭДИС) Коомдук бирикмеси иштеп келатат. Ал кандай гана текст болбосун тексттердин лексикалық бирдиктерин экспертизадан өткөрүүдө жарапандык жана кылмыш иштери боюнча доогерлерге жана жоопкерлерге, арбитраждык талаштардын катышуучуларына, ЖМК редакцияларынын кызматкерлерине, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине, адвокаттарга, сотторго жана юридикалық жактарга көмөктөшүп жатат. Гильдиянын башкы уюштуруучусу жана жетекчиси белгилүү орусиялык окумуштуу жана журналист М. Горбаневский болуп саналат. Анын күчү менен бул багытта иштеген ар башка бирикмелер, жигердүү адамдар жана адистер бир колго бирикти.

Бул азыр толук көз карандысыз кесипкөйлөр жамааты, анткени устат тил таануучулар, юристтер, библиографтар, филология илимдеринин кандидаттары жана докторлору, академиялык институттардын, Москванын жана Орусиянын алдыңкы ЖОЖдорунун өкулдөрү уюштуруучулар болуп саналат. Бул болсо алар чыгарган экспертик корутундулардын калыстыгына жана көз карандысыздыгына кепил болот.

ГЛЭДИСтин азыр Орусиya боюнча аймактык өкүлдөрү бар. Өзү болсо иш тажрыйбаларды жалпылап, теориялык жактан иштеп чыгуу, лингвистикалық экспертизалардын усулдарын бирдей кылуу жагынан лигвист экспертердин аракеттерин бириктируү боюнча коомдук координатор болуп саналат.

Бардык экспертизалар соттордун, тергөө органдарынын, ЖМК редакцияларынын, юридикалық жактардын жана адамдардын расмий суроолору боюнча келишимдик негизде аткарылат. Өз алдыңча лингвистикалық экспертиза өткөрүү укугуна ГЛЭДИСте атайын аттестациядан өткөн лигвист экспертер ээ болушат. Аттестациялоо жыйынтыктары боюнча алардын Гильдиянын эгидасы алдында өз алдыңча соттук экспертиза өткөрүү укугун тастыктаган экспертик-квалификациялык комиссиянын күбелүгү берилет.

Албетте, Орусияды соттук лингвистикалық экспертизанын калыптануусу оной жүргөн эмес. Бирок бул кыймылдын активисттеринин талыбаган аркеттеринин натыйжасында алар бутуна бекем туруп, бай тажрыйбага ээ болушту.

Бул багыттын башатында тургандар алгачкы ишин мындайча сыппатташат: «Кечээ эле талаштуу тексттерди соттук-лингвистикалық изилдөөлөр айрым гана өте эле тажрыйбалуу жана устат окумуштуулардын деңгээлинде жана көбүнчө экспертик мекемелерден

тышкary жерлерде өткөрүлүп келген. Мында экспертик мекемелердин кызматкерлери болбогон... көптөгөн белдүү филолог окумуштуулар чыгарган тыянактары учун өз милдеттерин жана жоопкерчиликтерин дайыма эле так билишкен эмес, алар өз корутундулары же ой-пикирлери сотто эске алынарын андашпаган. Көп учурда алар теориялық, илим изилдеө иштери менен соттук далилдер учун мааниси бар фактыларды тактоо боюнча экспертик ишмердик менен арапаштырып алышкан.

Кесипкөй эксперт болуп саналбаган филологдордун корутундуларында көп учурда текшерилбegen божомолдор, ой жоруулар, гипотезалар жана божомолдор, субъективдүү пикирлер орун алууда. Алар илимий талаштар учун жараса жараар, бирок экспертизанын тыянактары боло алышпайт. Сынектан етпөгөн жана илимий жактан тастыктала элек лингвистикалық усулдар колдонулган корутундулар сот токтомдорунда он баа алышпаган, же соттор аларды далил катары эсептеген эмес.<sup>58</sup>

ГЛЭДИСтин ишмердиги бир эле маалда кесипкөй адис тил таануучулардын лингвистикалық экспертизасы аркылуу атамекендик ЖМКларда жана азыркы орус коомунда жарандар менен алардын бирикмелери тарабынан ой-пикирлерин жана идеяларын эркин айтуу, таратуу, маалымат чыгаруу жана таратуу эркиндигин ишке ашыруу учун негизги инструмент катары орус тилин сактоого жана өнүктүрүүгө таасир этүүгө багытталган. Укуктук рыноктук мамлекетте чыр-чатактарды чечүүнүн, ошондой эле жарандык коомду, анын ичинде көз карандысыз ЖМКларды бекемдөөдө кыйла натыйжалуу жолдорун табууда мааниси чон.<sup>59</sup>

«Соттук лингвистикалық экспертизанын азыркы абалын талдоо менен экспертизанын бул түрү өз өнүгүүсүнүн биринчи баскычынан өттү деп айтууга болот. Акыркы жылдары ал соттук экспертизалардын соттук-сүйлөм таануу экспертизалар классына тиешелүү өз алдынча түрү катары калыптанды. Экспертизалардын башка түрлөрү арасында анын ролу менен орду аныкталды, анын компетенциясынын чектери текталды. Көп учурларда нормативдик негизи эки анжы түшүндүрүүдөн оолак болууга көмөк болот. Экспертизалардын аткарылышынын кандайдыр бир усулдук базасы топтолду. Бул багытта иштей алган экспертердин катары тынымсыз өсүүдө. Ушунун баары азыркы лингвистикалық экспертиза юридикалық практиканын талаптарына улам көбүрөөк төп келе баштады деп тыянак жасоого жол берет».<sup>60</sup>

Орусиянын ГЛЭДИСинен бир катар жыл өткөн соң Казакстанда сөз эркиндигин коргоонун Эл аралык «Адил сөз» фондунун алдында маалыматтык жана документтик талаштар боюнча экспертизалардын Коомдук борбору ачылган.<sup>61</sup> 2003-жылдан тарта лингвистикалық ишмердик менен алектенген бул Борбор өз алдынча кыйла тажрыйба топтол,<sup>62</sup> казак журналисттери жана сот корпусу айрыкча абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо иштеринде анын пайдасын көрүп жатышат.

Казакстанда лингвистикалық экспертизанын өнүгүшү Орусиядагыдай эле практикадан теорияга карай жолду басып өттү. Бүгүнкү ийгиликке чейин узак мезгил бою сөз сүйлөө

<sup>58</sup> Галишина Е.И. Соттук лингвистикалық экспертиза түшүнүгү. <http://www.rusexpert.ru/index.php?id=content&id=202>.

<sup>59</sup> Карапыз. Гильдиянын жаралыш тарыхынан. Горбаневский М.В., филология илимдеринин доктору, профессор, документтик жана маалыматтык талаштар боюнча лингвист-эксперттер Гильдиясынын башкарма төрагасы. <http://www.rusexpert.ru/?idp=2>.

<sup>60</sup> Галишина Е.И. Соттук лингвистикалық экспертиза. [http://www.isemgua.ru/info/ling\\_ex.htm](http://www.isemgua.ru/info/ling_ex.htm).

<sup>61</sup> Карапыз. <http://www.adilsoz.kz/>.

<sup>62</sup> Карапыз. Казакстан ЖМКларында саясый адептүүлүк: гармонияны издөө - Алматы: сөз эркиндигин коргоонун «Адил сөз» Эл аралык фонду. 2007.

ишмердигинин айрым объектилерин изилдөөнүн жекече эксперттик усулдары иштелип чыгылды, аларды сот өндүрүшүндө колдоноорун тастыктаган тажрыйба топтолду.

Бүгүн бул Борбордун ишине ар башка багыттар боюнча филология, искусство таануу, психология, философия, теософия ж.б. боюнча беделдүү илим кандидаттары жана докторлору катышууда. Негизинен алар казакстандык ЖОЖдордун окутуучулары болуп саналат. Борбор иштегендөн бери эксперт адистер юридикалык жактардын жана жеке адамдардын, соттордун жана адвокаттардын, ар түркүн ЖМК редакцияларының, журналисттердин жана талаштуу тексттерде жамандалган адамдардын өздөрүнүн суроо-талаптары боюнча кыйла сандагы лингвистикалык изилдөөлөр өткөрүлдү. Сот жана укук коргоо органдары менен тыгыз кызматташтыктын өзү эле сөзгө байланыштуу чырчатактарга байланыштуу соттук теришириүүлөргө адис лингвисттин гана эмес, соттук экспертизанын өзгөчө түрү катары азыркы илимий аппаратка жана лингвистикалык экспертизанын усулу бар ким болбосун катышуу зарылдыгын бардыгы түшүнүп калганын билдирет.

Маалыматка жана сөзгө байланыштуу талаштарда лингвистикалык экспертиза жана лингвистикалык изилдөө өткөрүү зарылдыгы постсоветтик мезгилде тынымсыз өсүүдө. Ошондой эле алыскы чет өлкөлөрдө да лингвистикалык экспертиза алдында да азыр маанилүү милдеттер турат.

Бүгүн эле эл аралык эксперттер тил менен укуктун өз ара айкашынын төмөнкүдөй маанилүү чөйрөлөрүн изилдөөнү максат коюшту.<sup>63</sup>

- ✓ **соттогу соттук сүйлөм таануу жана коммуникация** – сот өндүрүшүнүн катышуучуларынын сүйлөө жүрүм-туруму. Бул соттук риторика, стилистика, тексттин лингвистикасы, ар кандай тил жана сүйлөө аспектилери, сот өндүрүшүнүн юридикалык тилин соттук теришириүүгө катышкандар тарабынан бузбай кабылдап түшүнүү проблемалары, тексттерди автордоштуруу жана атрибуциялоо, идентификация, тексттин авторунун (аткаруучусунун) анын тил, сүйлөө өзгөчөлүктөрү боюнча диагностикасы;
- ✓ **юридикалык аргументештириүү** – юридикалык жүйөлөрүн табигый тил аркылуу анын табигый тилдин көп маанисин жана аныксыздыгын эске алуу менен айтуу ыкмалары жана мүмкүнчүлүктөрү. Юридикалык логика сот өндүрүшүнүн мүмкүнчүлүктөр жана касиеттер призмасы аркылуу каралат;
- ✓ **соттук лингвистика** – ар кандай соттук кырдаалдарга ылайыктап соттук далил үчүн сүйлөө тактикаларын жана стратегияларын иликтөө жана иштеп чыгуу (сот өндүрүшүнүн шартында сөз сүйлөө ыкмасы боюнча юристтерге кеп-кеңештерди иштеп чыгуу; кайчылаш суроолорго жол бербести аныктоо боюнча лингвистикалык критерийлерди сунуштоо);
- ✓ **укукта тилдик нормалар** – сот өндүрүшүндө сүйлөө ыкмасына байланыштуу укуктук көрсөтмөлөр, юридикалык котормолорго талаптар, тилдик белгилердин маселелери, маселен, ат коюу укугу, соода белгилеринин, фирмалык атальштардын ж.б. чөйрөсү;
- ✓ **сүйлөө аракеттеринин укуктук күчү** – мыйзамдар менен укуктук нормалардын аныктыгы, алардын тилдик белгилениши, ошондой эле тилдик аракеттердин жекече учурлары. (Мисалы, диффамациянын - «кастык тилдин», сөз агрессиясынын, инвективдүүлүктүн, сөз экстремизминин критерийлери ж.б.);

<sup>63</sup> Галишина Е.И., Орусияда жана чет жерде соттук лингвистикалык экспертизанын азыркы абалы жана актуалдуу проблемалары. “Орусиялык укук интернетте” журналы, 2008. <http://www.rpi.msal.ru/prints/200803galyashina.html>.

- ✓ **нормативдик-укуктук документтерди түшүндүрүүнүн жана интерпретациялоонун тилдик критерийлери** – тилдик мыйзам ченемдиктер менен тилден тышкary критерийлердин өз ара катнашы, бул нормативдик-укуктук актынын текстинин маанисин тактоого өбөлгө түзөт (укуктук маданият, коммуникациялык кырдаал, коммуникацияга катышкандардын билимдеринин көлөмү, терминдик тактык ж.б.у.с.);
- ✓ **юридикалык жоболорго тилдик талаптар**, атап айтканда, түшүнүктүү жана бир беткей болушу учун. Тексттин тилдик формасы менен юридикалык мазмунунун айкашынын тилдик критерийлерин иштеп чыгуу.

Соңку жылдары тил менен укуктун өз ара карым-катнашынын өнүгүшүнө Европа Биримдигиндеги укуктук гармонизация, ошондой эле сооданын жана жаңы байланыш каражаттарынын өнүгүш жарайны зор таасирин тийгизгендиктен, Англиянын, АКШнын, Германиянын жана башка өнүккөн өлкөлөрдүн экспертилери сот фонетикасы жана сот лингвистикасы боюнча эл аралык ассоциацияларга биригүүдө. Укук чөйрөсүндө тил аралык байланыштар маселерине жана юриспруденция чөйрөсүндө кесиптик ишмердикти лингвистикалык камсыз кылуу маселерине алардын кызыгуусу артып жатат. Бул проблема мурдагы Советтер Союзунун окумуштууларынын да көңүлүн бурууда.

Тил менен укуктун кесилишинде проблемалардын маанисинин артышынын түпкү себеби – социалдык мұктаждықтардан чыккан табигый нерсе, адамдын тилге ар түркүн мамилелерин «юридикалаштыруу» зарылдыгы. Бул карым-катнаштарды «юридикалаштыруу» өбөлгөлөрү тилдин өзүнөн, биринчи кезекте анын иш-аракеттеринин объективдүү нормаларын иштеп чыгуу кезинде чаржайыт чыга калат.

Табигый тилдин структуралық (логикалық) элементтери юридикалык текстке, анын маани-маныздар системасына салынгандан кийин кандай болгондо «юридикалашат», эркке баш ийбестен (эгер мыйзамчынын эркин эске алсак) юридикалык элементтерге тенденциелеп калат.

Коомдук-тил кырдаалынын өнүгүшүнүн азыркы мезгили лингвистиканын, юриспруденциянын, журналистиканын жана социалдык психологиянын кесилишинде турган маселелердин өзгөчө маанилүүлүгү менен мүнөздөлөт. Юрислингвистика менен лингвоюристиканын объектилери болуп тил менен мыйзамдын өз ара катнашы саналат, б.а., тилдин мыйзамга мамилесин юрислингвистика изилдесе, мыйзамдын тилге мамилесин лингвоюристика изилдейт; тилдин юридикалык өңүтү - юрислингвистиканын предмети, укуктун тил өңүттөрү – лингвоюристиканын предмети.

Биз козгогон маселелердин мааниси аларды түшүнүү үчүн гана керек, бул басылманын алкагында биз анын баарын ар тараптан карай албайбыз, анткени, бул адистики талап кылган тема болгондуктан, аны теренден казып изилдөө талап кылынат.

### **III. КОШУМЧА ОКУУ МАТЕРИАЛЫ**

#### **1. «Лингвистикалык экспертиза откөрүү теориясы жана практикасы» аттыу тренингдин программы**

##### **8.30 - 9.00 – Катышуучуларды каттоо.**

9.00 - 9.15 – Тренингди уюштуруучулардын кириш сөзү.  
Катышуучулар менен учурашуу жана таанышшуу.

Катышуучулардын маалымдуулугун жана тренингден күткөн үмүтүн аныктоо.

9.15 - 9.50 – Соттук-лингвистикалык экспертизанын (ЛЭ) кош табияты. Соттук ЛЭнин максаты, милдеттери, предмети жана объектилери (30-35 мин.) - Карымсакова Р.Д.

9.50 – 11.20 – Ар-намысты абийирди жана ишкердик беделди коргоо үчүн жарандык доолор боюнча ЖМКдагы талаштуу тексттерди талдоо: лингвистикалык типология, эксперттик тапшырмалар. «Сот Мамбетованын жеке иши» тексти боюнча ролдук оюн (1 саат 30 мин.) - Карымсакова Р.Д.

### **11.20 -11.50 - Танапис. Кофе-брейк.**

11.50 -13.00 – Имплициттик маалымат, анын түрлөрү, эксперттик баа. Имплициттик маалыматы бар талаштуу фрагменттерди талдоо (45-50 мин.) - Ли В.С.

### **13.00 - 14.00 – Түштөнүү.**

14.00 – 15.00 - Н. Адамстан текстти талдоо: ыплас сөздөрдү колдонуу шарттары. Текстти лингвокриминалисттик талдоодо одоно сөз айтуу формасы. Мазактоо жана жалаа жабуу боюнча кылмыш доолору - лингвистикалык типология, эксперттик тапшырмалар (60 мин.) - Карымсакова Р.Д.

15.00 – 15.20 – Мазактоо сөз аракети (*ð...þ* инвективдерин колдонууну талдоо) (20 мин.) - Карымсакова Р.Д.

15.20 -15.50 – Жазуучу Литвиновдун арызы боюнча талаш туудурган текстти эксперттик илкөө (30 мин.) - Ли В.С.

15.50 – 16.30 – Документтик талаштар боюнча талаш туудурган тексттерди талдоо (30-40 мин.) - Ли В.С.

### **16.30 – 17.00 - Танапис. Кофе-брейк**

17.00 - 18.00 – Социалдык, улуттук, уруучулук жана диний кастыкты козуткан талаштуу тексттерди талдоо: лингвистикалык типология, эксперттик тапшырмалар. Этностук темалар боюнча сөздөрдүн манипуляциясы. (50-60 мин.) - Карымсакова Р.Д.

### **18.00 - Тренингдин ишин аяктоо.**

#### **2. «Сот перспектиvasын аныктоо» аттуу тренингдин катышуучуларына техникалык тапшырма**

(«Лингвистикалык экспертиза өткөрүү теориясы жана практикасы» аттуу тренингдин окуу материалы)

*Мисал келтирилген фразалардын юридикалык тақтыгын жана айтуу формасын талдагыла.*

*Аларды жарыялоонун натыйжасында Жарандык кодекстин 18-беренеси боюнча сотко доо берилиши ыктымалбы?*

*Эгер ошондой болсо же ыктымалдыгы бар болсо, фразаларды юридикалык жактан кынтыксыз кылып кайра жасоо керек.*

1. «Жаран Николаева маңзат сатканын койдуубу?»

2. «Токмок жеген журналисттин оюнча, аны өлтүрүүгө буйрук бергендер мэр Иван Петров башында турган шаар төбөлдөрү болушкан».
3. «Акимге таандык мүлктүн тартылган сүрөттөрүн карагыла (дача, шаар сыртындагы бассейни бар үй, кымбат машиналар). Расмий жарыялаган кирешесине караганда мынча дүнүйө-мүлк күмөн жаратат».
4. «...Облустук бюджетти өз чөнтөгү менен такай алмаштырып келаткан биздин акимге Астананы колу жеткиче».
5. Чын-чынында Немцовдун, Рыжковдун, Миловдун жана башкалардын каалаганы эмне? Акча менен бийлик. Алар андан башка эмнени кааламак эле? 90-жылдары алар жакшы эле тайрандашкан. Березовскийлер менен, азыр эркинен ажыратылгандар менен көп миллиарддарды уурдашкан. Аларды жем жеген ақырынан кантарышты. Алар кыйла арыктап кетишти. Эми кайтып келип, чөнтөктөрүн толтургусу бар. Бирок мен ойлойм, эгер биз аларды бош коё берсек, анча-мынча миллиарддарга алымсынышпайт – алар бүт Орусияны туш-тушкан сатышат («Владимир Путин менен баарлашуу» телепрограммасы, 16-декабрь 2010-жыл, ВГТРК).
6. Биртике мээниз бар болсо, аны да шапке басып калыптыр.
7. Орусия инвестициянын тарташтыгынан кыйналууда.
8. Агеев – ишенимсиз өнөк.

### **3. Лингвистикалык талдоо жүргүзүү демилгечилерине пайдалуу он көнөш**

**Михаил Горбаневский**, филология илимдеринин доктору

**Елена Галышина**, филология илимдеринин доктору, юридикалык илимдердин доктору

**Редакциядан.** Азыркы коомдо сөзгө жооп берүү керек деген түшүнүк бекем орун алууда. 2001-жылы Орусияда документалдык жана маалыматтык талаштар боюнча лингвист-эксперттердин Гильдиясы — ГЛЭДИС түзүлгөн. Откөн номерде («ЗиП» № 8) ал ЖМКларга карши доолордун өтө көптүгүнөн улам пайда болгон Орусиядагы бул жаңы лингвистикалык структура жөнүндө айтканбыз. Бул жарайндарда текст, сөз соттук далил учун керек болсо негизги мааниге ээ.

ГЛЭДИСтин мүчөлөрүнүн соттук-лингвистикалык экспертиза дайындоо маселелери боюнча сунуштары филолог-эксперттер менен журналисттерге гана керек болбостон, Казакстан Республикасынын сот корпусуна да пайдасы тиер эле.

1. Лингвист адистер менен алдын ала көнешип алгыла, анын максаты лингвист экспертерди сизге кызык көрүнгөн ишке (талаш, чатак ж.б.у.с.) тартуу боло алмак. Анткени, сиз көтөргөн талаштуу текстти анализдөөгө лингвист экспертердин компетенциясы жетпеши да мүмкүн. Мындай учурларда эксперттик иштер же еткөрүлбөйт, же эч бир натыйжа бербеши ыктымал. Себеби, алар корутунду текстке: «Бул маселеге лингвист экспертердин компетенциясы жетпейт» деп жазууга милдеттүү болушат. Алгачкы көнеш алууда жана тексттерди алдын ала талдоо кезинде сиз өзүңүздү кызыктырган иштин (талаштын, чатактын ж.б.у.с.) сотто келечеги барбы деген суроого да жооп алышыныз мүмкүн.

2. Экспертиза дайындоо алдында (экспертиза дайындоо жөнүндө арыз берүү алдында) лингвист адистерден экспертке (эксперттерге) берилчү суроолорду кантип туура коюу керектиги боюнча кеп-кенеш сураңыз. Анткени, суроолорду туура коюуга жараша көп учурда доо (талаш) үчүн эксперттик корутундуунун таасирдүүлүгү артат.

3. ГЛЭДИС лингвистикалык экспертиза тапшырылган экспертердин компетенциясын текшерүүгө көнөш берет, буга алардын билими, окумуштуулук даражасы же наамы, ушул илимий проблематика боюнча жарыяланган материалдары, лингвистикалык экспертиза жүргүзүүгө уруксат берчү күбөлүгү, аталган эксперттик адистиги боюнча иш тажрыйбасы (сиздин ишке окшош экспертиза өткөрүү тажрыйбасы) кирет.

4. ГЛЭДИС бардык талаштуу тексттер боюнча (өзгөчө ЖМКлардагы ар-намыска, абийирге жана ишкердик беделге кетирилген доодон коргонуу боюнча жарандык иштер, жалаа жабуу, маскаралоо, улуттук, расалык жана диний кастыкты жаккандыгы үчүн айыптоо боюнча кылмыш иштер) комиссиялык лингвистикалык экспертиза түзүүгө көнөш берет, ага филология жаатында илимий даражасы, лингвистикалык экспертиза өткөрүүгө уруксат берген квалификациялык күбөлүгү бар адистер кирет. Дактилоскопиялык, трасологиялык, соттук-техникалык жана башка экспертизалардан айырмаланып, соттук-лингвистикалык экспертиза өзгөчө объект - тил менен байланышкан жана фоноскопиялык экспертизадан башка учурларда илимий аппаратуранын, инструменттердин жана башкалардын жардамына кайрыла албайт. Ушундан улам талаштуу тексттерди 3-4 адамдан турган эксперттер комиссиясы изилдесе, эксперттик корутундуунун калыстыгы артат.

5. Экспертиза дайындоонун демилгечилери (экспертиза дайындоого арыз берген) болгон материалдарды адистерге берүүгө тийиш, анын ичинде талаштуу тексттерден (түп нускасы же күбөлөндүргөн көчүрмөсү) тышкary адистерге берилчү суроолордун толук тизмеси, ошондой эле документтик жана маалыматтык талашка түшкөн бардык тараптардын (доогердин да, жарандык иш боюнча жоопкердин да) позициясын чагылдырган доо арызынын көчүрмөлөрү, адвокаттардын түшүндүрмөлөрү ж.б.

6. Эгер эксперттерге талдоо үчүн видеоматериалдар (мисалы, доого түшкөн талаштуу телеберүүнүн көчүрмөсү) болсо, анда сапаттуу видеокопиядан (VHS кассетасына жазылган) тышкary лингвистикалык экспертизанын предмети болуп калган талаштуу сөздөр камтылган бүт программа берилип, бул берүү эфирге чыккан күнү так көрсөтүлүп, берүүнүн кагазга түшүрүлгөн тексти да көрсөтүлөт (бастырылып, колдон келсе компьютердик файл түрүндө). Бул документтер тергөө органдарында же жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердигине көз салган мамлекеттик структураларда же нотариуста расмий күбөлөндүрүлүгө тийиш. Бул жобо радиоберүүлөрдөн кеткен тексттер үчүн да талап - кагазга түшүрүлгөн тексти менен кошо аудиокассета түп нускасы менен тапшырылат.

7. Эгер соттук териштирүүнүн (же ички иштер органдарынын, прокуратуралын тергөөсүнүн) предмети болуп Интернетте жарыяланган тексттер болсо, анда эксперттерге талдоо үчүн интернет-сайттын мазмунунун көчүрмөсү берилет, ал болсо нотариус же тергөө органдары тараптан расмий күбөлөндүрүлүгө тийиш.

8. Экспертиза бүтүп, эксперттин кат жүзүндө корутундусу жазылгандан (зарылдык болгондо анын жоболорун же тыянактарын түшүндүргөндөн) кийин гана экспертти тергөөчү, прокурор же сот суракка ала алат.

9. Эксперттин корутундусун баалоо же ага сурак маалында суроолор коюу жагынан (материалдардын толуктугун, илимий негиздүүлүгүн жана тыянактардын тууралыгын)

тергөөчүгө же сотко көмөктөшүү үчүн колдон келсе 5 жылдан аз эмес лингвистикалык экспертиза өткөрүп келаткан, ошондой эле эксперттердин ишин териштирген сот жыйындарына катышуу тажрыйбасы бар квалификациялуу адистерди тартуу керек.

10. Лингвист адистердин кымбат убактысын үнөмдөш үчүн алардан кеп-кенеш алуудан мурда ГЛЭДИСтин Интернеттеги веб-сайтына кирициз — [www.rusexpert.ru](http://www.rusexpert.ru). Бул сайттын бир катар бөлүмдерүндө изилденген тексттердин жана эксперттик корутундулардын (адистердин корутундуларынын) мисалынан, адистердин макалалары менен комментарийлеринен, ошондой эле бул сайтка коюлган ГЛЭДИСтин бир катар китептеринин электрондук версияларынан сиз көп суроолорунузга жооп табасыз.

*Р.С. «ЗиП» редакциясы ГЛЭДИСке окишоо структура Казакстанда да бар экенин эсиңиздерге салат – Эл аралык «Адил сөз» сөз эркиндигин коргоо фондуунун көз карандысыз экспертиза борбору.*

#### **4. Филолог адистин корутундусу**

**Сөз эркиндигин коргоонун «Әділ сөз» Эл аралык фонду  
Маалыматтык жана документтик талаштар боюнча экспертизалардын коомдук  
борбору**

**АДИСТИН КОРУТУНДУСУ № 225 – Э**

*(соттон тышкары изилдөөнүн болжолдуу формасы)*

Алматы ш.

8-июль 2010-ж.

Адис – филология илимдеринин кандидаты, доцент Карымсакова Рахиля Даuletbaeva (адис: «10.02.06 – Түрк тилдери, 10.02.01 – Орус тили», адистиги боюнча иш стажы 38 жыл) – «Маалыматтык укук борбору» Коомдук бирикмесинин (Бишкек ш., Кыргызстан) аткаруучу директору Н.А Абыкеримовынын өтүнүчүнө (01.07.10) ылайык маалыматтык жана документтик талаштар боюнча экспертизалардын коомдук борборунун жетекчиси Г.Х. Аженованын 01.07.10 суроосунун негизинде атайын лингвистикалык билимдерге таянуу менен көрсөтүлгөн материалды төмөнкү маселелер боюнча иликтөө жүргүздү.

**Түшүндүрүү үчүн берилген суроо:**

**1. Көрсөтүлгөн материалдарда улут аралык жаңжалды чагылдырган маалыматтын төң салмақтуулугу сакталганбы?**

Лингвистикалык изилдөө үчүн адиске көрсөтүлгөн объектилер менен материалдар:

**1. «МК-Кыргызстан» гезитинин 2010-жылдын 23-29-июнундагы санына жарыяланган Е.Агееванын «Этностилдеги согуш» аттуу макаласынын текстинин көчүрмөсү**

**2. «МК-Кыргызстан» гезитинин 2010-жылдын 16-22-июнундагы санына жарыяланган У. Бабакуловдун «Сөздүн күчү» аттуу макаласынын текстинин көчүрмөсү**

**Изилдөө белүмү**

Берилген суроолорду чечүү үчүн жарыяланган текстти лингвистикалык изилдөө иши айтылган сөздөрдү мазмундук, семантикалык-синтаксистик жана лингвостилистикалык талдоо, ошондой эле тексттин структуралык маанисин талдоо ыкмалары менен жүргүзүлдү.

## **1. Көрсөтүлгөн материалдарда улут аралык жаңжалды чагылдырган маалыматтын тең салмактуулугу сакталганбы?**

**Екатерина Агеева, «Этностилдеги согуш», «МК-Кыргызстан», 23-29-июнь, 2010-ж.**

Изилденип жаткан «Этностилдеги согуш» деп аталган материалда автордун жалпы ою төмөнкү фразаларда чагылдырылган: «Азырынча эмне көрүп жана укканымды айтып берем», «Болгон чындыкты, тилекке каршы, айта албасмын, бирок негизги бөлүгүн сөз жок айтам». Бул максат баарыдан мурда макаланын бул структурасында ишке ашкан: кириш жана негизги бөлүктөрү, соңку сөз. Кириш бөлүгүндө (солдогу кесилиште) пилге сөйкөнгөн эки сокур тууралу притча аркылуу журналист ар кыл көз караштар орун алгандыктан жана маалыматтын чаккындыгынан, болуп өткөн окуянын толук көрүнүшүн калыбына келтирүүнүн татаалдыгын белгилейт. Макаланын негизги бөлүгү мааниси боюнча эки блокко ажыратылып, анын ар бириnde жаңжалдын эки тарабынын өкулдөрүнүн позициясы чагылдырылган. Бириңчи блок *Лагердик режим бөлүкчөсүн*, экинчи блок – *Медалдын экинчи бети, Азыркы орто кылым, Эки баш жаман бөлүкчөлөрүн камтыйт*. Бириңчи бөлүкчөдө чагылдыруу предмети катары *Өзбекстан менен чектеш Базар-Коргон районундагы «Сейдикум» жана Сузак районундагы «Бекабад» бажы бекеттеринде жайгашкан качын өзбектер, ошондой эле качкындар лагерлериндеги кырдаал болгон*.

Маектешүүлөрдө качкындар (Манзура Мирзаева, Жолдош Алиева, Роза Юсупова, Берта Алимжанова, активисттер Шер Карабаев, Бахтиёр Нурдинов, студент-медик Фархад Шакиров ж.б.) башынан өткөргөн үрөй учурарлык окуялар тууралу кеп салып, азыркы абалга жана бийликтөрдин аракетине карата мамилелерин билдиришет. Журналисттин качкындардын бажы бекеттериндеги жашоосунун ар кандай учурларын, активисттердин аракеттерин (гуманитардык жардамдан баш тартуу, Сейдикумдагы качкындардын саясый талаптары ж.б.) байкоосу да кошумча маалымат берет. Журналист көргөн айрым көрүнүштөр адамды адаштырып койбойбу деген күмөн ойду да жокко чыгарбайт. Мааниси боюнча экинчи блокто журналисттин Ош шаарында обладминистрация өкүлү Рашид Тажибаев, гуманитардык жардамды бөлүштүрүү комиссиясынын мүчөсү Зуура Сатыбалдиева, жоголгон бир тууганын издең жүргөн Светлана Жаныбаева, зордукталган Салтанат, Ош балдар клиникалык ооруказынын врачтары, генерал-майор Өмүрбек Суваналиев, тергөөчү Улукбек Тилеков, күч органдарындагы жашыруун булактар менен кездешүүлөрүнүн мазмуну, атап айтканда, алар баштарынан өткөргөн окуяларды жана кырдаалды сүрөттөө жана баа берүүсү камтылган. «Эки баш жаман» бөлүкчөсүндө журналист кандуу кагылыштын уюштуруучулары тууралу бир катар жоромолдорду териштире, жоромолдорго толук эмес далилдер, Оштогу жана Жалал-Абаддагы орчундуу окуяларга тиешеси бар айрым бир фактылар, чыккан себептерин жана кесептөрдөрдин байланыштырган материалдык негиз бар деген жашыруун булактын божомолдору кирет. Жоромолдорду айтуу менен автор өз ырастоолорунун шарттуу мүнөзүн көрсөтөт (...ушундай деп айтса болобу? Толук мүмкүн. Мүмкүн, ал ушундай деп чечкендир... Балким, бул...өч алуудур...; Бул ошого окишебойбу...). Сөз аягында автор Убактылуу өкмөттүн аракеттерин сыйнап, анын айрым чечимдерине макул эместигин билдирген.

Материалдын *Этностилдеги согуш* деп атальшы бизге бир аз орунсуз көрүндү. *Этностиль* деген сөз музыкада, модада, кийимде, ландшафттык дизайнда багытты сыпаттоо үчүн колдонулат. Ошондой эле интеръер жасалгасын сүрөттөөдө колдонулат, интеръерде болсо этностиль – тиги же бул өлкөдөгү же жердеги үй-жайды жасалгалоо үчүн гүлдөрдүн, декор предметтеринин, эмеректин, материалдардын жыйындысы; бир сөз менен айтканда, элдин маданий өзгөчөлүктөрүн чагылдыруучу түшүнүк. Бул өңүттөн алганда, аталган сөздү согушту сыпаттоо үчүн пайдалануу аркылуу чагылдырган теманын салмагын да, маанисин да кемитет.

Материалдагы маалыматка *тактыкты, калыстыкты*, бир жакка тартпастыкты жана маалыматтын төң салмактуулугун камсыз кылуу талабы коюлат. Маалымат берүүдө *тактык* жана *калыстык* принциби баяндалган фактылар чыныгы окуяларга же маалыматтарга төп келүүгө тийиш дегенди билдирет. Маалыматтын тактыгын камсыз кылуу учун аны тыкыр текшерүү керек. Журналист өзү күбө болбогон окуяны же бейтааныш бирөөнүн айтканынан гана белгилүү фактыларды аз дегенде маалыматтын эки булагынан текшерген соң гана кабарлоосу кажет. Материалды берүүдө *тең салмактуулук* журналисттин жаңжалга тартылган бардык тараптарынын позициясын чагылдыруудан же талаштуу маселеде, жаңжалдуу кырдаалда анын эч жакка тартпастыгынан таасын көрүнөт.

Материалдын текстин семантикалык талдоо жаңжалды чагылдырууда журналист болуп жаткан окуяга карата ар башка көз караштарды эске алып, көрсөтүлгөн теманын алкагында чындыкты калыс чагылдыруу учун татыктуу материал жаратканын көрсөттү.

### **Улукбек Бабакулов, «Сөздүн күчү», «МК-Кыргызстан», 16-22-июнь, 2010-ж.**

Материалда биринчи кезекте елкө түштүгүндөгү жаңжалды журналисттин ою боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан төң салмаксыз жана калыс эмес чагылдыруусун байкаганы, ошондой эле кырдаалды өзгөртүү аракеттери чагылдырылган. Окуяга берилген баасында автор эки метафораны - «маалымат согушу» деген милитаристтик жана «бузук телефон» деген техникалык метафораны колдонгон. Терминдик мааниге ээ биринчи метафоранын маңызын «катышуучулары проблемаларды биргелешип чечүүгө эмес, ич ара жаалдуу кармашка багытталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын согушу»; ал эми экинчисин жалпы контексте – "дайыма эле чын эмес , көбүнчө же такыр эле текшерилбеген, адатта компетентсиз эмес булактардан алынган, эч кимге ишеним туудурбаган маалыматтар» деп тыянактоо мүмкүн («бузук телефон» окшогон иш-аракет катары «ЭлТР» телеканалынын сюjetи келтирилген). Жаңжалдын бир тарабы өз максатына жетүү учун жалган, такталбаган маалыматты тараткан. Натыйжада окурмандар («алардын башын айландырышат») жана Убактылуу өкмөттүн таратылган маалыматтарга көз салган жана бул чөйрөдө координация жасаган кызматы - маалымат-координациялык борбору утулуп калды – материалдын автору мына ушундай тыянакка келген. Жаңжалды журналисттердин калпыс чагылдыруусунун себептеринин ичинен автор дагы бир маанилүү жагдайды атаган: бул журналисттин кайсы бир улутка таандык экенин туюусу жана ошондуктан бир жакка тартуусу, чагылдырып жаткан окуяга карата ички сезими калыс чагылдыруусуна кедергисин тийгизип, демек, журналисттин окуяга бейтарап мамиле жасоо принципинин бузулушуна алып келет.

Бул барактын оң ыптабында жайгаштырылган редакциялык макала У. Бабакуловдун материалына кошумча көрсөтмө боло алат.

### **ТЫЯНАКТАР**

1. Е. Агееванын «Этностилдеги согуш» деп аталган материалында Оштогу июнь окуялары түуралу маалыматты берүүдө төң салмактуулук талабы сакталган. Материалда ар башка көз караштар жана жаңжалга катышкан эки тараптын аракеттеринин себептери камтылган.

2. У. Бабакуловдун «Сөздүн күчү» материалында жаңжалдын көрүнүшүн толук, так жана төң салмактуулук менен чагылдырып, аны чечүүнүн мүмкүн болуучу жолдорун көрсөтүүгө багытталган журналисттин позициясы айтылган. Материалда УӨнүн маалыматтык-координациялык борборунун мисалы аркылуу улут аралык жаңжалдар учун

ең маанилүү саналган көптөгөн расмий структуралардын каршылаш тараптын маалыматтык аракетин түшүнүүгө жана баалоого, маалымат чабуулuna ыкчам жана татыктуу жооп кайтарууга, өзүнүн ишенимдүү маалымат агымын уюштурууга жөндөмсүздүгү сыйктуу проблема камтылган.

*Филология илимдеринин кандидаты, аль-Фараби атындагы КазУУнун доценти Р.Д. Карымсакова*

**Маалыматтык жана документтик талаштар боюнча  
эксперттик корутундуларда колдонуулуучу  
АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ**

*Негизги сөздүктөр*

1. Орус тилинин чоң түшүндүрмө сөздүгү/С.А.Кузнецовдун редакциясы менен. СПб., 2002.
2. Ожегов С.И. жана Шведова Н.Ю. Орус тилинин түшүндүрмө сөздүгү. М., 2004.
3. Философиялык сөздүк / И.Т. Фроловдун редакциясы менен. М., 1986.
4. Лингвистикалык энциклопедиялык сөздүк. М., 1990.
5. Кондаков Н.И. Логикалык сөздүк-маалымдама. М., 1975.
6. Исаев М.И. Этнолингвистикалык түшүнүктөр менен терминдердин сөздүгү. М.: Наука, 2003.
7. Кыскача саясый сөздүк. М., Политиздат, 1989.
8. Чет элдик сөздөрдүн сөздүгү. М., «Русский язык», 1980

*Негизги монографиялар, маалымдамалар, колдонмолов ж.б.*

9. Абийир, ар-намыс жана ишкердик бедел түшүнүктөрү: ЖМКлардын талаштуу тексттери жана аларды юристтер менен лингвисттер тарабынан талдоонун жана баалоонун проблемалары. 2-чыгарылыш, кайра иштелип жана толукталганы. М., 2004.
10. Сөздүн куну: Соттордо абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча ЖМК тексттерин лингвистикалык экспертизадан өткөрүү тажрыйбасынан/ М.В.Горбаневскийдин редакциясы м-н. М., 2002.
11. Сот экспертизаларында жана маалыматтык талаштарда ЖМК тексттерин лингвистикалык талдоонун теориясы жана практикасы: Илимий-практикалык семинардын материалдар жыйнагы. 2-бөлүк. М., 2002.
12. Соттук-лингвистикалык экспертиза дайындо маселелери боюнча эскеरтме. М., 2004.
13. РФ Башкы прокуратурасынын методикалык рекомендациялары. Улуттук, расалык жана диний кастыкты козутуу иштери жана материалдары боюнча атайын билимдерди пайдалануу жөнүндөгү № 27-19-99, 29.06.99. РФ Башкы прокуратурасынын басмаканасы.
14. Галишина Е.И. Экстремизм лингвистикасы: сотторго, тергөөчүлөргө, экспертерге көмөк. М., 2006.
15. Карымсакова Р. Чагылдыр, бирок чагым салба. Журналисттер үчүн колдонмо. – Алматы, 2007.
16. Прияткина А.Ф. Орус тили: Татаалдашкан сүйлөмдүн синтаксиси. М., 1990.
15. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Туура жазуу, сүйлөө, адабий редакциялоо боюнча маалымдама. М., 2001.
16. Сот экспертизаларынын негизги терминдеринин сөздүгү. М., 1980.
17. Тертычный А.А. Мезгилдүү басма сөздүн жанрлары. М., 2000.
18. Смелкова З.С. ж.б. Журналистиканын риторикалык өзгөчөлүктөрү. Гезит жанрларынын үстүнөн иштөө. М., 2003.
19. Солганик Г.Я. Тексттин стилистикасы. М., 1997.
20. Щербинина Ю.В. Орус тили: Сөз агрессиясы жана андан арылуу жолдору. М., 2004.

## **5. Политологдун атайын корутундусу**

**Сөз эркиндигин коргоонун «Эділ сөз» Эл аралык фонду  
Маалыматтык жана документтик талаш-тартыштар боюнча  
экспертизалардын коомдук борбору**

**Атайын корутунду № 227 - Э  
(соттон тышкаркы изилдөөнүн болжолдуу формасы)**

Алматы

13-иуль 2010-ж.

Политолог адис Каражанов Замир Ануварович (адистиги боюнча иш стажы 13 жыл) - Маалыматтык жана документтик талаш-тартыштар боюнча экспертизалардын коомдук борборунун жетекчиси Г. Х. Аженованын тапшыруусу менен (01.07.10) берилген материалды төмөндөгү маселелерди түшүндүрүү максатында изилдеп чыкты.

**Түшүндүрүү учун төмөнкү суроо коюлду:**

**1. Америкалык «Нью-Йорк Пост» гезитинин журналисти Ральф Петерстин «Чыканагына чейин канга баткан бетпактар» деген материалында антиорусиялык бағыттар барбы?**

### **Изилдөө бөлүгү**

Саясый (социалдык) бағыт – бул кайсы бир кырдаалда субъекттин кандайдыр бир активдүүлүккө жакындығынын психологиялык абалы. «Бағыт берүү» түшүнүгүн кайсы бир предметке, көрүнүшке, адамга мамиле, позиция катары карабоо кажет, ал деген – конкреттүү кырдаалда кандайдыр бир жүрүм-туруумга даярдык көрүү дегенди билдирет. Коомдук жана жекече аң-сезимдин элементи катары бағыт берүү субъекттин дүйнөдөгү окуяларга жана жарайндарга позициясынан, баалоосунан көрүнөт, мунун баары акыры иш-аракеттерге түртөт.

Макалада саясый бағыт берүү автордун:

- Орусияга жана анын расмий адамдарына,
- Орусиянын Кыргызстан түштүгүндөгү жаңжалга позициясына мамилесинен көрүндү.

1. Материал (эгер биринчи абзацты алыш салсак) Орусиянын премьер-министри Владимир Путиндин фигурасын сүрөттөөдөн башталат, сөз бул жерде Кыргызстан түштүгүндөгү окуялар тууралу жүрүп жатканда ушунун өзү таң калычтуу. Андан ары орус саясатчысынын жеке керт башына көңүл бурат. Макаладан «Орусиянын Орто Азиядагы гегемониясы» учун ал Кыргызстанга жардам берүүдөн баш тарткан деген ой келип чыгат.

*Цитата: «Соңку кан төгүүлөрдүн биз үчүн дагы бир мааниси- ал орус премьер-министр Владимир ПУТИН жүргүзүп жаткан Орусиянын Орто Азиядагы гегемониясын калыбыны көлтируү стратегиясына шайкеш келет. Дал ошондуктан ал кыргыздарга орус тынчтык орнотуу күчтөрүн жиберүүдөн баш тартты»*

Путин менен РФ президенти Дмитрий Медведевди (аны автор макаласында эскербейт) аскерлерди Кыргызстанга киргизүүдөн карманткан бир катар себептер бар. Баарыдан мурда бул укуктук механизмдердин, анын ичинде ОДКБ линиясы боюнча механизмдердин жоктугу. Медведев белгилегендай, анын өлкөсү ОДКБ алкагында

тынчтык орнотуу операциясына катыша алмак эмес, анткени жамааттык коргонуу деген башка мамлекеттин – агрессордун кол салуусуна каршы турну билдирет. Ал эми Кыргызстан түштүгүндөгү окуялар болсо жергиликтүү мүнөзгө ээ болгон эле. Демек, аскерлер киргизилсе, анда Орусияны жана Уюмдун башка мүчөлөрүн эгемен мамлекеттин ички иштерине кийлишишүү катары айыпташмак.

Мындан тышкary, ОДКБда тынчтык орнотуу миссияларына катышуу маселелери али аягына чейин иштелип бүтө элек. Тынчтык күчтөрүнүн статусу менен мандатын, кабыл алган жактын милдеттөнмелерин аныктаган документ зарыл, ал болсо өз кезегинде ОДКБ өлкөлөрүндө ратификациядан өтүүгө тийиш.

Орусия үчүн мындан тышкary саясый тобокелдиктер да бар эле, бул: жанжалга тартылуу коркунучу, оккупациялап алды деген айыптоолор, аскерлер арасында жоготуулар ж.б. Бирок эң башкысы: Кыргызстан түштүгүндөгү окуялар Орусияга тикелей коркунуч туудурбагандыктан, демек, жетекчилик тарабынан радикалдуу кадамдар талап кылынган эмес.

Буга байланыштуу жанжалга тикелей аралашпастан турup, Кыргызстан түштүгүндөгү кырдаалды жөнгө салууга көмөктөшүү сыйктуу эң туура жол тандалды. Техникалық, гуманитардык, андан кийин экономикалык жардамдар берилди. Кыскасы, Путиндин «импердик» дымагы эмес, прагматикалык мамилеси орун алды.

2. Автордун пикири боюнча, Орусия Борбор Азиянын алсыз жана туруксуз болушуна кызыкдар. Мындей болгондо анын региондогу позициясы бекемделет.

*Цитата: «Кайсы деңгээлде буга (Кыргызстан түштүгүндөгү кырдаалга бүлүк салуу – ред.) Путиндин шакирттери кийлишикени эмгиче эле бүдөмүк. Бирок түпкүлүгүндө бул Орусияга гана пайдалуу: Кыргызстан канча алсыз болсо, Орусиянын жардамына ошончо муктаж болот».*

Орусия Борбор Азиядагы таасирин сактоого кызыкдар. Бирок проблема кыйла татаал мүнөзгө ээ. Анткени, Орусиянын өзү бул региондо чабал. РФ саясый истеблишменти жана өзгөчө «күч структуралары» тынчы жок Борбор Азия тараптан келип жаткан коркунучтар тууралу бир канча жолу айтышкан: качкындар, мыйзамсыз мигранттар, маңзатты мыйзамсыз жүгүртүү (улам көп орусиялыктар маңгиман болуп жатышат) жана куралдар. Коншу мамлекеттин туруктуу өнүгүшү ушул саналгандардын баарына жараша болот.

Ошондуктан Орусия Борбор Азия өлкөлөрүнө алардан кем эмес көз каранды. Региондук коопсуздук чөйрөсүндөгү коркунучтар биргелишип гана жоюлат. Материалдын автору бир жактуу жазуу менен проблеманы өтө эле жөнөкөйлөштүрүп салган. Ошентип, Орусия Кыргызстандагы туруксуздукту өз пайдасына иштетип жатат деген ой калат. Бирок бул өтө коркунучтуу оюн.

3. Материалдын авторунун ою боюнча, Владимир Путин менен Курманбек Бакиев Кыргызстандагы апрель революциясынын лидерлерине каршы «чагым» жасап жатат.

*Цитата: «Куугунтукта журуү менен Бакиев жергиликтүү кландар жана бандалар менен байланышынан пайдаланып, этностук белгилери боюнча өлтүрүүлөргө чейин жеткирген козголон юштуурган. Ал Кыргызстан баshalамандыкка батып, алдыдагы шайлоолор узгултүккө учурайт деп умут кылган. Ал өзүнөн башка бир да киши Фергана өрөөнүндө тынчтыкка кепил боло албайт дегенди көргөзгүсүү келген. Буга Путиндин шакирттери канча катышы бар экени эмгиче бүдөмүк».*

Бакиев менен Путинди байланыштыруу мүмкүн эмес. Кыргызстандын экинчи президенти азыр Белоруссияда – Орусия премьер-министринин «таасир чөйрөсүнөн» тышкary жерде жүрөт. Аナン Белоруссия президенти Александр Лукашенконун Курманбек Бакиев Минскиге келээр замат жасаган алгачкы билдириүсүн унуппоо абзел. Анда Лукашенко региондук коопсуздукуту чынданбайт жана Кыргызстандагы турукташтырууга көмөк көрсөтпөйт, постсоветтик мейкиндикте ролун жакшы аткара албайт деп Орусияга доомат арткан болуучу. Бир чети орус-белорус карым-катнашы кризиске кирилтер болууда, ал ОДКБ КСОРУ, Бажы биримдиги жана орус мунаизатына тарифтер маселелеринде айкын көрүнүп жатат.

Азыр Белоруссия менен Орусия ортосунда жаңжалга себепчи болгон курч карама-каршылыктар бар. Курманбек Бакиев ошонун туткуну болуп калды. Белоруссия Кыргызстандын экинчи президентин Орусияга, анын ичинде Владимир Путинге (Лукашенко аны эске салат) кысым жасоонун «рычагы» катары колдонулууда.

Кыргызстан түштүгүндөгү толкундоолорго Бакиевдин катышы бар деген ойду Роза Отунбаева башында турган Убактылуу өкмөттүн өкулдөрү айтып жатышат. Бул саясый каршылашын караптоор боюнча күрөштүн элементи, бирок бул жерде далилге караганда айыптоолор арбын. «New York Post» басылмасынын журналисти бул ойду жөн эле кайталап, аны Путинге жармаштырып койгон. Кандай болгон күндө да, бул жосунсуз билдириүү. Анын үстүнө автор кайсы маалыматтарга таянып, бул тыянакка келгенин түшүндүрбөйт.

Автор проблемага элитаристтик көз караш жасаган. Анын маңызы бийлик таптын өкулдөрү качан болбосун өз ара тил табышат дегенди билдириет. Ушунун негизинде кыргыз революциясына каршы «кутум» тууралу жеңил тыянак жасаса болот.

4. Материалда дагы бир деталь бар. Орусиядан тышкary бул жерде Кыргызстан түштүгүндөгү окуялардан оолак карманган Өзбекстан да аталат.

*Цитата: «Коңшу Өзбекстан – Кыргызстанга караганда алда канча зор жана күчтүү мамлекет, - өзүнө мунөздүү эмес пассивдүү болуп, болочок качындардан чек арасын жапкандан башка эч иш кылган жок. Эмне үчүн? Анткени Ташкент өкмөтү өзбектер Кыргызстанда калышын каалайт. Өзбекстан бут Фергана өрөөнү ага гана таандык деп эсептейт. А качындар болсо майда нерсе».*

Автор өзүн Борбор Азиянын мыкты билерманы катары көрсөтөт, ал Ошто болуп, баарын көргөн, бирок алдын алуу чарасы катары Өзбекстан дайыма чек арасын жаап салаарын байкаган эмес. Кыргызстан түштүгүндө тополоң болгондо да ошентти, быйыл ШОСтун лидерлеринин саммитин кабыл алганда Ташкент так ошондой иш кылды (анын айынан казакстандык айылдын тургундары өлкөдөн бөлүнүп калды). Өзбекстан мындан ары да ушундай кылат.

Бишкекте апрелде нааразылык акциялары болгондо Казакстан да так ошондой кылды. Бул регионго зомбулук менен туруксуздуктун жайылышын токтотууга өбөлгө болуучу чаралардан бири жаңжалды кенири аймакка жайылтпoodо жатат. Канткен күндө да, эки өлкөгө караганда бир өлкөдө чатакты басуу оной эмеспи!

Дүйнөдө бир да мамлекет чек арасын көзөмөлсүз кесип өтүүгө жол бербейт, массалык түрдөгүсүн айттай эле коёлу. Анткени кылмыш элементтеринин, анын ичинде экстремисттер менен террорчулардын өтүп кетиши, куралдын мыйзамсыз таркатылышы

улуттук коопсуздукка тикелей коркунуч туудурат эмеспи. Борбор Азия республикалары Кыргызстандын абалын тереңдетпей, ал кандай коркунчтардан калкалап калуу камын көрүштү. Эң башкысы: Өзбекстан Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн тааныйт, ошондуктан өлкө бийликтөрөн экспансиялык саясат деп айттууга негиз жок.

## КОРУТУНДУ

Макала дихотомия принципибоюнча жазылып, ал Орусияны региондогу башка мамлекеттерге каршы коёт, түркесуздукту Борбор Азиядагы өз таасирин күчтүү үчүн колдонот. Макалада баштан аяк региондо Орусиянын он ролу жок. Борбор Азиядагы оор жана карама-каршылыктуу жарайндар өтө жөнөкөйлөштүрүп, бир жактуу жана үстүрт берилген.

Кайсы бир деңгээлде макала шаблон болуп калган. Анткени, Орусия менен Украина ортосунда «газ кризиси» күч алыш турганда мындаи материалдар көп жарыяланган. Ошондо батыштык маалымат агенттиктөрөн постсоветтик мейкиндикте «сарылжын революцияны» муунтканы жатат деп Орусияга айып тагышкан. Бул жолку макалада да Кыргызстанда мурдагы бийликтөрдө ордуна келтирүү максатында Путин менен Бакиев ортосунда шектүү байланыш жүргүзүлгөн (автордун ою боюнча).

Автор материалда Кыргызстандын Убактылуу өкмөтүнүн төмөнкү жүйөөсүн пайдаланганы көңүл бурууга арзыйт: «Бакиев диктатор», өлкө түштүгүндөгү тополондордо экс-президенттин үй-бүлөсүнүн ролу. Бирок автор анын анык-чынын тактаганга, күмөн санаганга аракет жасаган эмес.

*Политолог адис Каражсанов З.А.*

### 6. Эксперттин корутундусу

**Сөз эркиндигин коргоонун «Әділ сөз» Эл аралык фондуда  
Маалыматтык жана документтик талаштар боюнча  
экспертизалардын коомдук борбору**

**ЭКСПЕРТТИН КОРУТУНДУСУ<sup>64</sup>**  
ноябрь 2005-ж.

**A. Никольскийдин «МЕНТТЕР» атуу макаласы боюнча  
(«Регион плюс» гезити, 16-июнь 2005-жыл)**

Адис – филология илимдеринин кандидаты, доцент Амиррова Жанна Галимжановна «Регион плюс» гезитинин башкы реектору М. Мысикованын Алматы облусунун Капчагай шаардык сотунун кайрадан психологиялык-филологиялык экспертиза өткөрүү жөнүндөгү аныктамасына (28.08.2005-жыл, төрага сот Маймас А., катчы - Есимбекова М.Ж.) негизделген арызына ылайык атайын лингвистикалык билимдеринин негизинде төмөнкү суроону түшүндүрүү максатында берилген материалдарды изилдеп чыкты:

**A. Никольскийдин «МЕНТТЕР» деген макаласында («Регион плюс» гезити, 16-июнь 2005-жыл) «Башкалар чындалыктын аныктамасынан» жөнүндөгү аныктамасынан (28.08.2005-жыл, төрага сот Маймас А., катчы - Есимбекова М.Ж.) негизделген арызына ылайык атайын лингвистикалык билимдеринин негизинде төмөнкү суроону түшүндүрүү максатында берилген материалдарды изилдеп чыкты:**

<sup>64</sup> Казакстан ЖМКларында саясый адептүүлүк: гармония издөө - Алматы: Сөз эркиндигин коргоонун «Әділ сөз» Эл аралык фондуда, 2007, с.404-410. <http://www.adilsoz.kz/>

**мекендештерибизге даана аңчылык кылыш жатышат» деген сөздөрдүн контекстинде «менттер» деген сөз мазактоо катары угулабы?**

***Изилдөө объектилери жана иштин материалдары:***

1. Капчагай шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы полиция подполковниги Ж.К. Кембаевдин жоопкер - «Регион плюс» гезит редакциясынан моралдык зиянды өндүрүү тууралу Алматы облусунун Капчагай шаардык сотуна доо арызынын көчүрмөсү.
2. «Регион плюс» гезитинин башкы редактору М.М. Мысиковдун Капчагай шаардык ички иштер бөлүмүн, жеке анын башчысы полиция подполковниги Ж.К. Кембаевди туура эмес доогер катары таануу тууралу арызынын көчүрмөсү.
3. Анатолий Никольскийдин «Регион плюс» гезитине жарыяланган (16-июнь 2005-жыл) «МЕНТТЕР» макаласынын көчүрмөсү.
4. Казакстан Республикасынын Юстиция министрлигинин Ц(А)НПЛСЭ ЦСЭнин психологиялык-криминалисттик экспертиза кызматынын жетектөөчү эксперти А.Б. Кыстаубаева аткарган № 5306 (5-июль 2005-ж.) эксперттик корутундуунун көчүрмөсү.
5. «Регион плюс» гезитинин башкы редактору М. Мысиковдун кайрадан көз карандысыз психологиялык-филологиялык экспертиза дайындоо жана өткөрүү жөнүндө арызынын көчүрмөсү.
6. Алматы облусунун Капчагай шаардык сотунун Алматы облусунун Капчагай шаардык ички иштер бөлүмүнүн абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча «Регион плюс» гезитине доосу боюнча кайрадан психологиялык-филологиялык экспертиза дайындоо жөнүндө аныктамасынын көчүрмөсү (25.08. 2005-ж.).
7. «Регион плюс» гезитинин башкы редактору М. Мысиковдун А. Никольскийдин «Менттер» аттуу макаласынын (13-октябрь 2005-ж.) текстин лингвистикалык изилдөө өткөрүү жөнүндө сөз эркиндигин коргоонун «Әділ сөз» Эл аралык фондунун алдындагы маалыматтык жана документтик талаштар боюнча экспертизалардын коомдук борборуна жазган арызы.

Коюлган суроону чечүү учун (А. Никольскийдин «МЕНТТЕР» деген макаласында («Регион плюс» гезити, 16-июнь 2005-жыл) «Башкалар чындал кылмышкерлерди издең таап жана кылмыштарды ашкерелеп жатканда айрым «менттер» (аларды башкача кантип атайсын?) биздин мекендештерибизге даана аңчылык кылыш жатышат» деген сөздөрдүн контекстинде «менттер» деген сөз мазактоо катары угулабы?) А. Никольскийдин «МЕНТТЕР» деген макаласынын тексти сөздөрдү, сөз айкаштарын, фразаларды, фразалардын кошундуларын лексика-семантикалык, семантика-синтаксистик, лингвостилистикалык, логика-грамматикалык анализ методдору менен лингвистикалык изилдөөгө алынды.

Изилдөө төмөнкү суроого жооп табууга мүмкүндүк ачат.

1. “Мент” деген сөз азыркы орус тилинде «милиционер, милиция кызматкері» маанисінде колдонулат жана стилистикалык жактан төмөндөтүлгөн жаргонизм катары белгиленет (караңыз: Квеселевич Д.И. Орус тилинин эрежеге сыйбаган лексикасынын түшүндүрмө сөздүгү. М., 2003, 425-бет). Бирок бул сөз инвективдик лексикага – ушул сөз менен адамды мазактоо, басынтуу ниети менен колдонулган лексикага жатпайт. Алтурсун азыркы орус сүйлөмө жана адабий тилинде мент деген сөз сөздүктөрдүн авторлорунун айтымында (мисалы: Квеселевич Д.И. Орус тилинин эрежеге сыйбаган лексикасынын түшүндүрмө сөздүгү. М., 2003, 426-бет), эбак эле мазактоо түсүн жоготуп, полиция профессионалынын жаргондук аталышына айланган, аны өзүн менттер деп атаган оперативніктер керек болсо сыймыктануу менен колдонушат (Квеселевич Д.И. Орус тилинин эрежеге сыйбаган лексикасынын түшүндүрмө сөздүгү. М., 2003, 426-бет). Мент деген сөздүн оң эмоциялык-экспрессивдик түсүнүн жаралып жана колдонулушуна

көбүнчө «Менттер» деген жалпы атальштагы «Талкаланган шамчырактар көчөлөрү», «Өлтүрүүчү күч», «Оперлер», «Өлтүрүүлөр белүмүнүн хроникасы» сыйктуу белгилүү телесериалдар өбөлгө түзгөн, аларда кылмыш издеө кызматкерлеринин, өз милдеттерин ак ниет аткарған карапайым «менттердин» күнүмдүк иштери чагылдырылган. Ошентип, **мент** деген сөздүн семантикасы азыркы орус тилинде бир беткей терс баало маанисине ээ эмес (мисалы салыштырсаң: бир беткей терс маанидеги **шүмшүк**, **бетпак** ж.б.у.с. сөздөр сыйктуу). Мент деген сөз менен адамды оң же терс баало семантикасы баалоочу сөздөрдү колдонуу контекстинде пайда болот. Салыштырыңыз: *Ал ак ниет мент эле* (адамды оң баало) – *эми қадыресе мент болуп калды* (бейтарап баало) – *сатылгыч менттерди жасаман көрөм* (терс баало). Ошентип, мент деген сөздүн баало семантикасы жарыя авторунун контекстинде түзүлүп, анын **пикирин**, анын **ушул коомдук** кубулушту же адамды баалоосун билдирет, ошондой эле Казакстан Республикасынын Конституциясы берген укуктарынан пайдалануусу катары бааланат.

Полицейскийлерди ушул сыйктуу жаргондук атоолор көп өлкөлөрдө бар. Маселен, АКШда полицейскийди «коп» дешет, Англияда – «бобби», Латын Америка мамлекеттеринде – «полисъяко» деп аташат. Сөздүктөрдө бул сөздөр *сүйлөмө формалар* делип, бирок орой, ыплас же одоно катары бааланбайт. Ошентсе да сөздүктөрдө дал ушул белгилер контекстке карабастан мазактоо же мазактабоочу мүнөзгө ээ болушу мүмкүн. Мисалы, «Юридикалык сөздүк» мазактоо түшүнүгүнө мындай аныктама берет: «**МАЗАКТОО** – башка адамдын абийириң жана ар-намысын оозго алгыс сөздөр менен басынтуу түрүндөгү кылмыш. Бул кылмыш сөз жүзүндө, кат жүзүндө, аракет менен (жаакка чабуу, одоно ишарат ж.б.), же болбосо жапа чеккен адамдын көзү жокто эл алдында мазактоо түрүндө жасалат. Жалаадан айырмаланып мазактоодо жапа чеккен адамды шерменде кылган маалыматтар айтылбайт, анын ордуна анын керт башын, сапаттарын, жүрүм-турумун одоно формада терс сыпаттайт» (Юридикалык сөздүк. М., 2005. 356-б.).

Ошентип, **мент** деген сөз бир беткей одоно же орой, демек, мазактоо катары аныкталууга тийиш эмес. Бул сөз текстте адамды “жакшы/жаман” шкаласы боюнча гана сыпатташи мүмкүн. Бирок бул сөздү баало семантикасы анын лексикалык мааниси менен эмес, мазмун менен аныкталат. Ошондуктан А. Никольскийдин макаласындагы мент деген сөздүн мазмундук байланыштарын кароо зарыл. 2. Талданган макалада **менттер** деген сөздү автор «*Башкалар чындан кылмышкерлерди издең таап жасана кылмыштарды ашкерелеп жатканда айрым «менттер»* (аларды башката кантип атайсың?) биздин мекендеширибизге даана аңчылык кылып жатышат» деген татаал сүйлөмдүн алкагында колдонгон. Андан эки бөлүктүү ажыратууга болот: *a) башкы – айрым “менттер”* (аларды башката кантип атайсың?) биздин мекендеширибизге даана аңчылык кылып жатышат; *b) кошумча - башкалар чындан кылмышкерлерди издең таап жасана кылмыштарды ашкерелеп жатканда.* Башкы жана кошумча бөлүктөрдүн байланышы азырынча деген баш ийме байламта турат (дифференциялык эмес убактылуу маанинин байламтасы – караңыз: РГ-80, т. 2, 542-бет).

Бул сүйлөм эки кырдаалдын убакыт жагынан айкашы тууралу маалымат берет: башкы бөлүктө айтылган окуя (*айрым «менттер»* биздин мекендеширибизге даана аңчылык кылып жатышат), кошумча бөлүк белгилеген убакыт алкагы менен чектелген мезгилде ётөт (*Башкалар чындан кылмышкерлерди издең таап жасана кылмыштарды ашкерелеп жатканда*) /РГ-80, т.2, 547-бет/. Азыркы публицистикада мындай типтеги конструкциялар көбүнчесе бир маалдагы эки кырдаалды белгилей салыштыруу үчүн пайдаланылат да, алардын бири оң катары бааланса, башкасы *терс* катары бааланат. Оң же терс баа лексикалык каражаттар - тилде мааниси кайсы бир экспрессивдик түстөр менен бекемделген сөздөр жана сүйлөмдөр менен билдирилет. Бул учурда багыныңкы

сүйлөмдө айтылган “Башкалар чындал кылмышкерлерди издең таап жана кылмыштарды ашкерелеп жатканда” деген кырдаал он баа алат. Мында **чындал** деген сөз орчундуу элемент болуп саналат («чындал, түз жана ак ниет; абийир, түз жүргөндүк эрежелерине, түшүнүктөрүнө ылайык» – караңыз: Орус тилинин сөздүгү, т. 4, 671-672-беттер). Бул баа сүйлөмдө ат атоочтук баяндооч болгон **башкалар** (б.а. “башкалар, булардай эмес”) деп аталган адамдар тобунун иш аракеттерине таандык. «Бирок **күзөт кызматына** кайтып келели. **Башкалар чындал кылмышкерлерди издең таап жана кылмыштарды ашкерелеп жатканда** айрым «менттер» (аларды башкача кантит атайсың?) биздин мекендейширибизге даана аңчылык кылып жатышат» фразалар биримдигинин (мааниси боюнча бүткөн бир ойду билдириген байламта сүйлөмдөр тобунун) алкагында **башкалар** деген сөз семантикалык жактан **патруль кызматы** деген сөз айкашы менен тендешип турат, ал эми бүтүндөй тексттин алкагынан алсак – биз кара курсив менен бөлүп көрсөткөн «Полицейскийлердин катарында **ак ниет жана түз жүргөн, өз милдеттерин так аткарған** адамдар бар экенине менин көзүм жетет, ошондуктан аларды жамандаганга дитим барбайт» деген сөз түркүмү менен тендешип турат. Белгиленген сөз түркүмү менен **башкалар** деген сөз тексттеги “Башкалар чындал кылмышкерлерди издең таап жана кылмыштарды ашкерелеп жатканда айрым «менттер» (аларды башкача кантит атайсың?) биздин мекендейширибизге даана аңчылык кылып жатышат - Полицейскийлердин катарында **ак ниет** жана түз жүргөн, өз милдеттерин так аткарған адамдар бар экенине менин көзүм жетет, ошондуктан аларды жамандаганга дитим барбайт” деген эки сүйлөмдү лексикалык жактан кайталоонун аркасы менен тендешип турат. Лексикалык кайталоо тамыры бир – ак ниеттик деген чакчыл жана **ак ниет** деген сын атооч колдонуу аркылуу айтылат.

Ошентип, макаланын мазмунунан **башкалар** – бул полицияда, анын ичинде күзөт кызматындағы **өз милдеттерин так аткарған ак ниет жана түз жүргөн полицейскийлер**, б.а. **башкалар деген – өз милдеттерин так аткарған ак ниет жана түз жүргөн полицейскийлер**.

Бул **башкаларга** дегенге адамдардын кырдаалды «айрым менттер» (аларды башкача кантит атайсың?) биздин мекендейширибизге даана аңчылык кылып жатышат деген терс баалаган экинчи тобу каршы коюлат. Ошентип, **менттер** деген сөз биз талдап жаткан татаал багыныңкы сүйлөмдүн жана бүтүндөй макаланын контекстинде өз сапаттары жана кылган иштери боюнча **өз милдеттерин так аткарған ак ниет жана түз жүргөн полицейскийлер** деген адамдар тобун билдириет. Бул контексте семантикалык жактан алганда – бул **ак ниет ЭМЕС жана түз жүрбӨГӨН, өз милдеттерин так ЭМЕС аткарған полицейскийлер**.

Бирок терс бааны билдириген негизги элемент болуп **менттер** деген сөздүн өзү саналат, ал эми анын текстке киргизилиш ыкмасы – кашаадагы риторикалык суроо (**аларды башкача кантит атайсың?**) макала контекстинде башка бөлүк, б.а., «Полицейскийлердин катарында **ак ниет жана түз жүргөн, өз милдеттерин так аткарған адамдар бар экенине менин көзүм жетет, ошондуктан аларды жамандаганга дитим барбайт**” деген сүйлөм менен айкашып турат.

Демек, эгер **өз милдеттерин так аткарған, ак ниет жана түз жүргөн полицейскийлерди** жакшы эмес сөздөр менен атаганга макала авторунун сөзү жетпесе, анда **өз милдеттерин так эмес аткарған, ак ниет ЭМЕС жана түз жүрбӨГӨН полицейскийлерди менттер** деген сөз менен аташ керек болот (**башкача кантит атоого болот?**) – бул автордун өзү тарабынан «**жасакы эмес сөз**» катары бааланат.

Ошентип, А. Никольскийдин макаласында полицейскийлердин эки категориясы карама-каршы коюлат:

- а) *өз милдемтерин тақ аткарған, ак ниет жсана тұз жүргөн полицейскийлер;*
- б) *менттер – өз милдемтерин тақ ӘМЕС аткарған, ак ниет ӘМЕС жсана тұз жүрБӨГӨН полицейскийлер.*

**Менттер** деген сөздө терс эмоциялық-экспрессивдүү түс барбы-жокпу – макалада анын контексттик байланыштары аркылуу аныкталат. Мында **менттер** деген сөз: бул эми бардык полицейскийлерге таандык тергеме аталыш болбостон, сапаттары жана иш-аракеттери коомдун жана мамлекеттин талаптарына шайкеш келбegen полицейскийлердин кайсы бир тобунун (*ак ниет ӘМЕС жсана тұз жүрБӨГӨН, өз милдемтерин тақ ӘМЕС аткарған полицейскийлердин*) кошумча ой маанисине ээ болот.

Башка кандай гана кесип болбосун *ак ниет ӘМЕС жсана тұз жүрБӨГӨН, өз милдемтерин тақ ӘМЕС аткарған* өкүлдөрү сыйктуу эле *ак ниет ӘМЕС жсана тұз жүрБӨГӨН, өз милдемтерин тақ ӘМЕС аткарған* полицейскийлерди терс баалоо биздин коомдо калыптанып, мамлекет тарабынан колдоого алынган көз карашка шайкеш келет.

3. А. Никольскийдин макаласында Капчагай ШИИБнин *бардык қызметкерлерি менттер - өз милдемтерин тақ ӘМЕС аткарған, ак ниет ӘМЕС жсана тұз жүрБӨГӨН полицейскийлер* деген ырастоолор камтылган эмес. Тескерисинче «Полицейскийлердин катарында ак ниет жсана тұз жүргөн, өз милдемтерин тақ аткарған адамдар бар экенине менин көзүм жетет, ошондуктан аларды жамандаганга дитим барбайт. Алардын кәэси менен жеке тааныштыгым бар. Бирок, “кой аксагы менен он» деп айтылат эмеспи. Мына ошол «кой» «сага погон берилдиби, каалаганыңдай иши кыл» деп ырастамакчы, полицейскийлердин катарында өз сапаттары боюнча полиция қызматына шайкеш келе бербеген **айрым элементтер** бар экенин канкуулайт. Бул маани текстте «кой аксагы менен он» деген лакап менен туонтуулуп, бир аксак кой бүт оторго доо кетирэерин билдирет. Бул лакап «*бир жаман адам бүт жамаатка көө жабат*» деген мааниге ээ болот.

## ТЫЯНАКТАР

1. **Менттер** деген сөз азыркы орус тилинде инвективдүү деп аталған лексиканын (адамды бир сөз менен мазактоо, басынтуу ниети менен колдонулган лексика) катарына кирбейт жана сөздүктөрдө орой, адепсиз катары бааланбайт. **Мент (менттер)** деген сөз так кесе одоно же орой, демек, мазактоо катары аныкталышы мүмкүн эмес. Бул сөз текстте адамды «жакшы/жаман» шкаласы боюнча баалап, аны терс, бейтарап же он сыпатташы мүмкүн. Мында бул сөздүн баалоо (он, бейтарап же терс) семантикасы анын лексикалык маанисине эмес, контексти менен бааланат. Ошентип, **мент** деген сөздүн баалоо семантикасы материалдын автору тарабынан контексте анын жеке **пикири**, бул коомдук көрүнүштү же адамды баалоо катары тұзулет, ал Казакстан Республикасынын Конституциясы берген укукту камсыз қылуу болуп саналат.

2. А. Никольскийдин «МЕНТТЕР» («Регион плюс» гезити) аттуу макаласында **менттер** деген сөз дегеле бардык эле полицейскийлерди билдирбейт, ал жеке сапаттары жана аракеттери коомдун жана мамлекеттин талаптарына шайкеш келбegen полицейскийлердин кайсы бир тобунун аталышы, атап айтканда – *өз милдемтерин тақ ӘМЕС аткарған, ак ниет ӘМЕС жсана тұз жүрБӨГӨН полицейскийлердин* аталышы. Мындай баа калыптанган коомдук пикирге, коомдун жана мамлекеттин адеп-аклактық эрежелерине төп келет, ошондуктан, *өз милдемтерин тақ аткарған, ак ниет жсана тұз жүргөн полицейскийлер* үчүн мазактоо катары бааланышы мүмкүн эмес.

Демек, менттер деген сөз А. Никольскийдин макаласынын мазмунунда **жалпысынан Капчагай ШИИБдин кызматкерлери үчүн мазактоо болуп саналбайт.**

## **7. «Маалыматтык талаштар боюнча соттук тажрыйбаны өркүндөтүү. Материалдар жана сунуш-пикирлер” китебинен**

Авторлор: А.К. Алагушев, Н.И. Алишева; Н.И. Алишеванын жалпы редакциясы астында Бишкек: Маалыматтык укук борбору, 2005. – 205 бет.

### **З-баптан. Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча доолорду кароо жүрүшүндө пайда болуучу маселелер**

#### **7.1. Маалыматтар же пикирлер**

Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча доо арыздарда доогер кайсы маалыматтар анын абийирине, ар-намысына жана ишкердик беделине доо кетиргенин көрсөтүүгө тийиш. Өз кезегинде журналист жарыяланган маалыматтарды “ЖМК жөнүндө” мыйзамдын 20-беренесине шайкеш келээрин текшерүүгө милдеттүү. Дегеле “маалыматтар” деген эмне, аларды таратканы үчүн жоопкерчиликке тартылыши мүмкүн деген маселе да маанилүү.

Жогоруда аталган мыйзам «**маалыматтар**» деген түшүнүктүү ачып бербейт, бирок башка мыйзамдарда ушул категориядагы иштерди туура териштируүгө зарыл болгон **«абийир»**, **«ар-намыс»**, **«жеке турмуш»**, **«маалыматтар»** деген орчуандуу түшүнүктөргө аныктама берилген эмес. Мыйзамдык негизи болбогондуктан, соттор бул терминдерди эң кецири маанисинде колдонушат. Ошондуктан **факт жана ой жүгүртүү, баалоо жана пикир** ж.б. жөнүндө талаштар журуудө. Бул терминдердин мазмуну туурасында судья өзү билгендей тыянак жасагандыктан, соттордо иштерди караганда түйшүктөр көп чыгат.

Башка адабиятта маалыматтар кандай карапат? **«Маалыматтар»** («билимдер», англ исчех эквиваленти - knowledge) идеалдуулугу (материалдык алыш жүрүүчүдөн салыштырмалуу көз карандысыздыгы), маалыматтын жоголбошу, ийкемдиги жана жыйналуу жөндөмү менен мүнөздөлөт. Аталган касиеттер маалыматтарды таануунун эффективдүү инструменти, анын идеалдуу (реалдуу эмес) жагын чагылдырган инструмент катары кароого мүмкүндүк берет.<sup>65</sup>

**«Маалыматтардын»** мааниси көп учурда алардын объективдүү формасына, б.а., бул маалыматтар камтылган фразаларга сөзмө сөз дал келбейт. Бул адатта ой айтуюнун так эместиги, фразаларды туура эмес айттуу, сөз маданиятынын төмөндүгү, ошондой эле маалыматтарды, атап айтканда, интервьюну, тегерек столду ж.б. таратуу ыкмасы менен шартталган. Ошентип, тексттин (сөздүн) жана маалыматтын сөз фрагменттерин ажыратуу зарыл. Азыркы тапта тексттин (сөздүн) системалык талдоо тенденциясы байкалат, бул ЖМКлар үчүн дайыма эле пайдалуу боло бербесе да, маалыматты калыс талдоого мүмкүн болот. Зарылдык болгон учурда бир канча сүйлөмдөр талданууга тийиш, ал эми корутунду болсо алардын системалык байланыштарынан чыгышы мүмкүн.

Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча мыйзам нормаларын соттор тарабынан колдонуу пайда болуучу маселелерге байланыштуу, ошондой эле

<sup>65</sup>

Караңыз: Войниканис Е.А., Якушев М.В. Маалымат. Менчик. Интернет. Волтерс Клювер, М., 2004-ж.

мыйзамды бул укуктук карым-катнаштарды жөнгө салуучу мыйзамдарды туура жана бирдей колдонуу максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленуму<sup>66</sup> ар бир иштин бардык жагдайларын талдоого сотторду милдеттendirет.

Бул категориядагы иштерди чечүүдө соттор Пленумдун көрсөтмөлөрүн эске алууга тийиш, анда болсо «**абийир**», «**ар-намыс**», «**бедел**» төмөнкүдөй адептик категорияларды аныктайт:

**абийир** – бул инсандын моралдык, ишкер жана башка касиеттерин, анын коомдогу абалын оң жагынан аныктаган социалдык маанилүү объективдүү баа;<sup>67</sup>

**ар-намыс** – бул абалдын инсандын аң-сезиминде чагылышы, б.а., инсандын моралдык, ишкер жана башка сапаттарынын социалдык маанисине негизделген субъективдүү баа (өзүн өзү баалоосу);<sup>68</sup>

**ишкердик бедел** – жарандын, адамдар тобунун (жамаатынын), уюмдун же юридикалык жактын кесиптик сапаттары, артыкчылыктары жана кемчиликтери тууралу кайсы бир коомдук чөйрөдө басымдуулук кылган ой-пикир.<sup>69</sup>

Жарандын же юридикалык жактын абирине, ар-намысына, ишкердик беделине доо кетирген **маалыматтарды таратуу деп** басма сөздө, радиодо, телекөрсөтүүдө чыгарылган же башка маалымат каражаттарын пайдалануу менен жарыяланган маалыматтарды, кызматтык мүнөздөмөлөр, коомчулук алдында кызмат адамдарынын дарегине айтылган сөздөр, билдируулөр, же башка формада, анын ичинде оозеки түрүндө бир канча адамдарга же бир эле адамга багышталган кабар.<sup>70</sup> «Мындай маалыматтардын тиешелүү гана адамга айтылышы аларды таратуу катары таанылбайт».<sup>71</sup>

КР Конституциясы ар бир жаранга соттук коргонууну, өзү жана үй-бүлө мүчөлөрү тууралу чындыкка төп келбegen маалыматты четке кагуу жана кайсы гана маалыматты болбосун алып салууну талап кылуу укугун, ошондой эле жалган маалыматты чогултууп, сактап жана тараткандыгы учун материалдык жана моралдык чыгымынын ордун толтуруу укугун камсыз кылат.<sup>72</sup>

<.....>

## 7.2. Коомчулуктун бүйүргүн кызыктан маалыматты билүү укугу

Бийлик аң-сезимдүү жарандардын эрки менен шайланган демократияда бийлик элге отчет берет жана мезгил боюнча эл тарабынан ыйгарылган укуктары чектелүү. Ошондуктан, демократия учун сөз эркиндиги – бул олжо эмес, ал парыз, өзүн өзү башкарууда орчундуу фактор. Сөздөр коомдук бедели бар адамдар, окуялар, жарандар билүүгө тийиш болгон маселелер жөнүндө негизги маалымат алып жүрүүчүлөр болуп саналат. Сөз эркиндиги башка укуктар жана эркиндиктер учун бекеринен жападан жалгыз кепилдик болбосо керек. Мамлекеттик ЖМКларда мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын ишмердиги тууралу коомчулукту маалымат менен карк кылуу тапшырмасы болот. Бирок етө көп учурда бийликтин расмий позициясын адамдарга бир беткей тануулоо аракети

<sup>66</sup> КР Жогорку сотунун Пленумунун «Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча талаштарды чечүүнүн соттук тажрыйбасынын айрым маселелери жөнүндө» токтому (05.12.2003-ж. №20)

<sup>67</sup> КР Жогорку сотунун пленумунун «Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча талаштарды чечүүнүн соттук тажрыйбасынын айрым маселелери жөнүндө» П.2 токтому, 05.12.2003-ж. №20.

<sup>68</sup> Ошол жерде, п.2

<sup>69</sup> Ошол жерде, п.2

<sup>70</sup> Ошол жерде, п. 3

<sup>71</sup> Ошол жерде, п. 3

<sup>72</sup> КР Конституциясы, 16-берене

байкалат. Мынданай учурда мамлекеттик ЖМКлар адатта мамчиновниктер тарабынан дайыма кысымдарга кириптер болгондуктан, абийирди жана ар-намысты коргоо боюнча мамлекеттик ЖМКлар катышкан сот иштери өтө сейрек кездешет.

Сөз эркиндигине жана дегеле маалымат алууга адам укуктарын камсыз кылууда жана ишке ашырууда, адамдын мамлекет менен өз ара алака-катышында эркин жалпыга маалымдоо каражаттары маанилүү орунду ээлейт. Ар бир жарандын маалыматты пайдалануу жана таратуу боюнча конституциялык укугун турмушка ашыруу менен ЖМКлар ошондой эле башка адамдардын (коомчулуктун) маалыматка конституциялык укугун да камсыз кылат (16-берене), бул үчүн өз авторлорунун ой-пикир айтышы үчүн коомдук форум түзөт. Демек, бир гана масс-медиа маалымат менен идеяларды берүү милдетин албастан, коом да аларды алууга ақылуу.

Эркин ЖМКлар ой-пикирлердин жана көз караштардын түрдүүлүгүн жаратат, коомдук талкууларды уюштуруп, жарандардын коомдук маанилүү маселелер боюнча жеке пикирин калыптандырууда жана аларды чечүүгө катышууда жарандар зарыл маалыматтар топтомун алышат. Ошондуктан, доолордун көп саны басма болсун, электрондук болсун, негизинен көз карандысыз ЖМКларга коюлууда.

Доогердин ар-намысын урматтоого жана анын жеке беделин жана жашоосун коргоого болгон укугу жоопкер ЖМКнын сөз эркиндигине укуктары жана маалымат таратуу укугу менен гана эмес, башка жарандардын ЖМКлардан коомдук зарыл маалыматтарды алуу укугу менен тикелей карама-каршылыкта турат. Ошондуктан, КР Конституциясынын 16-беренесинин 6-пунктуна ылайык сөз эркиндигин чектөө жөнүндө айтсак, «жеке турмуштун кол тийгистиги» жана «абийирди жана ар-намысты урматтоо жана коргоо» тууралу түшүнүк доогердин гана жекече укугуна тенденширилбейт. Ушул эле беренеге ылайык (маалымат алуу укугу), кээде башка адамдар ал тууралу бирдеме айтууга, жазууга же билүүгө ақылуу.

«Коомдук кызыгуу» фразасы Конституциянын 17-беренесинин 2-бөлүгүнө тиешелүү, анда “башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу максатында...” адамдын жекече турмушка укугу чектелиши мүмкүн деп белгиленген. Арийне, маалымат алуу укугу ушундай укуктардын бири болуп саналат.

Доогер менен жоопкердин укуктарынын тең салмак формуласын төмөнкүдөй көрүнүштө караса болот:

<b>1-доогер</b> өз беделин коргоо укугу	каршы	<b>1-жоопкер</b> сөз эркиндигине жана маалымат таратуу укугу
<b>1-доогер</b> өз беделин коргоо укугу	каршы	<b>1-жоопкер</b> сөз эркиндигине жана маалымат таратуу укугу + маалымат алууга укугу бар жарандардын «Х» саны

Кайсы учурларда бир адамдардын маалымат алуу укугу башка адамдардын өз беделин жана жеке турмушун коргоо укугун чектөөгө негиз боло алат? Конституция жалпы гана багыттарын көрсөтөт. Эгер, мисалы, «мамлекет өз ишмердиги үчүн адамга жоопкер болгондо», «мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, аларда иштеген кызмат адамдары өз укуктарынын алкагында аракет кылууга тийиш болгондо»

жана «жарандар мамлекеттик органдарды башкарууга катышууга ақылуу болгондо», анда адамдардын өлкөдөгү саясый иштер жана ишмерлери тууралу кецири билүү укуту жүйөөлүү болуп саналат.

«Маалымат алуу тийиштүү материалдарды жарыялоо жана таратуу жолу менен камсыздалат» жана «Мамлекеттик органдар, жарандардын өзүн өзү башкаруу органдары, коомдук бирикмелер, ишканалар, мекемелер, уюмдар жана кызмат адамдары ар бир жаранды анын укуктарына жана мыйзамдык таламдарына катышы бар документтер, чечимдер жана башка материалдар менен камсыз кылууга милдеттүү»<sup>73</sup> деп мыйзам түрүндө бекитилген. Ошентип, Кыргыз Республикасынын бардык жарандары, юридикалык жактары жана мамлекеттик органдары... мамлекеттик органдардын жана уюмдардын, жарандардын бирикмелеринин жана алардын кызмат адамдарынын ишмердиги тууралу, ошондой эле алардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдык таламдарын ишке ашырууга зарыл маалыматтарды ЖМК аркылуу тезинен алууга ақылуу.

Маалыматтын ачыктыгы мыйзам түрүндө мындайча аныкталган: «Маалыматтын ачыктыгы күндөлүк басма сөзгө, маалыматтык телерадиопрограммаларга жеткиликтүүлүгүндөй эле мыйзамда караптап учурларда маалымат булактары менен таанышуу мүмкүндүктөрүн да камтыйт. Бул берененин талабы купуя маалыматка, ошондой эле мамлекеттик, коммерциялык жана кызмат сырын камтыган маалыматтарга тарарайт.<sup>74</sup>

### **7.3. Төңчилик деген баарынын мыйзам алдындагы бирдейлигин билгизбейт. Кызмат адамдары жана коомдук фигуранлар**

Демократиялык мамлекеттерге тараган жалпы адамзаттык принциптердин бири бул коомдун эркин жана аң-сезимдүү эрки менен, өзгөчө жарандык коом институттарынын, бейөкмөт уюмдарынын, ЖМКлардын күчү менен шайланган бийлиги бар коом болуп саналат. Мында дал ЖМКлардын эркин ишмердиги саясый лидерлердин идеялары жана позицияларын билүүдө коомчулукка эң мыкты ыкма болуп саналат. Бул өңүттөн алганда жеке адамга караганда саясатчыга байланыштуу сын айттуу чеги кыйла кецири. Жөн-жай адамдан айырмаланып, саясатчынын ар бир сөзү жана кадамы журналисттердин жана коомчулуктун тыкыр талдоосуна кабылыш турат, демек, алар кыйла сабырдуу болууга тийиш...

Өз беделин коргоо - саясатчынын укугу, бул укугун ал жарандардын саясый темалар боюнча эркин алымсабак альшуу укугу менен төң салмакта кармоосу керек. Ким бирөө кызмат адамдары менен коомдук ишмерлердин ЖМКларга каршы доолорун кароодо бардыгынын мыйзам алдындагы төңчилигинин конституциялык эрежелерин бузат деп эсептейт. Бирок кызмат адамдары менен жеке адамдар «**мыйзам алдында төң**» болууга тийиш деген ырастоо «**төңчилик**» деген «**бирдейлик**» деген негизсиз божомолду түүдүрүт.

КР Конституциясынын 16-беренеси расасы, жынысы, саясый ишеними ж.б. белгилери боюнча куугунтуктоого жол берилбестигин ачыктайт. Бул белгилер адам өз эрки менен өзгөртүү кыйын же мүмкүн болбогон мунөздөмөлөр болуп саналат. Бул логикага ылайык, «кызмат» «белги» болуп санала албайт.

<sup>73</sup>

«Маалымат алуу кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө» КР мыйзамынын 6-беренеси (05.12.1997. №89).

<sup>74</sup>

Ошол жерде, 8-берене.

Ар бир адам өз ыктыяры менен башка адамдарга салыштырмалуу чектөөлөргө же артыкчылыктарга ээ болуу шартын коё алат. Ошентип, дал коомдук, саясый турмушка кириү ушундай кадамдардан саналат. Демократия шартында кызмат адамдары өз ыктыяры менен коомдук турмушка аралашат, бардыгын талкуулоого коом ақылуу экенин билет. Алардын көбү Конституцияны жана мыйзамдарды сактоо убадасын берүү менен ант алышат. Бийлик өкүлдөрү катары алар атайын жана купуя маалыматтарга, расмий ЖМКларга колу оной жетет, башка атайын артыкчылыктарга ээ. Бирок бул үчүн алар өз укуктарын пайдалануу менен эле салык төлөөчүлөр алдында жооп беришет.

Бирок жөн-жай адамдарга келгенде мыйзамдарды сактоо талаптарын айтпаганда бул эрежелер иштебейт, алар ант бербегендөн кийин кошумча жоопкерчиликтен оолак болушат. Мына ошондуктан, Европалык сот диффамация жана жеке турмуш жөнүндө мыйзам коомдук ишмерлерге жана кызмат адамдарына бирдей колдонулушу керек деген ырастоону четке какты. Башка эрежелердин кызмат адамдарына колдонулушу бул бардык маанилүү маселелерди эркин талкуулоого акысы бар коомдун кызыкчылыктары үчүн жасалгандыктан өзүн акттайт. Мыйзамдар кызмат адамдарынын сотко кайрылуу укугун чектөөгө тийиш эмес, ал болгону алар утуп кете турган эрежелерди аныктайт. Адамдын өңүнөн, социалдык тегинен, жынысынан жана башка мүнөздөмөлөрүнөн айырмаланып, «**кызмат**» – бул адам эркин тандап жана баштарта турган нерсе.

Кызмат адамынын жалпы аныктамасы Эмгек, Кылмыш, Администрациялык кодекстерде, ошондой эле Кыргыз Республикасында шайлоолор кодексинде камтылган. Мисалы, КР ККсында «туруктуу, убактылуу же атайын укук менен бийлик өкүлүнүн иш-аракеттерин же мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, ошондой эле КР Куралдуу күчтөрүндө жана башка аскер түзүлүштөрүндө уюштуруу-тескөөчү, администрациялык-чарбалык, көзөмөлдөөчү-ревизиялык кызматтарды аткарған адамдар кызмат адамдары деп таанылат. Бул кодекстин беренелеринде жооптуу абалды ээлеген кызмат адамдары деп КР Конституциясы, КР конституциялык мыйзамдары мамлекеттик органдардын укуктарын тикелей аткаралат деп аныктаган мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдар таанылат.<sup>75</sup>

Негизинен кызмат адамдары деп туруктуу же убактылуу бийлик өкүлүнүн милдеттерин аткарған, ошондой эле менчик түрүнө карабастан ишканаларда, мекемелерде же уюмдарда туруктуу же убактылуу уюштуруу-тескөөчү же администрациялык-чарбалык милдеттерди аткарууга байланышкан, же атайын укуктар менен ушул милдеттерди аткарған адамдар таанылат.

Ошентип, кызмат адамы партиянын башчысы, ишканда директору, депутат, бейөкмөт уюмуун ж.б. жетекчиси болушу ыктымал. Албетте, көп сан кызматтар бул аныктамага төп келет. Бирок: коомдук кызыкчылык адамдардын ушунча кеңири чегин камтыйбы? – деген суроо туулат? Арийне, көпчүлүктүн дээрлик бардык адамдарга, анын ичинде шайланган адамдарга кызыгуусу зор болот.

Кантсе да шайланбаган, бирок колунда бийлиги бар мамлекеттик кызматкерлер доогер болгон кезде кийла суроолор пайда болот. Европалык сот азырынча сөз, маалымат жана ой айтуу эркиндигинин өңүтүнөн алганда кызмат адамы ким экенин так аныктаган критерийлерди таба элек. Салыштыруу иретинде АКШнын сот тажрыйбасына кайрылса болот, ал жерде доогер кызмат адамдары ЖМК тарабынан “кара ниет ой” бар экенин далилдөө оорчулугун мойнуна көтөрөт, ошондуктан соттор аларды аныктоонун практикалык критерийлерин иштеп чыгышкан.

<sup>75</sup>

КР ККсынын 304-беренеси.

АКШда шайланбаган «кызмат адамдары» деп төмөнкүлөр аныкталган:

бийик мансаптуу, коомчулуктун көнүл чордонунда турган кызматтар, - бардык мамлекеттик кызматчылар (мисалы, министрлер);

мамлекеттик иштерге көзөмөл үчүн кызматчы кыйла жоопкерчилик тарта турган кызматтар (мисалы, парламент аппаратынын башчысы);

бийликке жана мамлекеттик укуктарга ээ болуп, аны аткарууда адамдардын жашоосуна кескин таасир эте турган кызмат (мисалы, милиционер, салык инспектору).

Бул стандарттар боюнча «кызмат адамдарына»: ректорлор, мамлекеттик университеттердин профессорлору, мектептин футбол командасынын устасы, тергөөчүлөр, милиция офицерлери, салык инспекторлору, мамлекеттик оорукананын баш врачтары ж.б.у.с. Бул тизмеден көрүнгөндөй, кызмат адамын аныктоодо анын мамлекеттик бюджеттен айлык алганы жалпы критерий болуп саналат.

**«Коомдук фигура»** болсо бир гана кызмат менен аныкталат. Бардык саясатчылар коомдук фигуранлар болушат, бирок бардык эле коомдук фигуранлар саясатчылар эмес. Бул доктрина кенири өнүүккөн АКШда коомдук фигуранлар эки категорияга бөлүнөт:

- 1) **Жалпы** – бул колунда чоң бийлиги жана таасири бар, бул чөйрөдө алардын аттарын көп адамдар дароо тааныган адамдар. Мисалы, шайлоого чыккан талапкерлер, диний ишмерлер, саясатчынын жубайы, кылмыш тобунун лидери, шоу бизнестин жылдыздары ж.б.у.с. Өз беделин коргоо боюнча бардык иштерде бул жана буларга окшогон коомдук фигуранлар аларга карата даана кара ниет иш жасалганын далилдөөгө тийиш.
- 2) **Шарттуу** – коомдук маанилүү окуяларга аралашкан, коомдук талкууларга катышкан ж.б. адамдар, алар өз беделин коргоодо чектөөлөргө кабылышы ыктымал. Бирок диффамация жөнүндө иштерде шарттуу коомдук фигура өзүнүн конкреттүү талкууга же иш-аракетке катышканы тууралу таратылган маалыматта кара ниет ойлор бар экенин далилдөөгө тийиш. Башка маселелерде алар жеке адамдар бойdon кала беришет.

Мисалы, кайсы бир каргашалуу окуялар тууралу макала автору бул макалага карата шарттуу коомдук фигура болуп саналсын дейли. Эгер ким бирөө автор өзү жазган окуяны үстүрт изилдеген деп ырастаса, анда автор өз беделин коргоо үчүн кара ниет ойду далилдөөсү кажет. Бирок ким бирөө ал былтыркы жылдын салыгын төлөгөн эмес деп жазса, анда автор жалпы жарандык сот өндүрүшүнүн алкагында далил табышы керек. Бирок, эгер автор каргаша окуялар жөнүндө өз макаласы жарыялангандан кийин кенири таанымал адам болуп калса, ал коомдук фигурага айланат да, өзу тууралу коомчулукка жарыяланган материалдан кара ниет ойду далилдөөгө тийиш болот.

Жеке турмушка жана маалыматтын купуялыгын сактоого укук КР Конституциясынын 16-беренесинде камтылган. Бирок **«жеке»** жана **«купуялык»** деген түшүнүктөр бир божомолго бириктирилип, бул укуктары бузулган адам өз укуктары бузулду деп аларды коргоо аракеттерин көрүүгө тийиш (таратпоо, сейфте сактоо ж.б.у.с.). Албетте, адам кенири коомдук ишмердик менен алектенген учурда ал жеке турмушун сактоо талабын коюуга дээрлик акысы жок.

Эгер адам теле аркылуу интервью берип, өз туулган күнүн же курагын жарыяласа, бул маалыматты өзү ачыкка чыгарган болот. Ошентип ал **«жеке адам»** болуудан калат да, ал маалыматты купуя деп атай албайт. Эгер кийинчөөк кайсы бир газета бул маалыматты

кайталаса, бул Конституциянын 16-беренеси караган укук бузу болуп саналбайт. Өзү тууралу маалыматты таратууга кызмат адамы өз ыктыяры менен макулдук берет. Ошондуктан, кызмат адамынын өз милдеттерин аткарууга байланышкан аракеттерин жекече же купуя деп атоого болбайт. Бирок кызмат адамынын “жеке турмушу” коомдук кызыкчылыкты жаратса, ойдогудай денгээлде корголо албашын көбү этибарга албайт.

Европалык соттун пикиринче, бул саясатчы жекече жашоо укугунан ажырады дегенди билдирибайт. Анда: кайсы учурларда коомчулук кызмат адамынын “жеке” иштери тууралу билүүгө ақылуу деген суроо туулат? Жооп ар бир иштин жагдайына жараша болот.

Бирок жалпы эреже төмөнкүдөй болушу мүмкүн: эгер кызмат адамы же коомдук фигура билип туруп эле өз жеке турмушун көпчүлүккө жарыяласа, же анын жеке иштери анын өз милдеттерин аткаруусуна себептүү байланышта болсо, анда мындай маалыматты таратуу укукка каршы деп эсептөлбеши керек. Мындай учурларда башка адамдардын сөз эркиндигине, ой жүгүртүү жана маалымат алуу укугуна КР Конституциясынын 16-беренеси боюнча кызмат адамынын укугун чектөөгө негиз болот.

Жогоруда айтылганга ылайык мыйзам иретинdegи бир кызык учурду белгилейли. «Журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө»<sup>76</sup> мыйзамдын 7-беренесинин соңку пункту арсар ой жаратат, анда «журналист кесиптик маалыматты жеке кызыкчылыктарына пайдалана албайт, жеке адамдын турмушу тууралу фактылары жарыялууга акысыз, ошондой эле аудио/видеожазма жабдыктарды маалымат булагынын же автордун уруксатысыз пайдалана албайт» деп бир беткей жазылган. Бул учурду мамлекеттик чиновниктер өз коррупциялык позицияларын коргоодо журналисттер менен таймашта карманышат. Ошентип, ЖМКлар менен мамлекеттик чиновниктер ортосундагы алака-каташты жөнгө салган, чиновниктерди бийлик укуктары жок адамдардан бөлүп караган мыйзам негизи жок болгондуктан, журналисттер мындай таймаштарда уттуруп коюуда.

## 8. Лингвистикалык изилдөөдө пайдалануучу айрым терминдер менен сөздөр

**Абзац** – кызыл сап, сап башында артка чегинүү. Үндүү сөздү текстке салууда (стенограммада) абзацка өзгөчө көнүл буруу керек, анткени ал айтылган сөздүн анык маанисине дал келбей калышы ыктымал

**Аббревиатура** – кыскартылган татаал сөз; сөз айкашындагы баштапкы элементтерден кыскартылып куралат. Аббревиатурага кирген баштапкы элементтин тибине жараша үндүү аббревиатура (түпкү сөз айкаштарынын баштапкы үндөрүнөн куралган: ТИМ – тышкы иштер министрлиги), тамгалуу (сөз айкаштарынын баштапкы тамгаларынан куралган: КР - Кыргыз Республикасы), муундуу (сөз айкаштарынын баштапкы муундарынан куралат: Юостмин - юстиция министрлиги) жана аралашмалуу (КазУУ-Казак улуттук университети).

**Аббревиация** – кыскартылган татаал сөздөрдү (аббревиатураларды) түзүү ыкмасы. Кээде кыскартылган сөздөрдүн түзүлүшүн да ушул ыкмага кошушат (профи-профессионал, Питер - Петербург).

**Абстрактуу сүйлөм** – жалпылап ыраствоо, ой-пикир камтылган сүйлөм. Мындай сүйлөм чыгарма авторунун тиги же бул ой-пикирин бекемдөө максатында анык чындыкты чагылдырат.

**Автордук баяндоо** – тексттин синтаксисттик куралышынын бир түрү, мында автор материалдагы тиги же бул каармандын сөзүнүн мазмунун өз баяндоосу аркылуу берет.

<sup>76</sup>

05.12.1997-жыл. № 88.

Ким бирөөнүн айткан сөздөрүн так же сөзмө сөз бербей койгондуктан, чатактар чыга калып жүрөт.

**Маанинин (маңыздын) актуализатору** – тил каражаты, анын жардамы аркылуу тиги же бул айтылган сөз ой жүгүртүү мазмунунун компоненти чындык менен салыштырылат. Тилдин кайсы гана болбосун бирдиги актуализатордун милдетин аткара алат (грамматикалык форма, сөз, фразеология, сөз айкашы, сүйлөм). Текстти лингвистикалык изилдөөдө кайсы бир маанинин (маңыздын) актуализаторун аныктоо талаштуу текстти талдоонун негизги милдеттерине кирет.

**Аллюзия** – белгилүү тарыхый, легендарлуу же турмуш-тиричилик фактысына адабий ишара. Адатта мындай факт жалпы подтекстти түзөт; текстте башка окуяларга, адатта тажрыйбадан, фондуу билимдерден (улуттук адат-салттарды, тилди алып жүрүүчүлөрдүн билимдери) белгилүү болгон окуяларга шилтеме кылуу. Окурманда (угарманда, көрөрманда) кандайдыр бир ассоциацияларды же реминисценция сезимин козгогондо гана аллюзия максатына жетет. Аллюзия талаштуу текстти талдоонун предмети боло албайт, анткени ал кабылдоого байланышкан (ишараны караңыз).

**Анафора** – сөздүн ар бир параллель элементинде бир эле сөздүн кайталанышына негизделген фигура. Журналисттик тексттерде синтаксисттик анафора көп колдонулат, ал бир эле грамматикалык конструкциянын кайталанышынан турат да, тексттин маани-мазмунун күчтөтүү же бөлүп көрсөтүү максатын көздөйт.

**Анафорикалык** – мурда айтылганга (жазылганга) кайрылуу, алдыдагы сөздү же сөздөрдү көрсөтүү. Тексттерде, анын ичинде талаштуу тексттерде да сөздүн мурда айтылган элементтерине кайрылган атоочтор көп колдонулат да, мында ат атоочтун тексттин мурдагы компоненттери менен шайкеш келбеген учурлар болушу ыктымал (катафорикалык дегенди да караңыз).

**Тексттеги анафорикалык байланыштар** – тексттеги бөлүктөр (сөздөр, сөз айкаштары, айтылган ойлор) ортосундагы карым-катнаштар, анда бир сөздүн (сөз айкашынын, айтылган ойдун) мааниси башка сөзгө (сөз айкашына, айтылган ойго) кайрылат. Эксперттер талаштуу тексттерде ат атоочтордун анафорикалык колдонулушуна көп туш болушат. Мисалы: Петров пара алчу, бирок ага дайыма акча жетпейт – сүйлөмдүн экинчи бөлүгүндө ага деген ат атооч сүйлөмдүн биринчи бөлүгүндө аталган Петровду туюндурат.

**Ат атоочтордун анафорикалык колдонулушу** – мааниси белгилүү бир контексте гана түшүнүктүү болгон ат атоочтордун колдонулушу (мисалы: ал, алар, бул ж.б.у.с.).

**Антонимия** – тексттин ар башка компоненттеринин семантикалык карамакаршылыгы. Бул тексттин маани-маңызын арттыруу же белгилүү бир мазмунду, маанини актуалдаштыруу ыкмасы катары кызмат кылат.

**Арго** – жаргон дегендин эле өзү; бирок андан айырмасы - бул терминдин кемсинтүү маани-маңызы болбайт.

**Ассоциация** – белгилүү бир көрсөтмөлөр ортосундагы байланыш, мында бирөө экинчисин ээрчитип чыгат.

**Аутенттүүлүк** – бирөөнүн (тексттин) башкага окшоштогу. Электрондук ЖМКлардын оозеки тексттерин талдоодо оозеки тексттин жана жазма тексттин аутенттүүлүгүнө көнүл буруу зарыл.

**Афазия** – сүйлөмдүн бузулуш формасы, ал тил бирдиктеринин айтылышы менен мазмунунун арасында байланыштын үзүлүшүнөн көрүнөт.

**Афоризм** – туруктуу учкул сөз, ал турмуш чындыгынын белгилүү бир көрүнүшү жөнүндө жалпылоочу жана бүткөн бир ой кыска жана нуска берилет (учкул сөздөр, сентенция, цитация дегендерди караңыз).

**Тилдеме сөздөр, тилдөө** - орой, мазакоо сөздөрү, тилдөө (караңыз: инвективдик лексика, мазактоо, тилдөө).

**Сөзмө сөз берүү -** 1) бир нерсеге таптак шайкеш келүү, сөзмө сөз, мисалы: сөзмө сөз көчүрүү; 2) сөздүн маани-маңызы жөнүндө: тикелей, көчүрүлбөгөн (сөзмө сөз дегенди караңыз).

**Кириши сөздөр, конструкциялар** – синтаксисттик жактан обочолонгон жана сүйлөп жаткан адамдын маалыматка мамилесин билдирген сөздөр жана сүйлөмдөр, мисалы: балким, албетте, адатта деп айтышат (божомол, ыраствоо дегендерди караңыз).

**Маалыматтардын вербалдык (сөз) формасы** – маалыматтар өз ара байланышып, айтылган ойлордун чынжыры катары берилген форма; жабык вербалдык форма — маалыматтар сөз түрүндө, түз эмес, тикелей байланышта эмес, өзүнөн өзү түшүнүктүү деген ойдо берилген.

**Верификация** – бир нерсе же ким бирөө жөнүндө ойдун, ыраствоонун аныктыгын далилдеө. Адатта верификация маалыматтын чындыкка төп келүүсүн жакшылап текшерүү аркылуу ишке ашырылат.

**Кастыкты тутандыруучу** – белгилүү бир улуттук, расалык, диний топко же ушул топтун айрым адамдарына карата терс мамилени козутуп, алардын укуктарын чектөөгө же аларга каршы зомбулук аракеттерге түрткөн терс эмоциялык баа камтылган маалымат.

**Суроолуу сүйлөмдөр** – мындай сүйлөмдөр ыраствоочу болуп саналышпайт. Адатта суроо белгиси бул сүйлөмдө суроо бар болгондугунан улам коюлат – бул болсо бир нерсе тууралу ой-пикир билдирибegen, башкача айтканда, бир нерсе ырастабаган же четке какпаган ой жоруу формасы болуп саналат. Суроолуу сүйлөмдөр үч топко бөлүнүп жүрөт: Жокко чыгаруу – ыраствоону же четке кагууну билгизген суроолуу сүйлөмдүн айрым түрлөрү: а) суроолордун өзү, б) риторикалык, в) суроолуу-козгоочу. Риторикалык суроо кыйыр ыраствоону же кыйыр четке кагууну камтыйт. Риторикалык суроолуу сүйлөмдөр жоопту талап кылбайт; эмоцияга жык толгон сүйлөмдүн стилистикалык каражаты катары колдонулбайт: Бул жөнүндө канча айтып жана жазса болот? - «Биз бул жөнүндө көп жолу айтып жана жазганбыз». Суроолуу-козгоочу сүйлөмдөр сезим козгоо (өтүнүч, кенеш, буйрук ж.б.) жышаанын камтыйт.

**Тексттин багыттын кабылдоо** – текстти (берүүнү) окурмандардын (көрөрмандардын) түшүнүүсү. Кабылдоо абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо иштери боюнча лингвистикалык экспертизанын предмети боло албайт, анткени, бул териштириүүлөрдө текст гана талашка түшөт. Жок дегенде «орточо» кабылдоону аныктоо үчүн атайын социологиялык, психологиялык, культурологиялык жана башка изилдөөлөр зарыл. Кабылдоо деген табит гана болуп саналат эмеспи.

**Кастык** – жаман көрүү, жактырбоо, жек көрүү сезиминин, кандай гана жол менен болбосун ким бирөөнүн укуктарына жана мыйзамдуу таламдарына доо кетирүү ниетинин көрүнүшү.

**Кыстарма** – басма ишинде: макаланын алдына же аягына коюлган, башка арип менен терилген же башка типографиялык ыкма менен бөлүнгөн кыскача түшүндүрмө текст. Бүт текстти талдоодо кыстарманын мазмунун да эске алуу керек, себеби ал жарыяланган текст менен бир бүтүн болуп саналат.

**Айтылган ой** – маалыматтын (маалыматтардын) бүткөн бир фрагментин берген жана толук же толук эмес структуранын сүйлөмү катары лингвистикалык жасалгаланган эң чакан сөз бирдиги. Айтылган ойдун синонимдери: сүйлөм, фраза, пикир.

**Ишкердик бедел** – адамдын, уюмдун (мекеменин, фирманин) иш сапаттарынын коом тарабынан оң же терс бааланышы. Албетте, оң ишкердик беделди коргошот.

Сапаттар менен сыпаттоолордун жыйындысы болгон ишкердик бедели аркылуу өз контрагенттеринин, кардарларынын, коллегаларынын, ышкыбоздорунун (мисалы, шоубизнес үчүн), шайлоочуларынын (шайлануучу кызматтар үчүн) көзүнө илинет жана бул чөйрөдө башка кесипкөйлөрдүн арасында өз жүзүн көргөзүп турат. Бул жеке адам же юридикалык жак болгону да маанилүү. Ишкердик беделди кемсингүү же басынтуу тийиштүү адам тараган маалыматтардын чын дилден чыкканына же

чыкпаганына карабайт. Айрым учурларда ишкерди беделди авторитет менен оқшоштуруп жүрүшөт.

**Дефиниция** - аныктоо, түшүнүктүү, сөздү түшүндүрүү.

**Диалог** – айтыш сөздөрдөн кураган сүйлөмдөр.

**Ар-намыс** – адамдын өз касиеттерин баалоосунун жеке аң-сезиминде оң жагынан чагылыши. Абийирден айырмаланып, ар-намыс – бул жөн гана өз инсандыгын жана жорук-жосундарынын социалдык жана адептик эрежелерге шайкеш келишин баалоо гана эмес, ошондой эле өзүн адам катары (адамдык ар-намыс), инсан (жеке ар-намыс), белгилүү бир социалдык топтун же жамааттын өкулү (мисалы, кесиптик ар-намыс) катары өз баасын андоо, бул жамааттын өзүнүн (мисалы, улуттук ар-намыс) баасын сезүү. Ар-намыс – адамдын өзү жөнүндө оң ой-пикири. Укуктук өңүттөн ар-намыска доо кетириүү тууралу айтса болот.

**Жаргон** – айрым социалдык топтун тили, адатта оозеки түрүндө колдонулуп, ушул эле тил жалпылыгынын (кылмыш дүйнөсүнүн, кеңселик, спорттук, студенттик ж.б.) башка бөлүктөрүнөн тилдик өзгөчөлөнүү максатын көздөйт (арго дегенди караңыз).

**Маалыматты түз айттай (пресуппозитивдик) жеткирүү** – окуянын айрым жактары тууралу текстте түз айттылбаса да, айткан жана уккан адам билген маалымат.

**Сөздөрдүн оюну** – караңыз: каламбур.

**Идиома (идиоматизм, идиомалык сөз)** – фразеологизмдин эле өзү, б.а., мааниси боюнча туруктуу, бир бүтүн сөз айкашы, ал сүйлөмдө өзүнчө сөздүн эквивалентинин милдетин аткарат. Идиомалар ачык көрүнгөн стилистикалык өзгөчөлүктөргө ээ болгондуктан, алар сөздүн жана тексттин ажарын ачат, тамашалуу ж.б. кылат.

**Импликация** - логикада: эки сүйлөмдөн логикалык байланыш каражаты менен мааниси боюнча “Эгер..., анда” деген байламтага шайкеш келген татаал сүйлөм түзгөн операция.

**Инвектива** - инвективдик лексика дегенди караңыз.

**Инвективдик лексика** - (1) инвективдик жана (2) инвективдик эмес лексика: (1) кайсы бир даректи же үчүнчү жакты мазактоону же басынтууну билдириет, (2) экспрессивдүү болуп саналат (терс бааны жана/же эмоциялуу- экспрессивдүү компонентти камтыйт), бирок жаман ниетти карманбайт. Биринчи топко (инвективдик лексика) сүйлөшүүдө колдонулган коомдук адеп-аклактын эрежелерин бузууга жаткан сөздөр менен сүйлөмдөр кирет. Бул жаргондордон, диалекттерден же кадыресе сөздөрдөн турган адабий нормадан тышкаркы да, адабий да сөздөр болушу мүмкүн. Бирок шүмшүк, ақмак деген сыңары адабий сөздөрдү конкреттүү кырдаалга байланыштуу колдонуу коомдук адеп-аклак эрежелерине сия бербейт. «Инвективдик сөздүн тар маанисинен алып караганда кайсы бир социалдык топ тарабынан кескин жана тыюу салынган катары кабылданган сөз агрессиясынын ыкмасы катары аныктоого болот. Бир аз башка өңүттөн коддоштурулбаган (тыюу салынган) каражаттар менен ишке ашырылган этикалык табунун вербалдык (сөздүк) бузулушун инвектива деп атаса болот. (Жельвис В.И. Сөз жана иш: бузуку сөздөрдүн юридикалык аспектиси//Юрислингвистика-2: орус тили анын табигый жана юридикалык турушунда. Барнаул, 2000, 225-бет); (инвективдик эмес лексика)

**Интерпретация** – бир нерсенин мазмунун, маанисин түшүндүрүү, чечмелөө.

**Маалымат (маалыматтар)** - (латынча *informatio* – баяндоо, түшүндүрүү) – адамдар оозеки, кат жүзүндө же башка ыкмалар менен (шарттуу белгилердин, техникалык каражаттардын ж.б.) берилген маалыматтар. (Азыркы түшүндүрмө сөздүк, «Большая Советская Энциклопедия» басмасы, 1997); Демек, маалыматтарды жеткирген сүйлөмдөр маалымат сөздөрү болуп саналат. Талаштуу текстти (же анын талаштуу фрагменттерин) укуктук баалоо үчүн бул ырасталган сүйлөмдөр болгонун же суроолу сүйлөмдөр болгонун аныктоо маанилүү. Бул – дүйнө, окуялар жана иштердин жагдайы жөнүндө, маалымат жиберүүчүнүн бул окуяларга мамилеси жөнүндө тилдик сүйлөмдөрдүн

жыйындысы. Дүйнөдөгү иштердин абалын ондоого багытталган сүйлөмдөр (буйруктар, башка тескөөчү документтер) маалыматтын болу түшүнүгүнө кирбейт. Маалымат: фактологиялық – конкреттүү кырдаалдар, окуялар, жеке адамдын жоруктары же жүрүмтурумдары, юридикалық жактын ишмердиги жөнүндө; жалпылоочу – типтүү окуялар, кайсы бир топтордун типтүү өкүлдерүнүн типтүү жүрүм-туруму, турмуштук адат-салттар жөнүндө; баа берүүчү – адамдардын сапаттары жана жоруктары, дүйнөнүн кайсы бир көрүнүшүндө, кайсы бир баалуулуктар системасында (жакшынын же жамандын конкреттүү түрлөрүндө - сенсордук, рационалдық, эмоциялық, социалдық, утилитардық, этикалық, эстетикалық) жакшы же жаман деп сүрөттөлгөн кырдаалдар жана окуялар жөнүндө; концепциялық – табигый же социалдық мыйзам ченемдиктер жөнүндө теориялық-аналитикалық маалымат.

**Бейтарап маалымат** – кырдаал, окуя (көрүнүш, адам, адамдын иштери) жөнүндө маалымат (маалыматтар), анда дүйнөнүн көндүм көрүнүштөрү баалуулук категорияда сүрөттөлбөйт (мындай маалыматка жакшы же жаман деген баалар колдонулбайт – анда болуп жатат, болгон жана болот деген гана сөз колдонулат). Же бул автордун айтып жаткан предметке (маалыматка) мамилеси жана автордук эмоциялар болбогон маалымат (Кыш келди. Парламентке шайлоо жакындал келатат. Бизнесменди өлтүрүштү). Бейтарап маалымат (маалыматтар) чындыкка төп келээр-келбеси текшерилиши мүмкүн.

**Оң маалымат** – кырдаал, окуя (көрүнүш, адам, адамдын жоруктары) жөнүндө маалымат (маалыматтар), алар ушул коомдун баалуулуктар системасында (кабыл алуунун жана ой-пикир айтуунун жергиликтүү стереотиптердин социалдық жана культурологиялық жактан шартталган негизинде) бул коом тарабынан жакшы, мактоого арзырылых деген маалымат.

**Терс маалымат** – акыл-сезимдин, адеп-аклактын (“жазылбаган мыйзамдын”) же укуктук өңүттөн (юриспруденция жаатында атайын билимдери жок кадыресе кайсы жаран болбосун түшүнө алган ченемде) юридикалық же жеке жактын жаман жактарын камтыган маалымат (маалыматтар). Эгер терс маалымат (маалыматтар) чындыкка шайкеш келбесе, бул маалыматта айтылган субъективини булгайт. Эгер маалымат чындыкка шайкеш келсе, бул маалыматта айтылган адамдын абийирин кетирет.

**Шакаба, шакаба сөздөр, шакабалуу сүйлөм** – абдан кылдат, кыйыр айтылган такмаза сөздөр. Булар адатта айтылган сөзгө карама-каршы маанисинде атальшта (же бүтүндөй сүйлөмдө) камтылат. «Шакаба... айтылган (жазылган) сөздү дал өзүндөй түшүнүүнү жокко чыгарган контексттин же билимдин негизинде айкындалат (Скребнев Ю. Шакаба//Орус тили: Энциклопедия. М., 1997, 159-бет).

**Историзмдер** – жоголуп кеткенинен же алар билгизген түшшүнүктөр маанисинен ажырагандыктан колдонуудан чыккан сөздөр, сүйлөмдөр; пассивдүү лексикага таандык.

**Маалымат булагы** – бир нерсе тууралу андай же мындай маалымат берген тарап. Так атальган же купуя адам (бизге белгилүү болгондой...) маалымат булагы боло алат. Тексттерде маалымат булагы өзгөчө синтаксисттик конструкциялардын (кириш же кыстарма конструкциялардын, айрым сүйлөмдөрдүн ж.б.) жардамы менен көрсөтүлөт. Маалыматтын аныкталбаган булагына шилтеме жасоо маалыматты таратканды жоопкерчиликтен бошотпойт.

**Каламбур** – сөздөрдүн оюну, бир контексте бир эле сөздүн эки маанисин атайылап кошуу же ар башка сөздөрдүн айтылышындагы окшоштукту пайдалануу аркылуу адатта күлкү (жылмаю) жаратуу.

**Катафориялык (катафора)** – тексттин кийинки компонентин жана аны менен мазмун жагынан байланышты көрсөтүү. Катафориялык байланыштар менен мамилелер негизинен маалыматты алууга мүнөздүү, анда ат атооч сөз: “Сизге бул тууралу ким айтты? – жергиликтүү гезиттин журналисти айтты” деген жооптун курамына кирген сөздүн алдында айтылат. Талаштуу тексттерде талаштуу тил бирдиги тексттин кайсы мазмундуук компоненти менен шайкеш келээрин так аныктоо зарыл болгон учурлар кездешет. Текстти

байламта жана бир бүтүн сүйлөм чыгармасы катары семантикалык-синтаксисттик талдоо аркылуу ушул өндүү милдеттерди чечүүгө өбелгө болот.

**Жалаа** – бул башка адамдын абийирине, ар-намысына доо кетирген же анын иш беделин булгаш үчүн атайын чыгарылган жалган маалыматтарды таратуу же жалган айып. Жалган маалыматтардын атайылап чыгарылышы деген жалаа тараткан адам башка адам тууралу айткан маалыматтары чындыкка төп келбесин же төп келбей калышы мүмкүн экенин билет дегенди билдирет. Таратылган маалыматтар чын болуп калышы (ошондой эле жалган болушу) ыктымал деген божомолду атайылап чыгарылган деп эсептөө зарыл. Жалган маалыматтар конкреттүү болууга, б. а., текшерүүгө жаткан фактыларды камтууга тийиш. Адам тууралу «жаман» же «адепсиз» деген сөздөр бул кабарды жалаа катары баалоого жетищсиз. Мазактоодон айырмаланып жалаа жапа чеккен адамга байланыштуу фактыларды анын абийирин кетиргидей атайылап апартып чыгарууну милдеттүү элемент катары камтыйт. Лингвист-эксперт мындан атайын ниетти көрбөшү мүмкүн.

**Орчуңдуу сөз, орчуңдуу сөздөр, орчуңдуу фразалар** – текстти маанисине жараша түзүүдө үстөмдүк ойлор, негизги сөздөр, фразалар.

**Коммуникациялык ниет, коммуникациялык бағыт** – сүйлөгөн же жазган адамдын максаты. Көркөм чыгарма жаратууда (анын ичинде публицистик да) коммуникациялык ниет (коммуникациялык бағыт) автордун ою аркылуу ишке ашат.

**Коннотация** – сөздүн маанисинин компоненти (компоненттери): эмоциялуу, баалоочу, ассоциациялуу, стилистикалык. Бул компонент (компоненттер) сөздүн негизги маанисин коштойт, арттырат. Коннотациялык компоненттер негизинен субъективдүү жана көп факторлорго, мисалы, тилди алып жүрүүчүнүн билим деңгээлине, анын дүйнө таанымына жана дүйнөгө көз карашына көз каранды. Айрым сөздөрдө коннотациялык компоненттер сөздүктөрдө атайын белгилерге алынган: шак. (шакаба), тек. (текебер), жек көр. (жек көрүүчүлүк) ж.б. Мисалы: клоака - 2. Өтмө маанисинде. Кандайдыр бир өтө ыплас, булганыч нерсе жөнүндө (булганыч жер, адептик жактан ыплас чөйрө) (китептик жек көрүүчүлүк); бандюга – бандит дегендин бир аты; түнөк – душмандын түнөгү; тирада (китептик шакаба) – көтөрүңкү маанайда узак айтылган фраза, сөз. Сөздүктөрдү да адамдар түзгөндүктөн, атайын белгилердин баарын эле сөз жок объективдүү санаш болбайт. Коннотациялык компоненттер көп учурларда дүйнө көрүнүшүнүн улуттук өзгөчөлүктөрү менен шартталган. Коннотациялык компоненттер синонимдер жана синоним сүйлөмдөрдү салыштырууда байкалат: өкмөт (бейтараптуу) – атка минерлер – бийлик чокусу.

**Контекст** – тексттин, айтылган ойдун мааниси жагынан бүткөн бир бөлүгү. Контекст деп ошондой эле сөз жана ой айтуу моделин аныктоочу шарттарды, кырдаалдарды жана маанинин айрым компоненттерин конкреттештирген жана маанисин арттырган айрым компоненттерин да аташат.

**Кыйыр сөз** – бөтөн сөздү тил жагынан жасалгалоо ыкмасы, мында ким бирөөнүн сөзүнүн жалпы мазмуну гана берилет.

**Сын** – коомчулуктун көнүлүн буруу максатында кандайдыр бир коомдук көрүнүштүү, адамды, ким бирөөнүн ишмердигин талкуулоо жана талдоо. Адатта сын кайсы бир кемчиликтөрди ашкерелөөгө бағытталгандыктан, сын материал ким бирөөнүн же бир нерсенин оң образын жарата албайт. Калыс сынга негизги талап – материалдын авторунун ырастоолорунун аргументтүүлүгү, ал мисал тарткан маалыматтардын чындыкка шайкештиги.

**Учкул сөздөр, сүйлөмдөр** – белгилүү бир адабий, публицистикалык, илимий булактардан, жалпыга маалымдоо каражаттарынан тилге кирген туруктуу сөз айкаштары, ошондой эле анык тарыхый адамдар айтып, кецири жайылган жана таанылган сөздөр (мисалы: Кыргызстанда жалкоолор гана уурдабайт...). Учкул сөзгө айланган цитаталар текстте атайын белгиленип, же шилтеме жасалышы шарт эмес.

**Лексикон** - сөздөрдүн жыйындысы. Бул термин тилдин сөздүк курамына же белгилүү бир индивидуумдун сөз байлыгына гана карата эмес, ошондой эле ар кайсы топтордун

жаргондоруна да ылайык колдонулат: кылмышкерлер лексикону, блаттык лексикон ж.б.у.с.

**Метафора, метафорикалық** – бир предметти, көрүнүштү башкасына образдуу салыштыруу, окшоштуруу; ар кайсы себептер боюнча окшоштуктарынын негизинде сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү өтмө маанисинде колдонуу ж.б. Метафора журналисттик тексттерде автордун жеке баасын, автордун окуяга (жаңылыкка) мамилесин билдириүү үчүн экспрессивдүү, көркөм тилдик каражат катары колдонулат.

**Ой-пикир** (фактылар, окуялар, адамдар тууралуу) – окуяларга, кырдаалга, адамдарга ким бирөөнүн көз карашын чагылдырган пикир. Ой-пикирде чындык жөнүндө эмес, айтып жаткан (сүйлөп жаткан) адамдын ан-сезиминде образ, чындык көрүнүшү жөнүндө маалыматты камтыйт. Ой-пикирдин чындыкка шайкештигин текшерүү мүмкүн эмес, аны менен келишсе болот, келишпесе болот, бирөөнүн пикирин талашып, өз пикиринди, башка пикирди айтса болот. Тексттерде айтылган ойлор көп учурда фактылар жөнүндө сөздөр менен тыгыз байланышта болуп калат, ой-пикирлер болсо фактыларга таянат, ошентип, талаштуу тил бирдигин аныктоо, атап айтканда, айтылган сөз бирдигин ким бирөө же эмне бирөө жөнүндө ырастоо деш керекпи же белгилүү бир ой-пикирдин чагылышы деп эсептөө жагы лингвист изилдөөчүнүн милдети болуп саналат.

**Матизмдер** – тилдеме сөздөр.

**Тилдеме, сөгүнмө сөздөр** – жагымсыз тилденүү; (орунсуз лексика, одоно сөздөр, маанисинен ажыраган лексика дегенди караңыз).

**Ишара** - текстте: четин чыгарганда эле түшүнүүчү сөздөр. Түшүнүктүү болгонун аныктоо мүмкүн болбогондуктан, ишара жамандай, мазактай же басынта албайт. Лингвист эксперт ишараларды аныктай алат, бирок алар терс мазмундагы маалыматты табууда аргумент боло албайт. Ишара одоно болсо, ал эми ишара жасаган адам сөз багышталган адамды басынтууну ниет кылса, демек, мазактоо болуп саналат.

**Улуттук, диний, расалык өзгөчөлүк же артыкчылык** – адамдардын бир тобунун кайсы бир белгилери боюнча башкаларынын жеткиликсиз болушунан улам, б.а., алардын табигый, биологиялык, социалдык, адептил жактан жаман чыгышынан улам артыкчылык кылышы.

**Инвективдик эмес лексика** – экспрессивдүү лексика - терс бааны жана/же эмоциялык-экспрессивдүү компонентти камтыйт, бирок багышталган адамды мазактоо же басынтуу ниети болбайт. Конкреттүү кырдаалга байланыштуу шүмшүк, акмак сыңары адабий сөздөрдү инвективдик лексиканы колдонуу сыйктуу эле коомдук адеп-аклакка карама-каршы келет.

**Бейтарап лексика** – стилисттик жактан белгиленбеген лексика, сөздүктөрдө атайдын белгилер коюлбайт.

**Адепсиз сөздөр, одоно лексика, обсендик лексика** - «...бул макала жарыяланып жаткан чакта көпчүлүк окурмандар, балким, айрым учурда айтууга жараса да, негизинен адепсиз, жарык көрүүгө жараксыз деп санаган сөздөрдүн колдонулушу. Орусиялык тажыйбада адепсиздик көбүнese сексуалдык түшүнүктөр — гениталиялардын одоно аталышы, жыныстык катнаш, жыныстык мүчүлүштүктөр ж.б. менен байланышкан» (Жельвис В.И. Сөз жана иш: булганыч сөздөрдүн юридикалык аспекті//Юрислингвистика-2: орус тили анын табигый жана юридикалык турушунда. Барнаул, 2000, 227-бет). Адепсиз сөздөр уккан адамга багышталган. Обсендик лексика (латынча *obscenus* - ыплас, адепсиз) – адепсиз, одоно лексиканын терминологиялык аталышы. Ар башка тилдик көрүнүштөрдө ар кандай адепсиз сөздөр; улуттук бөтөнчүлүк менен мунөздөлгөн адепсиз лексика башкасына караганда көбүрөөк; ар бир улуттук маданиятта каршылашына таасир этүүнүн ар кыл мазактоочу-эмоциялык ыкмалары – анын дарегине ачуу сөздөн тарта ыплас тилдөөлөргө чейин болот.

**Номинация** – наам, аталыш жарайян же натыйжа катары.

**Тилди алып журуүчү** – тиги же бу тилди билген жана өз эне тили катары тааныган адам.

**Ыза** – ыза болгон адамдын көз карашынан алганда: насыя тарткан кала жана ошол кападан чыккан сезим. Соттук теришириүүлөрдө чындык такталгандыктан, талаштуу текстти талдоодо ыза талкуу предмети боло албайт. Мындан тышкary, доогер көп учурда ызаны сын пикир менен чаташтырып алат. Ыза деп саналган маалыматтар: адамдын дene мүчөлөрү тууралу (ийри бут, кашка баш, бою жапыз, үнү бузук, колдору кыска ж.б.), анын күнүмдүк адаттары (жыртык шымчан жүрөт, жамаачы халат жамынып жүрөт), анын сүйлөө манерасы (сөздү жутуп сүйлөйт, мыңқылдап сүйлөйт, оозунан түкүрүк чачырайт), анын кийинүү манерасы (шалпыыйп кийинип алган, улгайган аял тууралу: баладай кийинип жүрөт), эркектин аял менен мамилеси жөнүндө (аялдарды кол капиталмаштырат; бойдок аял тууралу: ойношторунан баш адашат).

**Күндөлүк лексика, күндөлүк тил** - күнүмдүк, көнүмүш.

**Обсендик лексика** – адепсиз, одоно лексика, тилдеме дегендерди караңыз.

**Окказионализмдер, окказионалдык сөздөр** - жекече неологизмдер.

**Мазактоо** – одоно түрдө адамдын абиийирин жана ар-намысын кемситүү. Атайын жалган таратылган ушактардан айырмаланып, мазактоо маалыматтарынын аныктыгы же жалгандыгы мааниге ээ болбайт. Тажрыйбага ылайык, белгилүү бир адамга карата колдонулса, мазактоо болуп саналышы ыктымал болгон адабий тилдин жана элдик оозеки сөздөрдүн түрлөрү бөлүнгөн. Кылмыш катары жазага жата турган мазактоо коомдогу адеп-аклак эрежелерине таптакыр сыйбаган адепсиз, өтө уятсыз формада көрүнөт. Мазактоонун максаты багышталган адамдын кемдигин, жамандыгын жана/же анын ишине, ээлеген ордуна татыксыздыгын баса белгилүү болуп саналат. Мазактоо ишара (кыймыл-аркылуу) аркылуу да көрүнөт.

**Сыпattoо** (фактыларды, окуяларды, адамдарды) – тексттеги сыпattoо сөзү адамды сыпattаган сөздөрдүн жана түзүлүштөрдүн, анын ичинде «жаман/жакшы» же алардын так айтылган түрлөрү (ак ниет, кара ниет ж.б.) деген элементтерин бөлүп көрсөткөн эмоционалуу-экспрессивдүү сөздөр. Оң сыпattoо болгондо («жакшы» деген же анын так айтылган түрлөрү) оң маалымат тууралу сөз болушу мүмкүн. Терс сыпattoодо («жаман» деген же анын так айтылган түрлөрү) маалымат тууралу сөз болушу мүмкүн.

**Паронимия, паронимдер** – сөз түркүмүндөгү тамырлаш, айтылыши окшош, бирок мааниси ар башка сөздөр.

**Өтмө маани** – сөздүн негизги лексикалык мааниси менен байланышкан. Өтмө мааниси окшоштугуна, аралашмасына ж.б. боюнча ар кандай ассоцияцияларынын негизинде болот – белгилүү типтеги саясатчы жөнүндө. Журналисттер көбүнчө экспрессивдүү максатта сөздөрдү өтмө маанисинде колдонушат, мында сөздөрдүн тике жана өтмө мааниси кагылышат (тил оюну) да, тексттин бир өңчөй кабыл алынбашына апкелиши ыктымал.

**Маалыматты текстте айтпай берген маалымат** – мында маалымат тексттин өзүндө болбайт, бирок аны угарман оюй эле баамдайт.

**Зекиме сөздөр, сүйлемдөр** – жактыргабаган, айыптаған сөздөр, ой айтуу.

**Жаманатты кылган маалымат (маалыматтар)** – бирөөнүн аброюн булгаган, абиийирин төккөн маалыматтар (маалымат). Жамандаган маалыматтар – бул чындыкка төп келбеген маалыматтар болсо, абиийр төккөн маалыматтар болсо – бул бирөөнү жок жерден шерменде кылуу, абиийрине асылуу.

**Божомол** – бир нерсе жөнүндө алдын ала ой айтуу, ой жоруу. Адатта божомол кайсы бир фактыларга таянуу аркылуу тыянак чыгаруу билимдеринин бир көрүнүшү болуп саналат. «Гипотеза» деген терминдин синоними катары колдонулат. Ырастоодон айырмаланып, божомол атайын белгилерди – ишенимсиздикти, күмөн саноону, ал же

тигил окуянын чыгыш мүмкүндүгүн, жоромолдорду (мисалы, болушу мүмкүн, сыйагы, ушундай ой келет ж.б.у.с.) чагылдырган сөздөрдү камтыйт. Божомол чынында тексттин автору алдын ала айта турган жүйөлөрдү, алардын чындыгынан күмөн саноосун баса белгилейт. Мында тексттин тыянактоочу бөлүгү божомол түрүндө болсо, мындан божомолду кескин ырастoo катары кабыл албоо керек. Мисалы: бириңчи беш абзацта автор пара алуу фактысын ырастoo түрүндө баяндаган (пара деген сөздү пайдаланбастан туруп), кийинки тыянактоочу бөлүгүндө болсо мындан сүйлөм кетет: Мага бул парадай туюлду. Бул сүйлөмдө божомол белгиси (мага туюлат) болсо да, бул божомолду кескин ырастoo деп айтууга болбайт, анткени буга чейинки айтылган маалыматтар пара деп ырастаган.

**Пропаганда** – кеңири чөйрөдө кайсы бир идеяларды, көз караштарды таратуу же улуттук, расалык же диний кастыкты козуууга багытталган сөздөр. Пропаганда чакырыктар, үндөөлөр, үйрөтүүлөр, кенеш берүүлөр, эскертуүлөр, талап коюулар ж.б. түрдө болушу мүмкүн.

**Бедел (Репутация)** – коомдук пикирде инсанды баалоо, кайсы бирөөнүн сапаттары, ар-намысы жана кемчиликтери жөнүндө бирөөнүн пикири жарыяланган. Бедел адамдын коомдогу түз жүргөндүгүнө жараша, башка адамдардын ал тууралу же анын өзү тууралу элесине жараша даражасын аныктайт.

**Риторикалык суроо** – түзүлүшү боюнча суроолуу сүйлөм, бирок баяндоо сүйлөмүндөй эле бир нерсе тууралу маалымат. Риторикалык суроодо маалымат дайыма ар кандай экспрессивик-эмоциялык маанилер менен байланышкан.

**Маалыматтар** – тиги же бул окуяларды же алардын айрым компоненттерин сүрөттөө (сыпattoо) камтылган тексттер. Андайлар фактология болушу (бейтарап маалымат камтыши) же сыпattoо (оң же терс маалыматты камтыши) болушу ыктымал, чындык жана жалган болушу мүмкүн. «Кайсы бир адам билип туруп жалган маалыматтарды таратса, бул атайы эле жалган маалыматтар катары сыпattалат». Жамандоо маалыматтары – бул чындыкка төп келбegen, коомдук пикирде же айрым жарандардын пикиринде коомдун мыйзамдарынын же адеп-аклак эрежелеринин өнүтүнөн алгандада жарандын абиийирин жана ар-намысын булгаган маалыматтар. Маалыматтар деп фактылар тууралуу ырастоолорду түшүнүү керек. Маалыматтар эгер адамдын ишмердигине байланышкан фактыларга негизделбegen баалоочу ой жорууларды (б.а., ким бирөөнүн пикири болуп саналса) камтыса, ал жамандоо болуп саналбайт: сыпattoо – ар бир адамдын ички ишеними.

**Ой жоруу - 1)** логикада: түшүнүктөр менен операция жасоо, алардын бири (субъект) башкасы аркылуу аныкталат жана ачылат (предикат). Ар бир ой жорууда предметтер менен көрүнүштөрдүн, алардын касиеттери менен мамилелеринин бир нерсеси ырасталат же четке кагылат. 2) ой-пикирдин өзү. Баяндоо божомолу формасында айтылып, объектилер жөнүндө бир нерсе ырасталган ой, ал иш жүзүндө чындык же калп болуп саналат. Лингвистикалык экспертиза талаштуу тексттерди талдоодо фактылар тууралу ой жоруу, пикир айтуунун териштиret.

**Маалыматтардын жабык вербалдык формасы** - маалыматтардын вербалдык формасы дегенди караңыз.

**Маалыматтардын сөз (вербалдык) формасы** - маалыматтардын вербалдык формасы дегенди караңыз.

**Шилтеме** – тексттен үзүндү же шилтеме кылынган булакты атоо.

**Субъективдүү сыпattoо суффикси** – кыскача эркелеткен, басынктан, апартылган.

**Тыюу салынган сөздөр** – коомдук жайларда жана эл алдында сүйлөө үчүн колдонууга тыюу салынган сөздөр; сүйлөгөн адамга багышталган.

**Үнчукпай калуу** – сөздү ортодо атайын токтотуу менен сөз багышталган адамдын айтылбай калган ойду түкшүмүлдөөсүнө мүмкүндүк берүү.

**Улуттук ар-намысты кемсингинтуу** – бил улуттук жана диний баалуулуктарга киргөн тарых, маданият, үрп-адаттар, кулк-мүнөзү, ишенимдери, идеялары, окуялар, эстеликтөр жана документтер жөнүндө жалган, бузуку жана атайын тандалган маалыматтарды; этностук же конфессиялык топту же алардын өкулдөрүн басынтыкан, мазактаган жана абийирине тийген сөздөрдү таратуудан көрүнөт.

**Басынтта сөздөр** – атайын суффикстердин жардамы аркылуу түзүлүп, жектөө сезимин козгогон сөздөр.

**Эскирген сөздөр** – лексиканын пассивдүү запасына таандык сөздөр, сөздүктөрдө эски же байыркы деген белгиси болот.

**Ырастама** – бир нерсе ырасталган жана предмет менен анын белгилеринин байланышы чагылдырылган сүйлөм. Грамматикалык жактан ырастама (ырастама пикир) илеп белгиси бар, илеп белгиси жок да баяндоо сүйлөм түрүндө айтылат. Ырастама кабардын чындыгын баса белгилеген сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтышы мүмкүн (мисалы: белгилүү, так, айдан ачык, шексиз ж.б.у.с.). Ырастоолор анык (чындыкка төп келиши) же калп (чындыкка төп келбейт) болушу ыктымал. Баалоочу ырастамалардын адатта чындыкка шайкеш келээри текшерилбейт. Мисалы: Баланча жалкоо деген ырастаманы текшерүү мүмкүн эмес, анткени, жалкоолук тууралу ар кимдин өз элеси болот. Бирок эгер Баланча жаман иштейт десе, бул баалоочу ырастама (жаман) болуп саналат, ошондуктан, кадыресе иштөөнүн критерийлери (мисалы, кызматтык инструкция) бар болгондуктан, анын чындыкка төп келээрин текшерсе болот.

**Факт** – иш жүзүндө болгон же болуп жаткан анык окуя же көрүнүш. Фактыга карата факт менен комментарииди, б.а., факт тууралу ой-пикирди ажыратуу маанилүү.

**Цитата** – кайсы бир тексттен, сүйлөнгөн сөздөн сөзмө сөз бөлүп алуу (Ожегов С.И. жана Шведова Н.Ю. Орус тилинин түшүндүрмө сөздүгү. М., 1997, 876-бет). Орус тилинин тыныш белгилерине ылайык тырмакчага алынып, цитатанын автору көрсөтүлөт (автор, чыгарма). Цитата тике же кыйыр келтирилиши мүмкүн. Тике цитатада автору, чыгарма, андан соң цитатанын өзү аталат. Кыйыр цитата келтирүүдө автор түз көрсөтүлбөшү мүмкүн, ал эми цитата текстке мындайча сөз айкаштары менен кошулат: «классик айткандай», «баланча чыгармада таамай белгиленгендай» ж.б.у.с. Автору аталбаган тике эмес цитата ал орус (башка) тилин билген чөйрөгө текши белгилүү болуп, афоризм же учкул сөз катары сиңип калган учурларда колдонулса болот.

**Цитация, цитата келтирүү** - цитата.

**Абийир** – инсанга коомдук баа, инсандын рухий, социалдык касиеттеринин белгилүү бир ченеми, өмүрү, эркиндиги, ден соолугу катарында адамдын материалдык эмес маанилүү жыргалчылыгы болуп саналат. Абийир деген түшүнүктүн үч аспектиси бар: а) инсандын өзүнүн мүнөздөмөсү (өң-келбетинин сапаттары); адамдын адептик ар-намысы, ички дүйнөсүнүн айкөлдүгү, каармандыгы, асылдыгы жана абийиригинин тазалыгы; б) инсанга коом баа (адамдын өң-келбет сапаттарынын коомдук пикирде чагылышы). Абийир түшүнүгү түпкүлүгүнөн эле он сыйкаттоону билгизет; в) инсандын өзү тарабынан коомдук бааны кабыл алуусу, адамдын өз жүрүм-турумун баалоо, коомдук адеп-аклак эрежелеринин жана талаптарынын шайкештигинде адеп-аклак чегинде иш кылуу жөнөдөмү. Коомдук пикирде адамдын беделин сындыруу абийирин басынтуу болуп саналат.

**Шовинизм (улуу державалык)** – улутчулдуктун эң эле агрессивдүү түрү. Бир элдин башка элдин үстүнөн өкүм жүргүзүүсүнүн жеткен чеги шовинизм болуп калат. Ошондой эле улуттук жана расалык артыкчылыкты, башка улуттар менен элдерге жек көрүүчүлүктүү жаккан ашынган улутчулдук.

**Шовинист** – шовинизмди жактоочу.

**Эвфемизм** – сүйлөп жаткан адам азыркы жайгайда онтойсуз деп эсептеген же одоно, ыплас сөз ордуна колдонулган сөз же сүйлөм. Сойкулукту эң байыркы кесип атаган сыңары эвфемизмдерди мазмун жагынан алганда «корундуу» мазактоолор деп атаса да болот.

## **9. Эксперттин ишине зарыл маалымдамалар менен сөздүктөр**

1. Александрова З.Е. Орус тилинин синонимдеринин сөздүгү. М., 1998.
2. Ахманова О.С. Лингвистикалык терминдердин сөздүгү. М., 1966.
3. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Учкул сөздөр: Учкул сөздөр, адабий цитаталар, образдуу сөздөр. 4-басылышы. М., 1988.
4. Богомолов А.И. Дүйнө дини. Жапжаны сөздүк. Ростов-на-Дону , 2005.
5. Орус тилинин чоң түшүндүрмө сөздүгү/С.А. Кузнецов редакциялаган. СПб., 1998; ошол эле, СПб., 2000; ошол эле 2002.
6. Чоң энциклопедиялык сөздүк: 2-томдо. Т. 1. М., 1991.
7. Чоң юридикалык энциклопедиялык сөздүк. Барихин А.Б. түзгөн, М., 2004.
8. Буй В. Орус осуятынын идиоматикасы (Учкул сөздөрдүн тамашалуу сөздүгү). М., 1995.
9. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.П. Логика боюнча кыскача сөздүк. М., 1991.
10. Даляр В.И. Улуу орус тилинин жандуу түшүндүрмө сөздүгү: 4-томдо. (1903–1909-жылдардагы басылманы кайра басып чыгаруу, проф. И.А. Бодуэн де Куртенэ редакциялаган). М., 1994 .
11. Душенко К.В. Азыркы цитаталар сөздүгү. М., 1997.
12. Елистратов В.С. Учкул сөздөрдүн сөздүгү (орус кинематографы): мингэ чукул бирдик. М., 1999.
13. Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Баарыбыз кездешкен сөздөр. М., 1999.
14. Исаев М.И. Этнолингвистикалык түшүнүктөр менен терминдер сөздүгү. М.: Наука, 2003.
15. Кондаков Н.И. Логикалык сөздүк-маалымдама. М., 1975.
16. Кыскача саясый сөздүк. М., Политиздат, 1989.
17. Азыркы түшүнүктөр менен терминдердин кыскача сөздүгү. Ондолуп жана толукталып 2-басылышы, М., 1995; ошол эле, жеткириле иштелип, толукталып 3-басылышы, М., 2000.
18. Крысин Л.П. Чоочун сөздөрдүн түшүндүрмө сөздүгү. М., 1998; ошол эле, 2-басылышы, М., 2002.
19. Лингвистикалык энциклопедиялык сөздүк/ В.Н. Ярцева редакциялаган. М., 1990; ошол эле, М., 1998.
20. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Орустун түшүндүрмө сөздүгү. М., 1998.
21. Меликян Ю.В. Сөздүк: Жандуу сүйлөмдүн эмоциялык – экспрессивдик жүгүртүүлөрү. М., 2001.
22. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Совдепия тилинин түшүндүрмө сөздүгү. СПб., 1998.
23. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Орустун тилдеме сөздүгү (матизмдер, обсценизмдер, эвфемизмдер). СПб, 2003.
24. Нелюбин Л.Л. Котормонун түшүндүрмө сөздүгү. М. 2003.
25. Орус тилинин түшүндүрмө сөздүгү: Структуралык сөздөр: байламталар, сырдык сөздөр, бөлүкчөлөр, кириш сөздөр, ат атоочтор, сандык, байламта этиштер. В.В. Морковкин редакциялаган. М., 2002.
26. Ожегов С.И. Орус тилинин сөздүгү. 22-басылышы, стереотип. М., 1990.

27. Ожегов С.И. жана Шведова Н.Ю. Орус тилинин түшүндүрмө сөздүгү. 4-басылышы. М., 1997; ошол эле 2004.
28. Укук жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын тексттеринде абийир жана ар-намыс, мазактоо жана эрежесиздик түшүнүктөрү. - М., 1997.
29. Рождественский Ю.В. Терминдер сөздүгү: Адеп-аклак. Ыймандуулук. Этика. М., 2003.
30. Розенталь Д.Э. Орус тилинин практикалык стилистикасы. М, 1974.
31. Розенталь Д.Э. Пунктуация боюнча маалымдама. М., 1984.
32. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Туура жазуу жана сүйлөө, адабий редакциялоо боюнча маалымдама. М., 1994; ошол эле 2001.
33. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Лингвистикалык терминдердин сөздүк-маалымдамасы. М., 1976; ошол эле 1985.
34. Орус грамматикасы. Т. 1, 2. М., 1980.
35. Орус семантикалык сөздүгү: 6-томдо. Т. 1. М., 1998.
36. Орус тили: Энциклопедия/ Башкы редактор Ю.Н. Караполов. Ондолгон жана толукталган 2-басылмасы. М., 1997.
37. Орус тили бүгүн. XX кылым соңундагы активдүү тилдик жарайндар / Орусия илимдер академиясы. В.В.Виноградов атындагы орус тили Институту. М., 2003.
38. Түрмөлүк-лагердик-блаттык жаргондор сөздүгү (советтик түрмөнүн сүйлөө жана графикалык портрети)/Түзүүчү авторлор: Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов. М., 1992.
39. Соттук экспертизалардын негизги терминдеринин сөздүгү. М., 1980.
40. Чет өлкөлүк сөздөрдүн сөздүгү. М., Русский язык, 1980.
41. Орус тилинин сөздүгү: ондолгон жана толукталган 4 томдук, 2-басылмасы. М., 1981–1984; 3-басылышы., стер. М., 1985–1988.
42. XVIII кылымдагы орус тилинин сөздүгү. 4-чыгарылышы. Л., 1988.
43. Орус макал-лакаптарынын сөздүгү. В.П.Жуков редакциялаган. М., 1967.
44. Орус тилинин синонимдеринин сөздүгү/ Башкы редактор А.П. Евгеньева. Т. 1–2. Л., 1970–1971.
45. Азыркы орус адабий тилинин сөздүгү: 17 томдо. М.; Л., 1950–1965.
46. Азыркы орус адабий тилинин сөздүгү: 20 томдо. Кайра иштетилген жана толукталган 2-басылышы. Т. 1–6 (басылып бүтө элек). М., 1991–1994.
47. Орус тилинин айкашуу сөздүгү/ П.Н. Денисов, В.М. Морковкин редакциялаган. М., 1983.
48. Азыркы орус тили. 2-бөлүгү. Синтаксис. Д.Э.Розенталь редакциялаган. М., 1976.
49. Срезневский И.И. Байыркы орус тилинин сөздүгү. Т. 1. СПб, 1893.
50. Орус тилинин стилитикалык энциклопедиялык сөздүгү. /Н.Кожина редакциялаган. М., 2003.
51. Тимофеев Л., Венгеров Н. Адабиятка киришүү терминдеринин кыскача сөздүгү. М., 1958.
52. Орус тилинин түшүндүрмө сөздүгү: 4 томдо./ Д.Н. Ушаков редакциялаган. М., 1935–1940.
53. XX кылым соңундагы орус тилинин түшүндүрмө сөздүгү. Тилдик өзгөрүүлөр / Г.Н. Скляревская редакциялаган. СПб, 1998; ошол эле 2000.
54. Орус тилинин эрежесиз лексикасынын түшүндүрмө сөздүгү. М.,2003.
55. Философиялык сөздүк. / И.Т. Фролов редакциялаган. М., 1986.

56. Философиялык энциклопедиялык сөздүк. М., 1989.
57. XVIII – XX кылымдагы орус адабий тилинин фразеологиялык сөздүгү: 2 томдо. Новосибирск, 1991.
58. Черных П.Я. Азыркы орус тилинин тарыхый-этимологиялык сөздүгү. Т. 1–2. М., 1993.

#### **IV. ТИРКЕМЕ. НОРМАТИВДИК МАТЕРИАЛДАР**

**КР Конституциясы, КР кодекстери, КР мыйзамдары, КР Жогорку сотунун пленумунун токтому, сот тажрыйбасынын баяндамасы.**

**1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы - 05.05.1993-жыл. (27.06.2010 –жылы редакцияланган.)**

31-берене.

1. Ар ким эркин ой жүгүртүүгө жана өзүнчө пикирге ээ болууга укуктуу.
2. Ар ким өз пикирин билдириүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу.
3. Эч ким өз пикирин билдириүүгө же андан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес.
4. Улуттук, этностук, расалык, диний жек көрүүчүлүктүү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүктуү үгүттөп, кодулоого, касташууга же күч колдонууга чакырган үндөөлөргө тыюу салынат.

33-берене.

1. Ар ким маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо, пайдалануу жана аны оозеки, жазуу жүзүндө же башка ыкма менен жайылтуу укугуна ээ.
2. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарындагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, мекемелердеги же уюмдардагы өзү жөнүндөгү маалыматтар менен таанышууга укуктуу.
3. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын, мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары катышкан юридикалык жактардын, ошондой эле респубикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржыланган уюмдардын иштери тууралу маалыматтарды алууга укуктуу.
4. Ар кимге мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын карамагында болгон маалыматтарды алууга кепилдик берилет. Маалымат берүүнүн тартиби мыйзам менен аныкталат.
5. Эч ким адамдын ар-намысын жана беделин жаманатты кылган же кемсингине маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес.

**2. КР кодекстери (ЖК, ЖПК, КК, КПК)**

**2.1. КР ЖАРАНДЫК КОДЕКСИ - 08.05.1996. №15**

16-статья. Моралдык зыянды компенсациялоо

Гражданга таандык болгон материалдык эмес байлыктарга шек келтирген же анын мүлктүүк эмес укуктарын бузган аракеттер тарабынан гражданга моралдык зыян (жеке же

нравалык азапка салуу) келтирилсе, ошондой эле мыйзамдарда каралган башка учурларда сот укук бузуучуга келтирилген зыяндын ордун акчалай же башка материалдык түрдө компенсациялоо милдетин жүктөй алат.

Моралдык зыянды компенсациялоонун өлчөмүн аныктоо учурунда сот укук бузуучунун күнөөсүнүн даражасын жана башка көңүлгө ала турган жагдайларды эске алат.

Ушул Кодексте жана башка мыйзамдарда каралган учурларда юридикалык жакка моралдык зыян компенсацияланышы мүмкүн.

**Караңыз:**

2004-жылдын 4-ноябрьндагы N 11 Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун "Моралдык зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү мыйзамдарды колдонуунун соттук тажрыйбасынын кээ бир маселелери туурасында" токтому

**17-статья. Жеке мүлктүк эмес укуктарды жана башка материалдык  
эмес байлыктарды коргоо**

Жеке мүлктүк эмес укуктар жана башка материалдык эмес байлыктар ушул Кодексте жана башка мыйзамдарда каралган учурларда жана тартипте, ошондой эле бузулган укуктук маңызынан жана бул укук бузуунун кесепеттеринин мүнөзүнөн келип чыга турган гражданыхукттарды коргоонун кайсы ыкмаларын (11-статья) пайдалануу учурларында жана ошол чектерде корголот.

**18-статья. Граждандын ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкердик  
беделин же юридикалык жактын ишкердик беделин коргоо**

**Караңыз:**

2003-жылдын 5-декабрындагы N 20 Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун "Ар-намысты, кадыр-баркты жана ишкердик беделди коргоо жөнүндө" талаш-тарташтарды чечүү боюнча соттук тажрыйбанын кээ бир маселелери жөнүндө" токтому

1. Граждан өзүнүн ар-намысына, кадыр-баркына же ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды, ал эми юридикалык жак өзүнүн ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды төгүндөөнү сот аркылуу талап кылууга укуктуу.

Ишке тиешеси бар адамдардын талабы боюнча граждандын ар-намысын жана кадыр-баркын, ишкердик беделин ал өлгөндөн кийин да коргоого жол берилет.

2. Эгерде граждандын ар-намысына, кадыр-баркына же ишкердик беделине шек келтирген маалыматтар, ошондой эле юридикалык жактын ишкердик беделине шек келтирген маалыматтар массалык маалымат каражаттарында жайылтылса, алар ошол эле массалык маалымат каражаттарында төгүндөлүгө тийиш.

**Караңыз:**

КР 1992-жылдын 2-июлундагы N 938-XII "Массалык маалымат каражаттары жөнүндө" Мыйзамы

Эгерде аталган маалыматтар уюмдан чыккан документте камтылса, мындаи документ алмаштырылууга же кайра алынууга тийиш.

Башка учурларда жокко чыгаруунун тартиби сот тарабынан белгиленет.

3. Массалык маалымат каражаттарында анын укуктарын же мыйзам тарабынан корголгон таламдарын кысымга алган маалыматтар жарыяланган учурда, граждан же

юридикалық жак ошол массалық маалымат каражаттарында өзүнүн жообун жарыялоого укуктуу.

4. Эгерде соттун чечими аткарылбаса, сот бузуучуга процессуалдык мыйзамдарда караган өлчөмдөрдө жана тартипте мамлекеттин кирешесине өндүрүлүүчү айып акы салууга укуктуу. Айып акыны төлөө укук бузуучуну соттун чечиминде караган аракеттерди аткаруу милдетинен бошотпойт.

5. Өзүнө карата ар-намысына, кадыр-баркына же ишкердик беделине шек келтирген маалыматтар жайылтылган граждан, ошондой эле өзүнө карата ишкердик беделине шек келтирген маалыматтар жайылтылган юридикалық жак мындай маалыматтарды төгүндөө менен катар алардын жайылтылышинаң улам келтирилген зыяндардын жана моралдык зыяндын ордун толтурууна талап қылууга укуктуу.

6. Эгерде гражданын ар-намысына, кадыр-баркына же ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды, ошондой эле юридикалық жактын ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды жайылткан адамды аныктоого мүмкүн болбосо, өзүнө карата мындай маалыматтар жайылтылган адам жайылтылган маалыматтарды чындыкка ылайык келбейт деп табуу жөнүндө сотко арыз менен кайрылууга укуктуу.

(КР 1999-жылдын 2-июнундагы N 43 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

#### 1027-статья. Моралдык зыяндын ордун толтуруу

1. Ушул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн учурлардан тышкary моралдык зыяндын орду аны келтирген кишинин күнөөсү бар болсо, аны келтирген жак тарабынан толтурулат.

2. Моралдык зыяндын орду төмөнкүдөй учурларда аны келтирген жактын күнөөсү бар же жок экендигине карабастан толтурулат:

өтө коркунучтуулук булак менен гражданиндин өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирилгенде;

гражданинди мыйзамсыз соттоонун, кылмыш жоопкерчилигине мыйзамсыз тартуунун, токтотуу чарасы катары камакка алуу же башка жакка кетип калбоо жөнүндө кол койдуруп алуу мыйзамсыз колдонгондо, камакка алуу же түзөтүү иштери түрүндө мыйзамсыз административдик жаза колдонуунун натыйжасында зыян келтирилгенде;

адамдын ар-намысын, абийирин жана ишкердик беделин түшүрүүчү маалыматтарды таркатуу менен зыян келтирилгенде;

ошондой эле мыйзамда караган башка учурларда.

3. Гражданиндин мүлктүк укуктарын бузууга алып келген аракет (аракетсиздик) менен келтирилген моралдык зыяндын орду мыйзамда караган учурлардан тышкary толтурулбайт.

#### Караңыз:

КР Жогорку Сотунун пленумунун 2004-жылдын 4-ноябриндагы N 11 "Моралдык зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү мыйзамдарды колдонуунун соттук тажрыйбасынын кээ бир маселелери туураасында" токтому

#### 1028-статья. Моралдык зыяндын ордун толтуруунун өлчөмү

1. Моралдык зыяндын орду акчалай толтурулат.

2. Моралдык зыяндын ордун толтуруунун өлчөмү жабыр тартуучуга келтирилген дene жана адептик запкынын мүнөзүнө, ошондой эле күнөө зыяндын ордун толтуруунун негизи болуп саналган учурларда анын даражасына жараша сот тарабынан аныкталат. Зыяндын ордун толтуруунун өлчөмүн аныктоодо ан-сезимдүүлүк жана адилеттүүлүк талаптары эске алынт.

Дене жана адептик запкынын мүнөзү сот тарабынан андай моралдык зиян келтирилген жагдайды жана жабыр тартуучунун жекече өзгөчөлүктөрү эске алуу менен аныкталат.

3. Моралдык зияндын орду мүлктүк зияндын ордун толтурууга тийиш экендигине карабастан толтурулат.

## **2.2. КР ЖАРАНДЫК-ПРОЦЕССУАЛДЫК КОДЕКСИ - 29.12.1999-жыл, №146**

### **49-статья. Эксперт (адис)**

1. Жарандык сот ишин жүргүзүүдө экспер特 (адис) катары корутунду берүү үчүн зарыл болгон атайын билими бар жана ушул Кодексте караптада сот тарабынан дайындалган жак чыга алат.

2. Атайын жалган корутунду берген экспер特 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык жоопкерчилигине тартылышат.

### **59-статья. Даилдер**

1. Мыйзамда белгиленген тартипте алынган жана алардын негизинде сот мыйзамда белгиленген тартипте тараптардын талаптарына же карши пикирлерине негиз болуучу жагдайдын, ошондой эле иштин туура чечилиши үчүн мааниси бар башка жагдайлардын болгондукун же болбогондукун аныктай турган ар кандай фактылай маалыматтар даил деп эсептелет.

2. Бул маалыматтар тараптардын жана үчүнчү жактардын түшүндүрмөлөрү, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, жазуу жана буюм түрүндөгү даилдер, үн жана көрмө жазуулар, эксперттин (адистердин) корутундулары менен аныкталат.

3. Мыйзамды бузуу менен алынган даилдер юридикалык күчкө ээ эмес жана соттун чечими үчүн негиз болбойт.

### **188-статья. Эксперттин корутундусун иликтөө**

1. Эксперттин корутундусу сот отурумунда жарыя кылышат. Түшүндүрүп берүү жана корутунду толуктоо максатында экспертке суроо берилиши мүмкүн.

2. Биринчи болуп арызы боюнча экспер特 дайындалган жак жана анын өкүлү суроо берет, андан кийин ишке катышкан башка жактар жана алардын өкүлдөрү беришет. Соттун демилгеси боюнча дайындалган экспертке биринчи болуп доогер жана анын өкүлү суроо берет.

3. Сот экспертке аны суракка алуунун бардык учурунда суроо берүүгө укуктуу.

4. Эксперттин корутундусу сот отурумунда иликтенет жана башка даилдер менен катар эле сот тарабынан бааланат жана сот үчүн күн мурунтан белгиленген күчкө ээ эмес. Эксперттин корутундусуна соттун макул эместигинин жүйөөсү иш боюнча чечимде же кошумча жана кайталап экспертиза дайындоо жөнүндө аныктамада көрсөтүлүшү керек.

### **189-статья. Кошумча жана кайталап экспертиза өткөрүү**

1. Корутунду так эмес же толук эмес болгон учурда сот кошумча экспертиза дайында алат, аны өткөрүү ошол эле же башка экспертке тапшырылат.

2. Эгерде сот эксперттин корутундусуна анын негизсиздиги боюнча макул болбосо, ошондой эле бир нече экспертердин корутундуларынын ортосунда карама-каршылыктар болгон учурда ал кайталап экспертиза да-

йындай алат. Кайталап экспертиза өткөрүү башка экспертке же башка экспертерге тапшырылат.

## 190-статья. Адистин консультациясы

1. Жазуу жүзүндөгү же буюм далилдерди кароодо, жазылган үндөрдү угууда, көрмө жазууларды көрүүдө, экспертиза дайындоодо, күбөлөрдү суракка алууда, далилдерди камсыз кылуу боюнча чара көрүүдө сот зарыл болгон учурда консультация берүү, техникалык түздөн-түз жардам көрсөтүү (сүрөткө тартуу, план жана схемаларды түзүү, экспертиза үчүн үлгүлөрдү

тандал алуу, мүлкүү баалоо, ж.б.) жана түшүндүрмө берүү үчүн адистерди тарта алат.

2. Адис катары чакырылган адам сотко келүүгө, берилген суроолорго жооп берүүгө, оозеки же жазуу жүзүндө консультация жана түшүндүрмө берүүгө, зарыл болгон учурда сотко техникалык жардам көрсөтүүгө милдеттүү.

3. Адис жазуу жүзүндө берген консультация сот отурумунда жарыя кылышат. Адистин оозеки консультациясы жана түшүндүрмөлөрү сот жыйналышынын протоколуна киргизилет.

4. Консультацияны түшүндүрүп берүү жана толуктоо максатында адиске суроо берилиши мүмкүн. Биринчи болуп суроону арызы боюнча адис чакыртылган жак жана анын өкүлү, андан кийин ишке катышкан башка жактар жана алардын өкүлдөрү беришет. Соттун демилгеси боюнча чакыртылган адиске биринчи болуп доогер жана анын өкүлдөрү суроо берет.

5. Сот адиске ал суракка алынып жаткан бардык учурда суроо берүүгө укуктуу.

## 2.3. КР КЫЛМЫШ КОДЕКСИ - 01.10.1997. №68

### 127-берен. Ушактоо

(1) Ушактаганда, башкача айтканда экинчи бир адамдын ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирген же анын беделин кетирген жалган маалыматтарды атайылап жайылтканда, -

эсептик көрсөткүчтүн элүү өлчөмүнөн жүз өлчөмүнө чейин айып салынат.

(2) Калк алдында чыгып сүйлөгөндө, калкка көрсөтүлгөн чыгармада же массалык маалымат каражаттарында ушак жүргүзгөндө, -

эсептик көрсөткүчтүн жүз өлчөмүнөн бир миң өлчөмүнө чейин айып салынат.

(3) Ушактоо оор же өзгөчө оор кылмыш жасаган деген айыптоо менен коштолгондо,

-  
эсептик көрсөткүчтүн бир миңден үч мингэ чейинки өлчөмүндө айып салынат же үч жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(КР 2009-жылдын 17-декабрындагы N 309 Мыизамынын редакциясына ылайык)

### 128-берене. Мазактоо

(1) Мазактаганда, башкача айтканда уятсыздык менен экинчи бир адамдын ар-намысын жана кадыр-баркын атайылап кемсингенде, -

эсептик көрсөткүчтүн жыйырма өлчөмүнөн элүү өлчөмүнө чейин айып салынат.

(2) Калк алдында чыгып сүйлөгөндө, калкка көрсөтүлгөн чыгармада же массалык маалымат каражаттарында мазактаганда, -

эсептик көрсөткүчтүн элүү өлчөмүнөн жүз өлчөмүнө чейин айып салынат.

### 299-берене. Улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты коузутуу

(1) Улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты козуууга, улуттук арнамысты басмырлоого багытталган аракеттер, ошого тете граждандардын динге карата мамилесинин, улуттук же расалык таандуулугунун белгилери боюнча өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын же болбосо начардыгын пропагандалаганда, эгерде бул жосундар эл алдында же массалык маалымат каражаттарын пайдалануу менен жасалса, -

эсептик көрсөткүчтүн беш жүздөн мингे чейинки өлчөмүндө айып тартуу же болбосо үчтөн беш жылга чейин эркинен ажыраттуу менен жазаланат.

(2) Ошол эле жосундар:

- 1) зомбулук кылуу же зомбулук кылам деп коркутуу менен;
- 2) өзүнүн кызмат абалынан пайдаланган адам тарабынан;
- 3) адамдардын тобунун же кылмыштуу шериктештиктин (кылмыштуу уюмдун) курамында;
- 4) экстремисттик мүнөздөгү (экстремисттик иш-аракет) кылмыш үчүн мурда соттолгон адам тарабынан, -

эсептик көрсөткүчтүн бир минден беш мингे чейинки өлчөмүндө айып тартуу же болбосо белгилүү бир кызматты ээлөө же белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыраттуу менен бештен жети жылга чейин эркинен ажыраттуу менен жазаланат.

(КР 2007-жылдын 25-июнундагы N 91, 2009-жылдын 20-февралындагы N 60 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

## **2.4. КР КЫЛМЫШТЫК-ПРОЦЕССУАЛДЫК КОДЕКСИ - 30.06.1999. №62**

62-берен. Эксперт

(1) Илим, техника, искусство, кол өнөрчүлүк жагынан атайын билимин пайдалануу менен тергөө же соттук териштириүү жүргүзүүдө пайда болгон маселелерди чечүү жана ушул негизде көрсөтмө берүү үчүн тергөөчү, сот же алардын талабы боюнча экспертик уюмдун жетекчиси дайындалган, бирок жазык ишине таламдаш болбогон адам эксперт болуп саналат. Эксперт процесстин катышуучулары сунуш кылган адамдардын ичинен дайындалышы жана тараптар жагынан чакырылышы мүмкүн.

(2) Экспертигин коюлган маселелер боюнча корутунду чыгаруу үчүн илим, техника, искусство, кол өнөрчүлүк жагынан жетиштүү өлчөмдө атайын билимге ээ болууга тийиш.

(3) Укук маселелери боюнча эксперт катары жазык иши боюнча сот ишине дайындалышы же башкача бир түрдө тартылышы мүмкүн эмес.

(4) Зарыл болгон учурда иш боюнча бир нече эксперт дайындалышы мүмкүн.

(5) Эксперт чакыруу, экспертиза дайындоо жана жүргүзүү ушул главада каралган тартипте ишке ашырылат.

63-берене. Экспертигин укуктары жана милдеттери

(1) Эксперт:

- 1) иштин экспертиза жүргүзүү затына тиешелүү материалдары менен таанышууга;
- 2) корутунду чыгаруу үчүн зарыл болгон объектилерди жана салыштырып изилдөө үчүн керектүү үлгүлөрдү алууга;
- 3) корутунду чыгаруу үчүн зарыл болгон кошумча материалдарды өзүнө берүүнү же башка эксперттердин катышуусу менен экспертиза жүргүзүүнү талап кылууга;
- 4) эгерде коюлган маселелер анын атайын билиминин чегинен чыкса, корутунду чыгаруудан баш тартууга;
- 5) тергөө аракеттерин жүргүзүүгө катышууга жана өзү жүргүзгөн экспертизанын предметине тиешеси бар суроолорду берүүгө;
- 6) экспертизанын буюмзатына тиешеси бар маселелер боюнча соттук териштириүүгө катышууга укуктуу.

(2) Эксперт:

- 1) тергөөчүнүн, сottун чакырыгы боюнча келүүгө;
- 2) өзүнүн алдына коюлган маселелер боюнча объективдүү корутунду чыгарууга;
- 3) тергөөнүн материалдарын ачыкка чыгарбоого;
- 4) тергөө аракеттерин жүргүзүүдө жана сот заседаниесинин учурунда тартипти сактоого милдеттүү.

(3) Эксперт жүйөлүү себепсиз келбей койгон учурда, ага ушул Кодекстин 121, 122-статьяларында каралган тартипте эсептик көрсөткүчтөрдүн беш өлчөмүндө акчалай айып салынышы мүмкүн.

(4) Эксперт жүйөлүү себепсиз өз милдетин аткаруудан баш тарткан же четтеген учурда, ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 331-статьясы боюнча, ал эми билип туруп жалган корутунду чыгаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 330-статьясы боюнча жоопкерчилик тартат.

(5) Эксперт:

- 1) экспертиза жүргүзүүгө байланышкан маселелер боюнча процесстин катышуучулары менен сүйлөшүү жүргүзүүгө;
- 2) изилдөө жүргүзүү үчүн өз алдынча материалдарды жыйноого;
- 3) эгерде тергөөчүнүн, сottун атайын уруксаты болбосо, сунуш кылынган объектилерди толук же жарым-жартылай жок кылышы, же алардын тышкы түрүн же негизги касиеттерин өзгөртүүгө алып келиши мүмкүн болгон изилдөөлөрдү жүргүзүүгө укуксуз.

#### 64-берене. Адис

Жазык ишине таламдаш болбогон, илимде, техникада, искусство, кол өнөрчүлүктө атайын ыкмаларын жана билимин пайдалануу менен тергөө же башка процесстик аракеттерди жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү үчүн тергөөчү, сот тарткан адис болуп саналат. Жашы жетпеген жабырлануучуну, шектүүнү, айыпкерди, сottолуучуну күбөнү суракка алууга катышкан педагог да адис болуп саналат. Адис процесске катышып жаткандар сунуш кылган адамдардын ичинен дайындалышы мүмкүн.

#### 65-берене. Адистин укуктары жана милдеттери

(1) Адис:

- 1) өзүн чакыруунун максатын билүүгө;
- 2) эгерде тиешелүү атайын билимге жана көндүмгө ээ болбосо, иш боюнча сот ишине катышуудан баш тартууга;
- 3) тергөөчүнүн, сottун уруксаты менен тергөө аракеттеринин катышуучуларына суроо берүүгө;
- 4) өзү катышып жаткан тергөө аракеттинин протоколу менен таанышууга жана протоколго тийиштүү билдириүүсүн жана ага карата пикирлерин киргизүүгө;
- 5) тергөөчүнүн, сottун аракетине даттанууга;
- 6) аткарган иши үчүн акы алууга, жазык ишинин жүрүшүндө тарткан чыгымдарынын ордун толтуруп алууга укуктуу.

(2) Адис:

- 1) чакырган учурда келүүгө;
- 2) атайын билимин, көндүмдөрүн жана илимий-техникалык каражаттарды пайдаланып, тергөө аракеттерин жүргүзүүгө жана соттук териштириүүгө катышууга;
- 3) өзү аткарып жаткан аракеттерге байланыштуу түшүнүк берүүгө;
- 4) тергөө аракеттерин жүргүзүүдө жана сот заседаниесинин учурунда тартипти сактоого;

5) иштин жагдайлары жөнүндө маалыматтарды жана ишке катышкандыгына байланыштуу өзүнө белгилүү болуп калган башка маалыматтарды ачыкка чыгарбоого милдеттүү.

(3) Адис жүйөлүү себепсиз өз милдетин аткаруудан баш тартса же четтесе, ушул Кодекстин 120, 121-статьяларында каралган тартипте ага эсептик көрсөткүчтөрдүн беш елчөмүнө чейин акчалай айып салынышы мүмкүн.

### 91-берене. Далилдөө

(1) Далилдөө ишти мыйзамдуу, негиздүү жана адилеттүү чечүү үчүн мааниси болгон жагдайларды аныктоо максатында далилдерди жыйноодон, текшерүүдөн, баа берүүдөн турат.

(2) Далилдерди жыйноо, сурак жүргүзүү, көздөштүрүү, таанытуу үчүн көрсөтүү, алып коюу, тинтүү жана карап чыгуу, эксперимент жүргүзүү, ревизия, экспертиза жүргүзүү, документтерди талап кылуу жана мыйзамда каралган башка тергөө жана сот аракеттери аркылуу тергөө жана ишти соттук териштириүү процессинде жүргүзүлөт.

(3) Тергөөчүү, сот өз каросунда турган иштер боюнча ушул Кодексте белгilenген тартипте сурак жүргүзүү үчүн же эксперт катары корутунду берүү үчүн ар кандай адамды чакырууга; карап чыгуу, тинтүү жана башка тергөө аракеттерин жүргүзүүгө; уюмдардан, алардын бирикмелеринен, кызмат адамдарынан жана жарандардан, ошондой эле изин суутпай издөө ишин жүргүзүүчү органдардан документтерди жана иш үчүн мааниси бар буюмдарды берүүнү талап кылууга; ыйгарым укуктуу органдардан жана кызмат адамдарынан ревизия жана текшерүү жүргүзүүнү талап кылууга укуктуу.

(4) Жактоочу юридикалык жардам көрсөтүү үчүн зарыл болгон далилдерди келтирүүгө жана маалыматтарды чогултууга, анын ичинде ар түрдүү уюмдардан, алардын бирикмелеринен маалымдамаларды, мунөздөмөлөрдү, башка документтерди суроого укуктуу, алар бул документтерди же алардын көчүрмөлөрүн белгilenген тартипте берүүгө милдеттүү; юридикалык жардам көрсөтүүгө байланыштуу пайда болгон атайын билимди талап кылган суроолорду түшүндүрүү үчүн өзү актап жаткан адамдын макулдугу менен адистердин, эксперттердин пикирин суроого; адвокаттык ишти жөнгө салуучу мыйзамда аныкталган тартипте ишке тиешеси бар маалыматтарды алуу үчүн жеке детективдердин же жеке детективдик уюмдардын кызматынан пайдаланууга укуктуу.

(5) Маалыматтар оозеки, ошондой эле жазуу жүзүндө, ошондой эле далил болуп саналышы мүмкүн болгон буюмдар жана документтер шектүү, айыпкер, жактоочу, айыпкер, соттолуучу, жабырлануучу, жарандык доогер, жарандык жоопкер жана алардын өкулдөрү, жарандар, уюмдар жана алардын бирикмелери тарабынан сунуш кылышы мүмкүн.

(6) Айыпкердин, соттолуучунун күнөөсүн далилдөө милдети айыптоочуга жүктөлөт.

### 199-берене. Экспертиза белгилөөнүн тартиби

(1) Соттук экспертиза өткөрүү зарыл деп тапкандан кийин тергөөчү билүү тууралу токтом чыгарат, ал эми ушул Кодекстин 32-статьясынын экинчи бөлүгүнүн 3-пунктунда каралган учурларда сот алдында өтүнүч козгойт, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- 1) соттук экспертизаны дайындоонун негиздери;
- 2) соттук экспертиза жүргүзүүчү экспертик мекеменин аталышы же экспертигин фамилиясы, аты, атасынын аты;
- 3) экспертигин алдына коюлган суроолор;
- 4) экспертигин карамагына берилген материалдар.

(2) соттук экспертиза мамлекеттик экспертигер тарабынан жана атайын билимге ээ адамдардын ичиндеги башка экспертигер тарабынан жүргүзүлөт.

(3) Тергөөчү шектүүнү, айыпталуучуну, анын жактоочусун соттук экспертизаны дайындоо жөнүндө токтом менен тааныштырат жана ушул Кодекстин 202-статьясында белгиленген алардын укуктарын түшүндүрөт. Бул тууралу токтом менен таанышкан адамдар жана тергөөчү кол койгон протокол түзүлөт.

(4) Жабырлануучуга карата соттук экспертиза, ушул Кодекстин 200-статьясынын 2 жана 4-пункттарында каралғандан башка учурларда, ошондой эле күбөгө карата алардын жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн жазуу жүзүндөгү макулдуктары менен жүргүзүлөт.

(Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 25-июнундагы N 91 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

200-берене. Экспертизаны белгилөөнүн жана аны жүргүзүүнүн  
милдеттүүлүгү

Эгерде иш боюнча:

1) өлүмдүн себебин, ден соолукка келтирилген зыяндын мүнөзүн жана оор экендигинин даражасын аныктоо зарыл болгондо;

2) бул иш үчүн мааниге ээ болгондо, ал эми курагы жөнүндө документтер жок болгондо же шектенүүнү пайда кылганда, шектүү адамдын, айыпкердин, жабырлануучунун курагын белгилөө зарыл болгондо;

3) алардын ақыл-эсинин соо экендиги же жазык процессинде өз укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын өз алдынча коргоого мүмкүнчүлүгү жаатында шектенүү пайда болгондо, шектүү адамдын, айыпкердин психикалык абалын аныктоо зарыл болгондо;

4) жабырлануучунун, күбөнүн иш үчүн мааниси бар жагдайларды туура кабылдоого жана алар жөнүндө көрсөтмө берүүгө жөндөмдүү экендиги тууралу шектенүү пайда болгондо, алардын психикалык абалын аныктоо зарыл болгондо экспертизаны дайындоо жана жүргүзүү милдеттүү болуп эсептелет.

202-берене. Шектүү адамдын, айыпкердин, жабырлануучунун, күбөнүн  
экспертиза белгилөөдөгү жана жүргүзүүдөгү укуктары

(1) Экспертиза дайындоодо жана жүргүзүүдө шектүү адам, айыпкер жана жабырлануучу:

1) экспертиза белгилөө жөнүндө токтом менен таанышууга;

2) иш билги адам иштеген эксперттик уюмдун иштин жыйынтыгына кызыкпай тургандыгына шектенүүнү пайда кылган жагдайлар белгиленген учурда, эксперттик четке кагууну билдируүгө же эксперттик уюмду экспертиза жүргүзүүдөн четтетүү жөнүндө өтүнүч берүүгө;

3) өздөрү көрсөткөн адамдарды, соттук-эксперттик айкын уюмдардын адистерин эксперт катарында ишке тартуу жөнүндө өтүнүүгө;

4) алар боюнча экспертигин корутундусун алтуу үчүн кошумча маселелерди берүүгө;

5) экспертиза жүргүзүүгө катышууга, экспертке түшүндүрмөлөрдү берүүгө, ага суроолор менен кайрылууга;

6) экспертигин корутундусу менен таанышууга укуктуу.

(2) Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн укуктарга экспертизага тартылган күбө дагы ээ болот.

(3) Жабырлануучуларга жана күбөлөргө карата экспертиза жүргүзүү алардын макулдугу менен жүзөгө ашырылат, алардын макулдугу жазуу жүзүндө берилет. Эгерде бул адамдар он алты жашка толо элек же сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылса, экспертиза жүргүзүүгө жазуу жүзүндө макулдук алардын мыйзамдуу өкүлдөрү тарабынан берилет.

(4) Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн адам тарабынан берилген өтүнүч канаттандырылган учурда, тергөөчү экспертиза дайындоо жөнүндө өзүнүн токтомун тиешелүү түрдө өзгөртөт же толуктайт. Өтүнүчтү канаттандыруудан баш тартылган учурда тергөөчү токтом чыгарат, ал өтүнүч берген адамдын колун койдуруп алуу менен ага билдирилет.

#### 203-берене. Эксперттик уюмда экспертиза жүргүзүү

(1) Экспертиза эксперттик уюмда жүргүзүлгөндө тергөөчү бул уюмга өзүнүн токтомун жана зарыл материалдарды жөнөтөт.

(2) Эксперттик уюмдун жетекчиси экспертиза жүргүзүүнү бир же бир нече эксперктке тапшырат, бул тууралу тергөөчүгө билдирет, ошондой эле эксперттерге ушул Кодекстин 63-статьясында каралган алардын укуктарын жана милдеттерин түшүндүрөт, атайын жалган корутунду бергендиги үчүн жазык жоопкерчилиги жөнүндө эскертет, бул тууралу алардын колун койдуруп алат, ал болсо экспертигин корутундусу менен тергөөчүгө жөнөтүлөт.

#### 204-берене. Экспертизаны эксперттик уюмдан тышкary жүргүзүү

(1) Эгерде экспертиза эксперттик уюмдан тышкary жүргүзүлсө, тергөөчү экспертиза белгилөө жөнүндө токтом чыгарганга чейин өзү экспертиза жүргүзүүнү тапшырууга ниеттенип жаткан адамдын ким экендигин, анын компетенттүүлүгүн аныктап билүүгө, анын айыпкер, шектүү адам, жабырлануучу жана экспертизага тартылган адам менен мамилесин аныктоого жана экспертии четке кагууга карата негиздердин бар же жок экендигин текшерүүгө тийиш.

(2) Зарыл маалыматтарды аныктагандан кийин, тергөөчү экспертиза белгилөө жөнүндө токтом чыгарат, аны эксперктке тапшырат, ага ушул Кодекстин 63-статьясында каралган укуктарын жана милдеттерин түшүндүрөт, атайын жалган корутунду бергендиги үчүн жазык жоопкерчилиги жөнүндө эскертет. Бул аракеттердин аткарылыши жөнүндө тергөөчү экспертиза белгилөө жөнүндө токтомго белги коет, ал экспертигин колун койдуруу менен күбөлөндүрүлөт.

#### 205-берене. Комиссиялык экспертиза

(1) Комиссиялык экспертиза татаал эксперттик иликтөөлөрдү жүргүзүү зарыл болгон учурларда белгilenет жана бир адистиктеги (профилдеги) бир нече эксперт тарабынан жүргүзүлөт.

(2) Комиссиялык экспертизаны жүргүзүүдө экспертер алынган натыйжаларга биргелешип талдоо жүргүзүшөт жана бир пикирге (тыянакка) келгенден кийин, бир корутунду (же корутунду берүүнүн мүмкүн эместиги жөнүндө акт) түзүшөт жана ага колкоюшат.

(3) Эксперттердин ортосунда пикир келишпестиктер чыккан учурда алардын ар бири же экспертердин бир белүүгө өзүнчө корутунду берет, же болбосо өзүнүн пикири көпчүлүк экспертер менен ылайык келбegen эксперт өзүнүн пикирин корутундуда өзүнчө жол-жоболоштуруп берет.

#### 206-берене. Комплекстүү экспертиза

(1) Комплекстүү экспертиза иликтөөлөрдү жүргүзүү илимдин ар кандай тармактарын таанып билүү зарыл болгон учурларда белгilenет. Ал ар кандай адистиктеги экспертер тарабынан өз компетенциясынын чектеринде жүргүзүлөт.

(2) Комплекстүү экспертизанын корутундусунда ар бир эксперт кандай иликтөөлөрдү канча көлөмдө жүргүзгөндүгү жана кандай тыянактарга келгендиги көрсөтүлүүгө тийиш. Ар бир эксперт корутундуунун өзүнүн иликтөөлөрү жана жалпы тыянак камтылган бөлүгүнө кол коет. Эксперттерде пикир келишпестиктер болгон учурда иликтөөлөрдүн натыйжалары ушул Кодекстин 205-статьясынын үчүнчү бөлүгүнүн эрежелери боюнча жол-жоболоштурулат.

## 295-статья. Сотто экспертиза жүргүзүү

(1) Сот тараптардын өтүнчү боюнча сот заседаниеинде экспертиза дайындоого укуктуу. Экспертиза тергөөдө корутунду беришкен эксперттер же сот дайындалган башка эксперттер тарабынан жүргүзөт.

(2) Сотто экспертиза ушул Кодекстин 25-главасында баяндалган эрежелер боюнча жүргүзүлөт.

(3) Экспертиза дайындоо жөнүндө чыгарылган токтомду жарыялоо менен төрагалык кылуучу тараптарга алардын эксперттен баш тартуу билдириүүгө, эксперттердин ичине тарап көрсөткөн адамды кошуу тууралу, экспертизаны башка экспертитик уюмдун өкүлдөрү жүргүзүшү тууралу, экспертизаны тараптардын катышуусу алдында жүргүзүү тууралу өтүнч кылууга укуктуу экендиктерин түшүндүрөт.

(4) Сот заседаниеинде эксперт суракка алынган адамдарга суроо берүүгө, жазуу жүзүндө далилдер, тергөө аракеттеринин протоколдору, башка эксперттердин корутундулары менен таанышууга, карап чыгууларга, эксперименттерге жана экспертизага тиешелүү соттук башка аракеттерге катышууга укуктуу.

(5) Экспертке салыштырып изилдөө үчүн үлгүлөрдү берүү зарыл болгондо ушул Кодекстин 207-статьясынын эрежелери колдонулат.

(6) Корутунду берүү үчүн мааниге ээ болгон бардык жагдайлар айкындалгандан кийин төрагалык кылуучу тараптарга экспертке суроолорун кат түрүндө берүүнү сунуш кылат. Берилген суроолор жарыяланууга жана алар боюнча соттук териштириүүнүн катышуучуларынын ой-пикирлери угулууга тийиш. Сот бул суроолорду карап чыгат жана өзүнүн токтому менен алардын ичинен ишке же эксперттин компетенциясына тиешеси жокторун четке кагат, ошондой эле жаңы суроолорду түзөт, мына ошондон кийин эксперт экспертиза өткөрүүгө жана корутунду түзүүгө киришет.

(7) Корутунду эксперт тарабынан жазуу жүзүндө берилип, сот заседаниеинде ал тарабынан жарыяланат жана суроолор менен кошо ишке тиркелет. Эксперт өз корутундусуна иштин өзүнүн компетенциясына тийиштүү болгон, алар тууралу анын алдына коюлбаган маселелер боюнча тыянактарын киргизүүгө укуктуу.

(8) Эгерде сотко тергөөдө корутунду берген эксперт чакыртылса, сот корутунду жарыялангандан кийин, эгерде ал тараптардын каршылыгын туудурбаса, экспертиза дайындалбай эле экспертти суракка алуу менен чектеле алат.

## 296-берене. Экспертти суракка алуу

(1) Эксперт корутундусун жарыялагандан кийин ал берген корутундууну түшүндүрүү же толуктоо үчүн ага суроолор берилиши мүмкүн.

(2) Экспертке тараптар суроолор берет, мында суроолорду өтүнчү боюнча экспертиза дайындалган тарап биринчи болуп берет. Төрагалык кылуучу экспертке суракка алуунун кайсы учурунда болсун суроолор берүүгө укуктуу.

## 297-берене. Кошумча же экинчи экспертиза жүргүзүү

(1) Ушул Кодекстин 212-статьясында каралган учурларда, сот кошумча же экинчи экспертиза дайындей алат, бул жөнүндө токтом чыгарат.

(2) Кошумча же экинчи экспертиза ушул Кодекстин 199-статьясында белгиленген эрежелер боюнча жүргүзүлөт.

### **3. КР мыйзамдары**

#### **3.1. «Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө» КР мыйзамы - 02.07.1992. №938-XII**

20-берене. Журналисттин укуктары жана милдеттери

Журналист:

- кабарларды чогултууга жана таркатууга;
- кесипчил журналисттик милдеттерин аткарууга байланыштуу кызмат адамы тарабынан кабыл алынууга;
- кабарлоочунун макулдугу менен маалыматтарды жазууга, анын ичинде зарыл техникалык каражаттар менен жазып алууга;
- журналисттик күбөлүгүн көрсөтүү менен табигый кырсыктар болуп өткөн жерлерде болууга, митингдерге, демонстрацияларга катышууга;
- келип түшкөн материалдарга байланыштуу фактыларды жана жагдайларды текшерүүдө адистерге кайрылууга;
- өзүнүн ынанымына карама-каршы келген материалды түзүүдөн жана кол коюудан баш тартууга;
- редакциялык даярдоонун жүрүшүндө өз пикири боюнча мааниси бурмаланды деп эсептеген материалга кол койбоого;
- эгерде ал мыйзамды бузуу менен байланыштуу болсо, редактор тарабынан берилген тапшырмадан баш тартууга;
- автордук сырды сактоого;
- журналист берген автордук материалды өз эркинче бурмалоо менен редактор тарабынан келтирилген моралдык жана материалдык зыяндардын ордун сот тартибинде толтуруп алууга укуктуу.
- маалымат берген адамдардын авторду көрсөтүү жөнүндө өтүнүчтөрүнө канаттандырууга милдеттүү.

23-берене. Калкка жайылтууга жатпаган маалыматтардын тизмеси

Жалпыга маалымдоо каражаттарында:

- а) мамлекеттик жана коммерциялык сырды ачууга;
- б) учурдагы конституциялык түзүлүштү күч менен кулатууга жана бузууга, Кыргыз Республикасынын жана башка кандай гана болбосун мамлекеттин суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырык жасоого;
- в) согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты, улуттук, диний обочолонууну жана башка элдерди жана улуттарды жек көрүүнү насаттоого;
- г) элдердин граждандык ар-намысын мазактоого;
- д) динге ишенгендердин жана дин кызматкерлеринин диний сезимдерин мазактоого;
- е) порнографияны таркатууга;
- ж) уят деп эсептелген сөздөрдү колдонууга;
- з) граждандык жана улуттук этиканын нормаларын бузуп, мамлекеттик символиканын атрибуттарын (герб, желек, гимн) мазактаган материалдарды таратууга;
- и) инсандын ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирүүгө;
- к) жалган маалыматты атайылап калкка жарыялоого жол берилбейт.

**25-берене. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды  
бузгандык үчүн жоопкер адамдар**

Ушул Мыйзамдын нормаларын бузгандык үчүн массалык маалымат каражатынын окулук катары жетекчи адам жана маалымат материалын берген адам жоопкерчиликке тартылыши мүмкүн.

**26-берене. Чындыкка ылайык келбegen маалыматтарды таркаткандык  
үчүн жоопкерчиликten бошотулуучу учурлар**

Массалык маалымат каражаттары чындыкка ылайык келбegen маалыматтарды массалык маалымат каражаттарында таркаткандык үчүн төмөнкүдөй учурларда жоопкерчилик тартышпайт;

а) эгерде мындай маалыматтар официалдуу документтерде жана билдириүүлөрдө баяндалса:

б) эгерде алар маалымат агентстворунан же мамлекеттик жана коомдук органдардын басма сөз кызматтарынан алынса;

в) эгерде алар эл алдынча чыгып сүйлөөлөрдү сөзмө-сөз кайталаса;

г) эгерде алар алдын-ала жазуусуз обого чыгуучу автордук сөздөрдө болсо.

**27-берене. Моралдык зыяндын ордун толтуруу**

Адамдын, граждандин, ошондой эле уюмдун ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирип, чындыкка ылайык келбegen же аларга мүлктүк эмес башкача зыян келтирген маалыматтарды таркатуунун натыйжасында адамга-гражданинге же уюмга келтирилген моралдык (мүлктүк эмес) зыяндын орду закондо каралган тартипте соттун чечими боюнча массалык маалымат каражаты тарабынан толтурулат.

Моралдык (мүлктүк эмес) зыяндын ордун акчалай толтуруунун өлчөмү сот тарабынан аныкталат.

**3.2. «Журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө» КР мыйзамы - 05.12.1997.  
№88**

**7-берене. Журналисттин милдеттери**

Кесиптик ишин жүзөгө ашырууда журналист:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана эл аралык келишимдеринин талаптарын сактоого;

- даярдалган материалдардын жана билдириүүлөрдүн ынанымдуулугун текшерүүгө, ошондой эле калыс маалымат берүүгө;

- маалымат берген адамдардын алардын авторлугун көрсөтүү жөнүндө өтүнүчтөрүн канаттандырууга;

- соттун чечимисиз күнөөсүздүк принцибин сактоого;

- инсандын укуктарын жана эркиндиктерин, ар-намысын жана кадыр-баркын урматтоого милдеттүү.

Журналист кесиптик маалыматты өз максатында колдоно, адамдын жеке турмушу жөнүндө фактыларды жарыялай, ошондой эле аудио- жана көрмө жазуучу жабдууларды маалыматтын булагынын же автордун макулдугусуз пайдалана албайт.

Журналист мыйзамдар тарабынан каралган башка милдеттерди да тартат.

**13-берене. Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамдарды**

## бузгандык үчүн жоопкерчилик

Мамлекеттик органдардын, граждандардын өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук бирикмелердин, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын кызмат адамдары:

- цензураны жүзөгө ашыргандык;
- журналисттин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылгандык;
- аккредиттөөдөн негизсиз баш тарткандык же аккредиттөөнү туура эмес токтоткондук;
- журналистке кысым көрсөткөндүк, анын кесиптик ишине кийлигишкендик;
- журналисттин материалдарын жана зарыл болгон техникалык каражаттарын мыйзамсыз алып койгондук;
- журналистке ынанымсыз жана калыс эмес маалыматты бергендик үчүн жоопкерчилик тартат.

Журналисттин ушул Мыйзам тарабынан белгиленген укуктарын бузуу, анын арнамысын жана кадыр-баркын мазактоо, ал тарабынан кесиптик ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу журналисттин өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө коркунуч көлтириүү, күч колдонуу же кол салуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке алып келет.

### 14-берене. Журналисттин жоопкерчилиги

Журналист өзү даярдаган жана жайылткан билдириүүлөрдүн жана материалдардын ынанымдуулугу үчүн мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартат.

Журналист расмий билдириүүлөрдө камтылган маалыматты жайылтуу үчүн жоопкерчилик тартпайт.

### **3.3. «Маалымат алуу кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө» КР мыйзамы - 05.12.1997. №89**

#### 11-берене. Маалыматтын ынанымдуулугу жана маалымат укугун бузгандык үчүн жоопкерчилик

Массалык маалымат каражаттары жарыяланып жаткан маалыматтардын ынанымдуулугун текшерүүгө милдеттүү жана анын ынанымдуулугу үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте маалыматтын булагы менен биргелешип жоопкерчилик тартат.

Маалымат укугун бузгандык үчүн күнөөлүү адамдар мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартат.

### **3.4. Бишкек шаары** **2005-жылдын 17-августу N 150**

**Экстремисттик аракеттерге каршылык  
көрсөтүү жөнүндө  
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЙЗАМЫ**

#### 1-берене. Негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамдын максатын жүзөгө ашыруу үчүн төмөндөгү негизги түшүнүктөр колдонулат:

экстремисттик аракет (экстремизм):

1) коомдук бирикмелердин же диний уюмдардын, менчигинин түрүнө карабастан, дагы башка ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын же жеке адамдардын төмөндөгүлөрдү пландаштырууга, уюштурууга, даярдоого жана ишке ашырууга багытталган аракеттери:

Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүнүн негиздерин күчкө салып өзгөртүү жана бүтүндүгүн бузууга;

Кыргыз Республикасынын коопсуздугун бузууга;

бийликтин ыйгарым укуктарын тартып алуута же ээлеп алуута;

мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрүн түзүүгө;

террористтик аракеттерди жүзөгө ашырууга;

расалық, улуттук же диний араздашууларды козуууга, ошондой эле күч колдонууга же күч колдонууну үгүттөө менен байланышкан социалдык араздашууларды козуууга;

улуттук ар-намысты кемсингүүгө;

идеологиялық, саясий, расалық, улуттук жүйөлөр же диний жек көрүү, ошондой эле ошого тете кандайдыр бир социалдык топторго карата жек көрүү жүйөлөрү боюнча же душмандык кылыш массалык тополоңдорду, ээнбаштык аракеттерди жасоого уурдал, талап-тоноого;

динге, социалдык, расалық, улуттук, диний же тилге тиешелүүлүгү жагынан жарапандардын өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын же кемдигин пропагандалоого;

2) нацисттик атрибутиканы же символиканы же болбосо нацисттик атрибутикага же символикага аралашуу денгээлине чейин окшош болгон атрибутиканы же символиканы пропагандалоого жана эл алдында көрсөтүүгө;

3) аталган аракеттерди жасоого элди үндөө же аталган аракеттерди жасоого;

4) аталган аракеттерди каржылоо же аны жасоого көмөк көрсөтүүгө же аталган аракеттерди жасоого, анын ичинде аталган аракеттерди жасаганга финансы каражаттарын, кыймылсыз мүлкүү, окуу, полиграфиялык жана материалдык-техникалык базаны, телефон, факсимилдик жана байланыштын башка түрлөрүн берүү, маалымдоо кызматтарын көрсөтүүгө, дагы башка материалдык-техникалык каражаттарды берүүгө;

экстремисттик уюм - ушул Мыйзам менен караплан негиздер боюнча экстремисттик аракеттерди жасаганга байланыштуу болгон иштерди жоюу же тыюу салуу тууралу соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген коомдук бирикме же диний уюм же башка уюмдар;

экстремисттик материалдар - экстремисттик аракеттерди жасаганга үндөгөн, мынданай аракетти ишке ашыруунун зарылдыгын негиздеген улуттук жана (же) расалық артыкчылыкты негиздеген же актаган, кандайдыр бир этникалык, социалдык, расалық, улуттук же диний топту толук же жарым-жартылай жок кылууга багытталган согуштук же дагы башка кылмыштарды жасоону актоого арналган жарыялоолор, документтер же башка сактагычтардагы маалыматтар.

8-берене. Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу экстремисттик  
материалдарды таратуунун жана алар тарабынан  
экстремисттик аракеттердин ишке ашырылышинын жол  
берилбестиги тууралу алдын ала эскертуү

Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу экстремисттик материалдар таратылган же алардын аракеттеринде экстремисттик аракеттердин белгилери бар экенин күбөлөндүргөн фактылар белгилүү болгон учурда, бул жалпыга маалымдоо каражаттарынын уюштуруучусуна жана (же) редакцияга (башкы редакторуна), аны каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же аткаруу бийлигинин басма,

телерадио жана массалык коммуникация каражаттар чөйрөсүндөгү органдары же Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору же анын тийштүү прокурору аркылуу аталган аракеттердин жол берилбестиги тууралу же ал аракеттерге алдын ала эскертүүнүн айкын себебин, анын ичинде кетирилген кемчиликтерди көрсөтүү менен жазуу жүзүндөгү алдын ала эскертүү чыгарылат. Эгерде кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча чарапарды колдонуу мүмкүн болгон учурда, аны менен бирге аталган кемчиликтерди жоюуга алдын ала эскертүү чыккан күндөн тартып аталган кемчиликтерди жоюу үчүн он күндөн кем болбогон мөөнөт белгиленет.

Эгерде алдын ала эскертүүдө белгиленген мөөнөттө эскертүү чыгаруу үчүн негиз болгон кемчиликтерди жоюу боюнча чарапар көрүлбөсө, же алдын ала эскертүү чыккан күндөн тартып он эки айдын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын аракеттеринде экстремисттик аракеттердин белгилери бар экенин күбөлөндүргөн жаңы фактылар кайрадан белгилүү болсо, тийиштүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши ушул Мыйзамда белгиленген тартипте токтотулууга тийиш.

#### 10-берене. Коомдук бирикменин же диний уюмдун ишин токтото туруу

Коомдук бирикме же диний уюм тарабынан адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин бузууга, жарандардын инсандыгына жана денсоолугуна, айланачөйрөгө, коомдук тартипке, коомдук коопсуззукка, менчикке, жеке жана (же) юридикалык жактардын мыйзамдуу экономикалык таламдарына, коомго жана мамлекетке зыян келтирген, же андай зыянды келтириүүгө чыныгы коркунуч түзгөн экстремисттик аракеттерди жасаган учурда ушул Мыйзамдын 9-статьясында каралган негиздер боюнча коомдук бирикмени же диний, уюмdu жоюу же ишин токтотуу жөнүндө арыз менен сотко кайрылган убакыттан тартып жогоруда көрсөтүлгөн жеке жана (же) юридикалык жактардын арыздарын сот караганга чейин ал коомдук бирикменин же диний уюмдун ишин тийиштүү кызмат адамы же орган өз чечими менен убактылуу токтотуп коюуга укуктуу.

Коомдук бирикменин же диний уюмдун ишмердигин токтото туруу, аларды жоюу же алардын ишине тыюу салуу жөнүндө арыз сотто караганга чейин белгиленген тартипте сотко даттана алат.

Коомдук бирикменин же диний уюмдун иши убактылуу токтотулган учурда коомдук бирикменин же диний уюмдун, алардын регионалдык жана дагы башка түзүмдүк бөлүмчөлөрү жалпыга маалымдоо каражаттарынын уюштуруучусу катары укуктары да убактылуу токтотулат, аларга мамлекеттик жана муниципалдык жалпыга маалымдоо каражаттарынан пайдаланууга, жыйналыштарды, митингдерди, демонстрацияларды, жүрүштөрдү, пикетке чыгуу жана башка көпчүлүк катышкан акцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө, шайлоолорго жана референдумдарга катышууга, келтирилген зыяндардын, залалдын ордун толтуруу, салык, жыйым же айыптарды жана эмгек келишими боюнча чарбалык ишке байланышкан эсептешүүлөрдү жүргүзүүдөн тышкaryы банктык салымдарды колдонууга тыюу салынат.

Эгерде сот коомдук бирикмени же диний уюмdu жоюу же алардын ишин токтотуу тууралу арызды канаттандырбаса, ал бирикме же диний уюм соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргендөн тартып өз иштерин кайра баштайт.

Саясий партиялардын ишин токто туруу Кыргыз Республикасынын "Саясий партиялар жөнүндө" Мыйзамында каралган тартипте ишке ашырылат.

#### 11-берене. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын экстремисттик материалдарды тараткандыгы жана экстремисттик аракеттерди жасагандыгы үчүн жоопкерчилиги

Кыргыз Республикасында жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу экстремисттик материалдарды таратууга жана алардын экстремисттик аракеттерди жүзөгө ашыруусуна тыюу салынат.

Эгерде жалпыга маалымдоо каражаттары ушул Мыйзамдын 8-статьясынын үчүнчү бөлүгүндө караган учурда же адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин бузулушуна алыш келген, жарандардын инсандыгына жана денсоолугуна, айланы-чөйрөгө, коомдук тартипке, коомдук коопсуздукка, менчикке, жеке жана (же) юридикалык жактардын мыйзамдуу экономикалык таламдарына, коомго жана мамлекетке зиян келтирген же андай зиян келтириүүгө чыныгы коркунуч түзгөн экстремисттик аракеттерди жасаган учурда аны каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же басма сөз, телерадио берүүлөрү жана массалык коммуникация каражаттары чөйрөсүндөгү аткаруу бийлик органдарынын, же Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун же ага баш ийген тийиштүү прокурордун билдириүүсүнүн негизинде тийиштүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши соттун чечими боюнча токтолтулушу мүмкүн.

Экстремисттик материалдарды таратууну улантууга жол бербөө максатында сот мезгилдүү басылманын тийиштүү номурларын, же доону камсыз кылуу боюнча чарапарды кабыл алуу үчүн караган тартипте аудио- же көрмө жазуу программаларынын жазылган нускаларын сатып өткөрүүнү, теле-радио же көрмө программаларды чыгарууну токтотот.

Соттун чечими экстремисттик багыттагы материалдар басылган жалпыга маалымдоо каражаттарынын таркатылбаган нускаларынын сатылбай калган бир бөлүгүн сакталып турган жеринен дүң жана чекене соодадан алыш коюуга негиз болуп саналат.

### 13-берене. Экстремисттик материалдарды таратуу менен күрөшүү

Кыргыз Республикасынын аймагында ушул Мыйзамдын 1-статьясынын биринчи бөлүгүндө караган белгилердин бирин эле камтыган басма, аудио-аудиовизуалдык жана башка материалдарды басып чыгарууга, сактоого, ташууга жана таратууга тыюу салынат. Мындай материалдарга төмөндөгүлөр кирет:

- тыюу салынган экстремисттик уюмдардын расмий материалдары;
- тынчтыкка жана адам баласына каршы кылмыштары үчүн эларалык укук актыларынын негизинде соттолгон адамдардын автордук материалдары жана ушул Мыйзамдын 1-статьясынын биринчи бөлүгүндө камтылган белгилер;
- ушул Мыйзамдын 1-статьясынын биринчи бөлүгүндө камтылган белгилер, анын ичинде анонимдүү, жана башка материалдар.

Маалымат материалдарында ушул статьянын биринчи бөлүгүнүн "а"- "в" пункттарында караган белгилердин бар экенин аныктоо прокурордун сунуштамасынын негизинде ошондой материалдарды чыгарган уюм жайгашкан жердеги сот аркылуу жүзөгө ашырылат.

Маалымат материалдарында ушул Мыйзамдын 1-статьясынын биринчи бөлүгүндө караган белгилердин бар экендигинин аныкталышы тууралу соттун чечими анын нускасынын сатып өткөрүлбөгөн бөлүгүн алыш салууга негиз болуп саналат. Экстремисттик материалдарды чыгарууну экинчи жолу ишке ашырган уюм басып чыгаруу ишин жүргүзүү укугунан ажыратылат.

Маалымат материалдарын экстремисттик деп таануу жөнүндөгү соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминин көчүрмөсү юстиция чөйрөсүндөгү аткаруу бийлик органына жөнөтүлөт. Экстремисттик материалдардын тизмеси жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланып туруга тийиш.

Материалдарды экстремисттик материалдардын тизмесине киргизүү жөнүндө чечимге белгilenген тартипте сотко даттанууга болот.

Экстремисттик материалдардын тизмесине киргизилген материалдар Кыргыз Республикасынын аймагында таратылбайт.

Аталган материалдарды андан ары таратуу максатында мыйзамсыз жасоого, таратууга, ташууга жана сактоого күнөөлүү адамдар административдик же болбосо кылмыш-жазык жоопкерчилигине тартылышат.

**17-берене. Экстремизм менен күрөшүү жаатындагы эларалык  
кызматташтык**

Кыргыз Республикасынын аймагында четөлкөлүк коомдук бирикмелердин же диний уюмдардын же дагы башка уюмдардын жана алардын бөлүмчөлөрүнүн эларалык укук актыларына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык экстремисттик деп табылган иштерине тыюу салынат.

Четөлкөлүк өкмөттүк эмес уюмдун ишине тыюу салуу төмөндөгүлөргө кириптер кылат:

- а) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартилте мамлекеттик аккредитациянын жана каттоонун жокко чыгарылышына;
- б) четөлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын ушул уюмдун өкүлүү катары Кыргыз Республикасынын аймагында турруусуна тыюу салууга;
- в) Кыргыз Республикасынын аймагында кандай гана болбосун чарбалык жана башка иштерди жүргүзүүгө тыюу салууга;
- г) тыюу салынган уюмдун атынан кандай гана болбосун материалдарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого тыюу салууга;
- д) Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган уюмдун материалдарын, ошого тете ошол уюмдун материалдарын камтыган маалыматтык дагы башка продукцияларды таратууга тыюу салууга;
- е) ар кандай көпчүлүк катышкан акцияларды жана жалпы элдик иш чарапарды өткөрүүгө, тыюу салынган уюмдардын өкүлүү (же анын расий өкүлүү) катары ал акцияларга жана жалпы иш чарапарга катышуусуна тыюу салууга;
- ж) ар кандай уюштуруу-укуктук түрдөгү анын укук мураскери - уюмдарын түзүүгө тыюу салууга.

Өкмөттүк эмес четөлкөлүк уюмдун ишин токтотуу тууралу соттун чечими күчүнө киргендөн кийин Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы Кыргыз Республикасындагы тийиштүү четөлкөлүк дипломаттык өкүлчүлүккө же консулдук мекемеге он күндүк мөөнөттө Кыргыз Республикасынын аймагында ал уюмдун иштерине тыюу салынганы, тыюу салуунун себеби, ошондой эле тыюу салууга байланыштуу анын кесепеттери жөнүндө билдириүүгө милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын эларалык макулдашууларына ылайык Кыргыз Республикасы экстремизм менен күрөшүү жаатында чет мамлекеттер, алардын укук коргоо органдары жана атайын кызматтары, ошондой эле экстремизмге каршы күрөш жүргүзгөн эларалык уюмдар менен кызматташат.

Бишкек шаары  
2003-жылдын 5-декабры N 20

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ  
СОТУНУН ПЛЕНУМУНУН ТОКТОМУ**

Ар-намысты, кадыр-барты жана ишкердик беделди  
коргоо жөнүндөгү талаш-тартыштарды чечүү

боюнча соттук тажрыйбанын кээ бир  
маселелери жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Баш мыйзамына ылайык, жаран башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин, ар-намысын жана кадыр-баркын сыйлоого милдеттүү. Ар бир адамдын өзүнүн жеке турмушунун кол тийбестигине, ар-намысынын жана кадыр-баркынын сыйланышына жана корголушуна укугу бар. Ар бир адамдын өзүнүн жеке турмушунун жана үй-булесүнүн ар кандай, мыйзамсыз кийлигишүүлөрдөн корголушуна жана ар-намысы менен кадыр-баркынын шек келтириүүлөрдөн коргодушуна мамлекет кепил болуп берет. Ачык жарыяланган же башка ар кандай кунөөлөр коюлганда жаран өзүнүн ар-намысын, кадыр-баркын, ишкердик беделин жана укугун сот аркылуу коргоого укуктуу жана мындай соттук коргонууну эч бир сот, эч кандай жагдайларда четке кага албайт.

Кыргыз Республикасынын Гражданлык кодексинин 18-статьясына ылайык, жаран өзүнүн ар-намысын, кадыр-баркын же ишкердик беделин булгаган (каралган) маалыматтарды, ал эми укуктук жак өзүнүн ишкердик беделин булгаган маалыматтарды сот аркылуу төгүнгө чыгаруу талабын коюуга укуктуу.

Ар-намысты, кадыр-баркты жана ишкердик беделди коргоо мыйзамдарынын ченемдеринин соттор тарабынан колдонулушу боюнча келип чыккан суроолорго байланыштуу, аталган укуктук мамилелерди жөнгө салуучу мыйзамдардын тура жана бирдей колдонулушун камсыз кылуу максатында жана "Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү ооттору жөнүндөгү" Мыйзамдын 15-статьясын жетекчиликке алыш, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Пленуму токтом кылат:

1. Ар-намысты, кадыр-баркты жана ишкердик беделди коргоо-жарандардын конституциялык укугу, ал эми укуктук жактардын ишкердик бедели бул - алардын кесиптик ишмердүүлүк жагынан ийгиликтүү жетүүсүнүн бир шарты экендигине соттордун көнүлүн буруу. Бул жарандардын ар-намысын жана кадыр-баркын, ошондой эле жарандар менен укуктук жактардын ишкердик беделин коргоо жөнүндөгү талаш-тартыштарды кароодо сотторду ар бир иштин бардык жагдайын талдал чыгууга милдеттендирет.

2. Аталган категориядагы иштерди чечүүдө "ар-намыс", "кадыр-барк", "ишкердик бедел" деген түшүнүктөр жүрүм-турум (адеп-ахлактык, этикалыйк) категорияларын түзөөрүн соттор эске алуусу керек. Мисалы, арнамыс бул инсандын коомдогу ордун он жагынан көрсөткөн, анын адеп-ахлактык, ишкердик жана башка сапаттарына берилген коомдук жактан маанилүү жана калыс баа; кадыр-барк бул - инсандын коомдогу ордунун анын аң-сезиминдеги көрүнүшү, башкача айтканда, инсандын адеп-ахлактык, ишкердик жана башка сапаттарынын коомдук жактан маанилүү чен-өлчөмдөрүнө негизделген субъективдүү баа (өзүнө өзү берген баа); ишкердик бедел бул - жарандын, адамдар тобунун (жамаатынын), уюмдардын же укуктук жактардын кемчиликтери мекен кадыр-баркы, кесиптик сапаттары (жөндөмдүүлүктөрү) жөнүндө белгилүү бир коомдук чөйрөдө жайылган, басымдуулук кылган пикир.

3. Жарандын ар-намысын, кадыр-баркын, анын же укуктук жактын ишкердик беделин булгаган (каралоочу) маалыматтарды таратуу деп, андай маалыматтардын басма сөздө жарыяланышын, үналгы, сыналгы же башка массалык маалымат каражаттары аркылуу берилишин, кызматтык мүнөздөмөдө, ачыкка чыгып сүйлөөлөрдө, кызмат адамынын дарегине жазылган арыздарда же болбосо бир нече адамдын же жок дегенде бир эле адамдын дарегине берилген башка билдириүүлөрдө (оозеки түрүндө дагы) келтирилишин түшүнүү керек. Аталган маалыматтардын аларга тийишиеси бар адамдын өзүнө гана айтылышы - ал маалыматтарды таратуу катары эсептелбейт.

4. Жарандын ар-намысын, кадыр-баркын, анын же укуктук жактын ишкердик беделин төмөндөтүүгө алыш келген, жарандын же укуктук жактын күчүндөгү мыйзамдарды же адеп-ахлак эрежелерин (мисалы, тура эмес, адилетсиз иш кылуу, эмгек жамаатында, турмуш-тиричиликтөрүнде же башка жерлерде өзүн туура эмес алыш жүрүү

жөнүндөгү жана ишкердикти, коомдук ишмердүүлүктүү, ишкердик беделди ж.б. каралоочу башка маалыматтар) бузгандыгы жөнүндө айтылган, чындыкка дал келбegen маалыматтар - каралоочу маалыматтар деп саналарын сотторго түшүндүрүү.

5. Кыргыз Республикасынын Гражданлык кодексинин 18-статьясында аныкталган тартип боюнча, сот чечимдериндеги жана өкүмдерүндөгү, алдын ала тергөө органадрынын токтомдорундагы жана башка расмий документтердеги маалыматтарды төгүнгө чыгаруу талабы каралбайт. Андай маалыматтар мыйзамда каралган башка тартип боюнча даттанылууга жатат.

6. Өздөрү жөнүндө чындыкка дал келбegen, каралоочу маалыматтар таратылды деп эсептеген жарандар менен укуктук жактар аталган категориядагы иштер боюнча сотко доо арыздары менен кайрылууга укуктуу.

Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексинин 4, 5-статьясынан, Гражданлык кодексинин 1120-статьясынын 3-пунктуна, 50-статьясынын 3-пунктуна, 18-статьясынын 1-пунктуна ылайық, таламдаш адамдын талабы боюнча, жарайдын арнамысы, кадыр-баркы жана ишкердик бедели ал өлгөндөн кийин деле сот аркылуу корголот.

7. Эгерде жашы жете злектерге же белгиленген тартипте жөндөмсүз деп таанылган адамдарга карата каралоочу маалыматтар таратылса, анда алардын арнамысын жана кадыр-баркын коргоо боюнча сотко доо иретинде алардын мыйзамдуу өкүлдөрү (ата-энелери, асырап алгандары, камкорчулары, көзөмөлчүлөрү), Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексинин 54, 65-статьясынын тартибинде прокурор жана башка таламдаш адамдар кайрылууга укуктуу.

8. Эгерде жарандын арнамысын, кадыр-баркын же ишкердик беделин, ошондой эле укуктук жактын ишкердик беделин булгаган (каралоочу) маалыматтар массалык маалымат каражаттарына жайылса, анда Кыргыз Республикасынын Гражданлык кодексинин 18-статьясына ылайық, аталган маалыматтар ошол эле массалык маалымат каражаттары аркылуу төгүнгө чыгарылууга тийиш.

Эгерде аталган маалыматтар мекеме-уюмдун документинде кезиксе, андай документ алмаштырылууга же кайта чакырылып алууга жатат.

Башка учурлардаш төгүнгө чыгарууну сот иштин жагдайларына жараша аныктайт.

Эгерде адамдын арнамысын, кадыр-баркын же ишкердик беделин булгаган (каралоочу) маалыматтар таратылса, анда ал маалыматтарды тараткан адам такталбаса деле, жабыркаган тараап таратылган маалыматтардын чындыкка дал келбegenдигин таануу арызы менен сотка кайрылууга укуктуу.

9. Жарандардын жана укуктук жактардын массалык маалымат каражаттарынан төгүнгө чыгарууну же жарыяланган маалыматтарга карата жооп басып чыгарууну талап кылуу укугу, аларды жарандын арнамысын, кадыр-баркын же ишкердик беделин, ошондой эле укуктук жактын ишкердик беделин булгагаган (каралоочу) маалыматтарды төгүнгө чыгаруу жөнүндө доо арыз менен түздөн-түз сотко кайрылуу укугунан ажыратпайт.

10. Иштерди соттук териштирүүгө даярдоодо, соттор адамдын арнамысын, кадыр-баркын же ишкердик беделин булгаган (каралоочу) маалыматтарды төгүнгө чыгаруу жөнүндө долбоор боюнча жоопкер катары аталган маалыматтарды тараткан адамдар эсептелинерин эске алуусу керек Жарандык-процесстик кодекстин 60-статьясынын талаптарына ылайық, доогер өзүн каралаган маалыматтардын жоопкер тарабынан таратылгандыгы тууралуу фактыны далилдеп берүүгө, ал эми жоопкер болсо, таратылган маалыматтардын чындыкка дал келишин далилдеи берүүгө милдеттүү.

Эгерде доогер массалык маалымат каражаттарындағы каралоочу маалыматтарды төгүнгө чыгаруу талабы менен кайрылса, анда жоопкер катары тийиштүү массалык маалымат каражатынын өкүлү, жазылган макаланын ээси (автору) жана маалыматтык материалды берген адам жоопко тартылышат. Эгерде аталган маанидеги маалыматтар (макалалар) басылып чыкканда же башкача жолдор менен таратылганда алардын ээси

(автору) айтылбаса (мисалы, редакциялык макалада), анда иш боюнча тийиштүү массалык маалымат каражатынын өкүлү болгон орган (редакция) жоопко тартылат.

Кызматтык мүнөздөмөлөрдө келтирилген каралоочу маалыматтарды төгүнгө чыгаруу доо арыздары боюнча, ошол мүнөздөмөлөргө кол коюп берген адамдар жана ошондой мүнөздөмөлөрдү берген мекеме, ишканы, уюмдар жоопкер болуп саналышат.

11. Чындыкка дал келбegen маалыматтарды таратканыгы үчүн массалык маалымат каражаттары органын жоопкерчиликтен баштуунун "Массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү" Мыйзамдын 26-статьясында көрсөтүлгөн негиздери, соттун жарандардын арнамысы менен кадыр-баркын, ошондой эле алардын жана укуктук жактардын ишкердик беделин булгаган (караган) маалыматтарды төгүнгө чыгаруу жөнүндөгү доо арыздарын кароо мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Мындай иштер боюнча, жайылган маалыматтардын чындыкка дал келүүсүн ошол маалыматтарды таратышкан жарандар жана уюмдар далилдеп бериши керек, ал эми доо арыз канааттандырылган учурда, массалык маалымат каражатына соттун чечими жөнүндө билдириүү милдети жүктөлүшү мүмкүн.

12. Кыргыз Республикасынын Гражданык кодексинин 18-статьясынан тартибинде козголгон жарандык иштерди кароодо соттор доо арыздагы, төгүнгө чыгарууну талап кылган маалыматтардын чындал эле таратылганыгын, алардын жарандын ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкердик беделин же укуктук жактын ишкердик беделин булгагандыгын, аталган маалыматтардын чындыкка дал келерин толук аныктап чыгуусу зарыл.

13. Эгерде жарандын ар-намысын, кадыр-баркын, анын же укуктук жактын ишкердик беделин коргоо суранычы менен бирге эле каралоочу маалыматтарды таратуу аркылуу келтирилген залалдардын жана моралдык зияндын ордун толтуруу талабы жөнүндөгү арыз түшсө, анда сот аталган талапты Кыргыз Республикасынын Гражданык кодексинин 18-статьясынын 5-бөлүгүнө жана 14, 16, 1027, 1028-статьяларына ылайык канааттандырат. Эгерде чындыкка дал келбegen, каралоочу маалыматтар массалык маалымат каражаттарына жайылса, анда сот моралдык зияндын ордун толтуруунун өлчөмүн аныктап жатып, жарыяланган макаланын мүнөзү менен мазмунун, такталбаган маалыматтардын жайылышынын денгээлин жана башка көңүл бура турган жагдайларды эске алууга укуктуу (мында, адилеттүүлүк жана ақыл-эстүүлүк талаптары сөзсүз эске алынуусу керек).

14. Мүлктүк эмес өздүк укуктарды бузуудан келип чыккан, ар-намысты, кадыр-баркты жана ишкердик беделди коргоо талабына карата Кыргыз Республикасынын Гражданык кодексинин 221-статьясынын негизинде доонун эскириши жайылбагандыгына соттордун көңүлүн буруу.

15. Башка адамды караган маалыматтарды тараткан адамдын аракеттери Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 127 жана 128-статьясында караган кылмыш белгилерин (ушактоо, мазактоо), камтыган учурларда, жабырлануучунун күнөөлүү адамды жоопко тартуу арызы менен, ошондой эле жарандык сот өндүрүшүнүн тартибинде ар-намысын, кадыр-баркын же ишкердик беделин коргоо жөнүндөгү доо менен сотко кайрылуута укугу бар.

Жазык жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү арызды кабыл алуудан баш тартуу, козтолгон жазык ишин токтотуу, ошондой эле өкүм чыгаруу - сот өндүрүшүнүн тартибинде ар-намысын, кадыр-баркын же ишкердик беделин коргоо жөнүндөгү доо менен кайрылуу мүмкүнчүлүгүн четке какпайт.

16. Доо канааттандырылган учурда, чындыкка дал келбейт деп табылган, каралоочу маалыматтарды төгүнгө чыгаруу ыкмасын сот өз чечиминин корутундулоочу бөлүгүндө көрсөтө кетүүгө, эгерде зарылчылык болсо, анда кандай маалыматтардын чындыкка дал келбegenдиги, алар качан жана кантип жайылгандыгы сөзсүз көрсөтүлгөн төгүнгө чыгаруунун текстин да келтирүүгө, ошондой эле төгүнгө чыгаруу ыкмасынын кайсы мөөнөттө болуп өтүшүн (Кыргыз Республикасынын "Массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү" Мыйзамынын 17-статьясына ылайык) да аныктоо милдеттүү

17. Жарандын ар-намысына, кадыр-баркына, анын же укуктук жактын ишкердик беделине шек келтириүү фактыларын алдын алуу жана алары жоюу максатында соттор чындыкка дал келбegen, каралоочу маалыматтарды таратышкан адамдарга жана уюмдарга карата жеке аныктамаларды чыгаруу маселесин талкуулаши керек.

18. Кыргыз Республикасынын Граждандин кодексинин 18-статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык, соттун чечимин аткарбатандарга сот мамлекеттин пайдасына өндүрүлүүчү айыптөлөм тагууга укуктуу. Айыптөлөм Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн тартип жана өлчөм боюнча тагылат. Айыптөлөмдүн төленүшү укук бузуучуну сот чечими менен караган аракетти аткаруу милдетинен бошотпойт.

19. Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун жарандык иштер боюнча коллегиясы жана Бишкек шаардык соту, облустук соттор аталган категориядагы иштерди мезгил-мезгили менен талдан турушу керек.

20. Ушул токтомду кабыл алууга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун пленумунун "Жарандар менен мекемеуюмдардын ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо боюнча Граждандин кодексинин 7-жана 7-1-статьясынын Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан колдонулушунун кээ бир маселелери жөнүндөгү" 16.07.1993-жылкы токтому өз күчүн жоготту деп табылсын.

Кыргыз Республикасынын  
Жогорку Сотунун төрайымы Н.Бейшеналиева

Пленумдун катчысы,  
Кыргыз Республикасынын  
Жогорку Сотунун судьясы А.Кудайбергенов

**Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо иштери боюнча  
СОТ ТАЖРЫЙБАСЫНА СЕРЕП  
(04.11.2004-жыл)**

Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо иштери боюнча талаштарды кароодо өлкө соттору тарабынан аталган укуктук карым-катнаштарды жөнгө салган мыйзамдарды бир беткей жана туура колдонушу үчүн КР Жогорку сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы 2002-жылдагы жана 2003-жылдын алты айындагы ушул өндүү иштерди кароо тажрыйбасын жалпылаштырган. Сот статистикасынын маалыматтары абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча доолор саны артканын көрсөткөн. Маселен, 2001-жылы биринчи инстанциядагы сот өндүрүшүндө аталган категорияда 131 иш катталса, 2002-жылы 152, ал эми 2003-жылдын алты айында 138 иш катталган.

2002-жылы жана 2003-жылдын алты айында биринчи инстанциядагы соттор карап чечкен 103 доо ишинин 70% канаттандырылган. Бул иштер боюнча ар бир үчүнчү доо арзы кароосуз калтырылган, ар бир бешинчиси боюнча процессуалдык мыйзам караган негиздерге жараша өндүрүш токтолулган.

Апелляциялык тартипте 91 иш же сот чечимдеринин 44% кайра каралып, алардын ичинен сот коллегиялары тарабынан 55 иш же 60% өзгөртүүсүз калтырылган, 18 иш боюнча чечимдер негизинен моралдык зыянды толтуруу жагынан өзгөртүлгөн. Изилденген иштердин ичинен көзөмөл иретинде 13 чечим кайра каралып, 8и же 61% өзгөртүүсүз калтырылган.

Мисал кылынган маалыматтар өлкө соттору негизинен аталган укуктук карым-катнаштарды жөнгө салган мыйзамдарды туура колдонуп жатканын далилдейт. Бирок

atalgan категориядагы айрым иштер боюнча катачылыктар, анын ичинде процессуалдык катачылыктар кетирилип жатканы да байкалган.

Катачылыктарды изилдөөдөн көрүнгөндөй, процессуалдык мыйзам белгилеген мөөнөтү өтүп кеткен иштердин 30у же 15% каралган. Мисалы, К. Дегенбаевдин Бишкектин Биринчи Май райондук сотуна 2001-жыл 27-декабрда келип түшкөн Султанидиновго карата доо арызы 2002-жыл 20-июлда каралып, 2002-жыл 22-июлда түшкөн апелляциялык арызы Бишкек шаар сотунун соттук коллегиясы тарабынан 2002-жыл 13-декабрда гана каралган.

Бул иштер боюнча соттор соттук териштириүүгө бардык эле учурда тийиштүү даярдык көргөн эмес, ишти туура чечүү үчүн, мыйзам менен ар тараптардын укуктук карым-катнашын аныктоо үчүн мааниси бар жагдайлар, ошондой эле ишке катышы бар адамдардын курамы жана ар тарап өз ырастоолору катары көрсөтүүгө тийиш болгон далилдерди аныктоо тууралу маселени чечүү жагы такталбай калган учурлар бар.

Адамдын, юридикалык жактын абийирине, ар-намысына жана ишкердик беделине доо кетирген маалыматтарды төгүндөө маселелери Жарандык кодекстин 18-беренеси жана "Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө" мыйзам менен жөнгө салынат (2-июль, 1992-жыл, 17-берене).

Жарандык кодекстин 18-беренесинин мазмунуна жаразша жарандык жана юрикалык жактар аларды караган маалыматтарды төгүндөө менен катар эле моралдык зияндын жана чыгымдардын ордун толтурууunu талап кылууга абылуу. Ушул эле беренеде караган маалыматтарды төгүндөө тартиби тууралу маселе чечилип, сот чечимин аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик каралган.

Кыргыз Республикасынын "Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө" мыйзамында кызықдар адамдардын каралоо маалыматтарын төгүндөө талабы менен кайрылуу жол-жобосун караган эреже камтылган, бирок анда бул жол-жобо талашты сотко чейин чечүүнүн милдеттүү тартиби катары көрсөтүлгөн эмес.

Көрсөтүлгөн категориядагы айрым иштер боюнча соттор Жарандык-процессуалдык кодекстин 223-беренесинин 1-пунктуна таянбастан турup ката доо түзүшкөн. Маселен: Чүй райондук сотунун 2002-жыл 13-сентябрьндагы аныктамасы менен Санаведин, Кыдыргычевдин, Култышевдин жана башкалардын абийирди, ар-намысты коргоо жана каралоо маалыматтарын төгүндөө боюнча Турсуналиевге карата доо арызы каралган эмес. Баш тартуунун бирден бир негизи катары сот каралоо маалыматтарын төгүндөө арызы менен аларды жарыялаган гезит редакциясына кайрылуу аныктамасын чыгарган. Бул иш боюнча төгүндөө тартиби жогорудагы мыйзам белгилеген талашты сотко жеткирбей жөнгө салуу эрежесине тиешеси болбогондуктан, бул жагдайды бузулган укуктарды коргоонун альтернативдүү жолу катары кароо зарыл.

Жарандык кодекстин 18-беренесинин 1-пунктуна ылайык абийирине, ар-намысына же ишкердик беделине доо кетирген маалыматтарды төгүндөө талабы менен сотко жаран, ал эми ишкердик беделине доо кетирген маалыматтарды төгүндөө талабы менен юридикалык жак кайрылууга абылуу. Көрсөтүлгөн категориядагы иштерди иликтөө мындай доолордун 88% жарандар тарабынан коюларын көрсөттү. 35% иштер боюнча жарандар жоопкер, ал эми 65% иштер боюнча юридикалык тараптар, анын ичинде 76,5% - жалпыга маалымдоо каражаттары жоопкер болушкан.

2002-жыл ичи жана 2003-жылдын алты айында ишкердик беделин коргоо доолору менен юридикалык тараптар 10 учурда гана кайрылып, алардын алтысы каралып, эки учур канааттандырылган, экөө кароосуз калтырылган, эки иш боюнча өндүрүш токтолулган.

"Кен-Суу" кичи ишканасы ишкердик беделин коргоо жана моралдык зыян ордун толтуруу боюнча "Саламалик" ЖЧКга доо койгон. Анда жоопкер кичи ишкананын уставын юстиция органдарында кайра каттоосун негизи жок эле мыйзамсыз деп табууга аракеттенген. Сот инстанциялары талаптарды канааттандыруудан баш тартуу менен жоопкердин арызы "Кен-Суу" Кинин ишкердик беделине доо кетирген маалыматтар камтылбаганын көрсөткөн.

"Азамат" ЖЧКсы "Вечерний Бишкек" гезит редакциясына доо койгон. Арбитраждык сот ЖЧКнын ишкердик беделине доо кетирет деп арызда көрсөтүлгөн гезит макаласынын автору анык болгондуктан, ошол адам жоопкер катары тартылат деген жобого таянып, сот өндүрүшүн токтолкон. КР Арбитраждык-процессуалдык кодексинин 19, 75-беренелерине ылайык бул талаш арбитраждык сотто кароого жатпайт.

Бишкек шаардык арбитраждык сотунун 2002-жыл 25-январдагы чечими менен "Алмаш" ЖЧКнын ишкердик беделин коргоо боюнча "Вечерний Бишкек" гезитине жана "Алмаш" ЖЧКнын убактылуу администраторуна койгон доосунан баш тартылган. Сот өз чечиминде ЖЧКга карата банкроттук жобону козгоо жөнүндө жарнаманы жарыялаган ЖМК редакциясы "Реклама жөнүндө" мыйзамдын 30-беренесине ылайык рекламанын мазмуну үчүн жооп бербейт деген жобого таянган, бул учурда реклама берүүчү жоопкер болот. Жарнаманын тексти "Банкроттук (жараксыздык) жөнүндө" КР мыйзамынын 63-беренесине карама-каршы келбейт жана чындыкка дал келет, анткени ЖЧКнын кредиторлорунун биригинин доо арызы менен сот тарабынан убактылуу администратор дайындалган.

Жарандык кодекстин 18-беренесин талдоо абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча иштерди чечүү үчүн мааниси бар жагдайлардын чегин аныктоого мүмкүндүк берет. Ал жагдайлар төмөнкүлөр:

- доогер тууралу маалыматтардын жоопкер тарабынан таратылыш фактысы;
- бул маалыматтардын доогерди каралоо мүнөзү;
- алардын чындыкка дал келбеши. Демек, ушул айтылган жагдайлар толук болгондо гана сот Жарандык кодекстин 18-беренесине таянуу менен жоопкер тараткан маалыматтарды төгүндөө тууралу доону канааттандырыши мүмкүн. Булар толугу менен болбосо мындана доодон баш тартылууга тийиш.

Бишкектин Ленин райондук сотунун 2002-жыл 15-февралдагы чечими менен Н.В. Усенконун МТРКнын "Салым" телеберүүсүндөгү (12-декабрь 2001-жыл) айтылган маалыматтар чындыкка дал келбекендиктен жана анын абийирине, ар-намысына жана ишкердик беделине доо кетиргендиктен, аларды төгүндөө жөнүндө арызынан баш тарткан. Бишкек шаардык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы бул чечимди жокко чыгарып, жаңы чечим чыгарган. Анда Финансы министрлигинин (ФМ) алдындағы Мамлекеттик салык инспекциясынын (МСИ) аппеляциялык бөлүмүнүн начальниги Н.В. Усенкого кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт деп таанылган. Өлкө Жогорку соту 2002-жыл 31-октябрда апелляциялык инстанциядагы соттун чечимин жокко чыгарып, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырган. Токтомдо 2001-жыл 30-октябрда Финансы министрлигинин алдындағы финанс полициясынын тергөө бөлүмү тарабынан ФМ алдындағы МСИнин апелляцияларды кароо бөлүмүнүн кызмат адамдарына салык төлөөчүлөрдү салыктардын бошотуу жана азайтуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп, Н.В. Усенко шектүү

катары кармалып жана убактылуу камак жайда кармалып турганы көрсөтүлгөн, бул жагдай тергөө органынын токтому аркылуу тастыкталган. Б.а., телеберүүден чыгарылган маалыматтар болгон фактыны чагылдырган. Биринчи инстанциядагы сот ал маалыматтарды чындыкка дал келет деп, аларды төгүндөөдөн негиздүү баш тарткан. Жогорку сот бул маалыматтар "Журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндөгү" мыйзамдын 5-беренесине, "Маалымат алуу эркиндиги жана кепилдиктери жөнүндө" мыйзамдын 6, 8-беренелерине жараша, мамлекеттик бийлик органдарынан чыгарылган расмий документтерде камтылган деп чечкен. "Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө" мыйзамдын 26-беренесине ылайык МТРК бул маалыматтарды таратканы үчүн жооп тартпайт.

Абийирге, ар-намыска же ишкердик беделге доо кетирген маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан таратылган кезде 1992-жыл 2-июлда кабыл алынган "Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө" мыйзамдын 26-беренесинде көрсөтүлгөн жагдайлар иш үчүн олуттуу мааниге ээ. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын органын жоопкерчиликтен куткарууга негиз болуучу жагдайлар төмөнкүлөр:

- эгер бул маалыматтар расмий документтерде жана кабарларда камтылган болсо;
- эгер алар маалымат агенттикеринен же мамлекеттик жана коомдук органдардын маалымат кызматтарынан алынса;
- эгер алар эл алдындагы сөздөрдүн сөзмө-сөз кайталанмасы болсо;
- эгер алар жарандардын эфирге алдын ала жазылбай кетирилип жаткан сөздөрүнөн алынса.

Мында 1998-жыл 20-октябрда кабыл алынган "Терминдерди расмий түшүндүрүү жөнүндө" мыйзамга ылайык "расмий документтер жана кабарлар" деген термин мыйзам белгилеген тартипте мамлекеттик бийлик органдарынан жана өзүн өзү башкаруу органдарынан түшкөн кандай гана документтерди жана кабарларды, ал эми "эл алдында сүйлөө" деген термин кадыресе үй-бүлөгө таандык болбогон көп адам ээн-эркин катышкан, ачык жерден тикелей же техникалык каражаттардын көмөгү менен алынган жана көпчүлүк уккан кабарды билдирет.

Жогорку соттун токтому менен абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча соттук чечим күчүндө калтырылган. Ал чечим боюнча Кыргызстан аялдар демократиялык партиясы жана Кыргызстан ишкерлер ассоциациясы уюштурган митингде кабыл алынган кайрылуу текстинин гезитке жарыялануусунан жапа тарткандардын доосун кароодон баш тартылган. Сот мында аталган коомдук бирикмелердин лидерлеринин митингде айтылган сөздөрүн гезит бузбай жарыялаганын эске алган, демек, мыйзам боюнча митингдеги кайрылуу текстин тараткандыгы үчүн жалпыга маалымдоо каражаты жооп бербейт. Чындыкка төп келбegen маалыматтарды тараткандыгы үчүн ЖМКны жоопкерчиликтен бошотуу мындай маалыматтарды төгүндөөнү жарыялоо жөнүндө доодон баш тартууга негиз боло албайт.

Жарандык кодекстин 1120-беренесинин 3-пунктуна, 18-беренесинин 1-пунктуна ылайык кызықдар тараптардын талабы менен жарандын абийирин, ар-намысын жана ишкердик беделин ал каза тапкадан кийин да кароого жол берилген. Доогер арызында ал эмне жүйөө менен талап кылыш жатканын териштириүү учурунда далилдеши керек.

Бишкектин Свердлов райондук сотунун чечими менен К. Жумаевдин өз кызынын абийирин, ар-намысын коргоо боюнча доосу канаттандырылган. Жумаевдин кызынын каза табуу жагдайы аны каралаган маалыматтар менен кошо "Вечерний Бишкек" гезитине жарыяланган. Жогорку сот биринчи инстанциядагы соттун "Кызматтык ката" макаласындагы каралаган маалыматтар чындыкка дал келбесин таанып, гезит

редакциясына төгүндөө жарыялоо милдетин жүктөө чечимине макул болгон. Бирок соттун К. Жумаевдин пайдасына моралдык зыян ордун өндүрүп берүү боюнча чечимин жокко чыгарган, мында аталган талап боюнча мураскердик укуктун жоктугун көрсөткөн. ЖКнын 18-беренесинин 5-пунктуна ылайык абийирге, ар-намыска жана ишкердик беделге доо кетирген маалыматтарды таратуудан моралдык зыян ордун толтуруу талабын коюу укугу ошол маалыматтарда аты аталган жаранга таандык болуп саналат, бул мурас курамына кирбейт (ЖКнын 1120-беренеси, 2-пункт).

Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо иштерин изилдөө соттор доогерлер койгон моралдык зыян ордун толтуруу өлчөмүнүн азганактай гана бөлүгүн өндүрүп берээрин көрсөттү. Жаандык кодекстин 1027, 1028-беренелерине ылайык моралдык зыян ордун толтуруу өлчөмү акчалай түрдө аныкталат жана өлчөмү жабыр тарткан адамдын жанын канча оорутуп, ыйманына канча доо кетиргенине жараша аныкталат. Мында абийирге, ар-намыска жана ишкердик беделге доо кетирген маалыматтарды таратуудан зыян келтирилгени эске алынат жана зыян келтирген тараалтын күнөөсүнө карабастан моралдык чыгым өндүрүлөт. Зыян өлчөмүн аныктоодо сот каралаган маалыматтардын мунөзүн жана мазмунун, ЖМКлардын так эмес маалыматтарынын тароо денгээлин жана ақылга сыйрлык жана адилеттик талаптарын эске алууга ақылуу.

Абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо иштери боюнча жоопкер тараткан каралоо маалыматтары чындыкка дал келбегенин сот аныктаса, эгер моралдык зыян ордун толтуруу доосу бар болсо, доо өлчөмү КР ЖКнын 1028-беренесинин 2-пунктундагы эрежелерге ылайык аныкталат.

2002-жылда жана 2003-жылдын алты айында аталган категориядагы иштер боюнча доо өлчөмү 87,3 млн.сом болду, соттор 1,04 млн.сом (1,2%) өндүрүү боюнча токтом кабыл алган (ЖМКларга 23,2 млн.сом доо коюлуп, анын 0,85 млн. сому же 3,6% өндүрүлдү).

Бул категориядагы иштерди изилдөөлөр көрсөткөндөй, доогердин маселесин кароо түйшүк жаратпайт, анткени талаш туудурган маалыматтар камтылган жарыяларда жана башка булактарда аталган адам сотко кайрылганда анын тек-жайы маалым (жаарандын фамилиясы, кызматы, уюмдун аталышы ж.б. көрсөтүлгөн). Бирок, кээде мындай жекечелештируү жок болгондо сотко кайрылган адам таратылган маалыматтар өзү жөнүндө болгон деп эсептейт. Бул жагдай сотко кайрылууга тоскоол боло албайт, себеби маалыматтар маселеси талаш предмети болуп саналат. Соттор мындай иштерди да териштириет. Эгер маалыматта так аталбаган доогер жарыяда же башка кабарда таратылган маалыматтарда кыйыр түрүндө аны каралоо мазмунунан башка адамдар аны билип жатканын далилденсе, анда доолор канаттандырылат. Эгер таратылган маалыматтар доогерге тиешеси жок экени аныкталса, анда таратылган маалыматтардын доогерге таандык экендигин тануу себебине байланыштуу доону кароодон баш тартылат. Мындай чечим доогердин укугун коргойт, анткени маалыматта айтылган жаман иштерди ал жасабаганын айгинелейт.

Маселен, доогер талашкан текстте бардык сүйлөмдөр аты жок "алар", "тигилер", "ким", "кимди" дегендей ат атоочтордон туралын, б.а., доогердин фамилиясы жок экенин сот аныктаган. Макала автору КР Конституциясынын 16-беренесине ылайык ой-пикирлердин, басма сөз жана маалымат таратуу эркиндигин билдируү менен өлкөдөгү азыркы окуяларды 90-жылдардагы окуялар менен салыштыруу аркылуу окуяларга баа бергенин сот аныктаган. Далил катары көрсөтүлгөн сүрөттөрү бар гезит макалаларынан Жогорку Кеңештин депутаттарынын, укук коргоо уюмдарынын лидерлеринин, ЖМК өкулдөрүнүн митингге барганы ж.б. маалыматтар чындыкка дал келет, бирок алар талаштуу

маалыматтарга байланыштуу эмес макалада аты аталган доогерге таандык эместиг аныкталган.

Башка мисал. Доогер аны жамандаган маалыматтардын аныктыгына көзү жетпестен эртөлөй жарыялап жиберген гезитке доо берген. Биринчи жанаapelляциялык инстанциядагы соттор жарыяланган маалыматтар чындыкка дал келбесин таанып, гезит редакциясын төгүндөө жарыялоого милдеттендирип, моралдык зыян ордун өндүрүп берген. Жогорку сот көзөмөл иретинде бул иш боюнча чечимдерди жокко чыгарып, макалада доогердин тегин билдирген аты-жөнү айтылбаганын өз токтомунда белгилеген. Мындайча айтканда, макалада аты жок киши тууралу сөз болгон. КР ЖКсынын 54-беренесине ылайык аты-жөнү бар адам гана абийирди жана ар-намысты алып жүрүүчү боло алат. Соттук коллегия көзөмөл арыздын журналист маалыматтарды укук коргоо органдарынан алган, макалада айтылган фактылар менен жагдайлар кылмыш ишинин расмий материалдарында камтылган, б.а., кайсы бир кызматты ээлеп турган адамдын аты-жөнүн айтпастан туруп, болгон окуяны чагылдырган деген жүйөөсүн негиздүү тапкан. Мындан тышкary, КР ЖПКсынын 60-беренесинин 1-пунктуна ылайык бул учурда доогер таратылган маалыматтардын дал өзүнө тийиштиги бар экенин далилдөөгө тийиш экени токтомдо көрсөтүлгөн. Ишти кайра кароодо доогердин доосун артка алганына байланыштуу өндүрүш токтолулган.

Жогорку сот көзөмөл иретинде К.А. Тезекбаевдин Биринчи май райондук сотунун чечимине карата арызын канаттандырган эмес, райсот болсо аталган жарандын абийирди, ар-намысты коргоо жана моралдык зыян ордун өндүрүү боюнча "Дело №" гезитине карата доосунан баш тарткан. Ишти караган сот инстанциялары гезит колдонгон "Киргизия, Киргизстан, киргизы" деген сөздөр доогердин абийирине жана ар-намысына доо кетирет деп таанууга негиз жок деген чечимге келген. Доогер өз талаптарын негиздеген далилдерди сотко көрсөтө алган эмес, анткени ЖПКнын 60-беренесине ылайык ишке катышкан адамдар өздөрү шилтеме жасаган жагдайларды далилдөөгө тийиш.

Адамдын абийири, ар-намысы жана бедели кылмыш укугунун нормалары менен корголот. Коргонуу ыкмасын адатта жабыр тарткан адам өз каалоосуна жараша тандайт, бирок бузулган укугун бир эле мезгилде жарандык жана кылмыштык процессте коргоого жол берилбейт.

Башка адамды караплаган маалыматтарды тараткан адамдын аракетинде КР Кылмыш кодексинин 127, 128-беренелеринде караплан кылмыш белгилери бар болсо (жалаа, мазактоо), жабыр тарткан жак аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу арызы менен сотко кайрылууга абылуу. Ошондой эле жарандык сот өндүрүш тартибинде абийирин, ар-намысын же ишкердик беделин коргоо боюнча доо коё алат. Мындай арызды алуудан баш тартуу, козголгон кылмыш ишин токтолтуу, өкүмдөрдү чыгаруу жарандык сот өндүрүш тартибинде абийирин, ар-намысын же ишкердик беделин коргоо боюнча доо коюу мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт.

3. Мукашев сотко арыз менен кайрылып, анда С. Исаков ага жалаа жапкан деген жекече айыпты койгон (ККнын 127-беренеси). Тоң райондук сотунун токтому менен тараптардын жарашуусуна байланыштуу кылмыш иши токтолулган. Жабыр тарткан адам абийирин, ар-намысын коргоо жана моралдык зыян ордун өндүрүү доосу менен сотко кайрылган. Сот таратылган маалыматтар чындыкка дал келбейт деп таап, жоопкерден моралдык зыян ордун өндүргөн.

Башка бир мисал. К.С. Исабеков Бишкек гарнizonунун Аскер сотунда Г.П. Кан башка кылмыш иши боюнча териштируү учурунда ага жалаа жаап жана мазактаган деген жеке айып кооп, сотко кайрылган. Ал сотто айыпкер Г. Кан жабырлануучу Исабековду эл көзүнчө ууру жана алдамчы деп айыптаган, андан тышкары ар кандай мазактоо сөздөрүн айткан. Бишкектин Биринчи май райондук сотунун өкүмү менен (23-май 2003-жыл) Г. Кан эл алдында мазактаганы үчүн айыптуу табылып, айыппул төлөөгө жана моралдык зиян ордун толтурууга милдеттендирилген. Бул чечимди апелляциялык жана көзөмөл инстанцияларындагы соттор күчүндө калтырган.

Ушундай эле айыптоо менен Исабеков сот жыйынында "жабырлануучу өзү алдамчы жана анын орду соттолуучунун жанында" деп айткан адвокатты да сотко берген.

Сот статистикасынын маалыматы боюнча, жалаа жабуу жана мазактоо айыбы боюнча өлкө сотторунун өндүрүшүндө төмөнкүдөй кылмыш иштери болгон: 2001-жылы - 103, 2002-жылы - 135, 2003-жылы - 242 иш. Бул сан ичинен өкүм чыгарылганы - 103 иш же 21,5%, кылмыш-процессуалдык мыйзам белгилеген негиздер боюнча токтотулганы - 282 иш же 58,7%. 2001-2003-жылдары сот териштируусунун катышуучуларын мазактоо боюнча 1 иш каралган (ККнын 312-беренеси), ал эми бийлик өкүлүн өз кызмат милдеттерин аткаруу учурунда эл көзүнчө мазактоо боюнча 11 иш каралган (ККнын 342-беренеси).

Эгер таратылган маалыматтардагы талаштуу фактылар мыйзам күчүнө кирген чечим, сот өкүмү менен аныкталса, анда жоопкер тарабынан таратылган маалыматтардын чындыкка төп келэри тууралу далилдерди көрсөтүү талап кылынбайт.

Доогер чындыкка дал келбegen маалыматтарды тараткандан моралдык зиян ордун өндүрүү иретинде гезит редакциясын сотко берип, редакцияны төгүндөө жарыялоого милдеттендирилген. Ишти териштирген сот маалында жарыяланган макаладагы фактылар кылмыш иши боюнча кароо предмети болгонун жана күчүнө кирген сот өкүмү доогер талашкан фактылар орун алганы аныкталган. КР ЖПКнын далилдөөдөн баштуу негиздери жөнүндө 65-беренесине таянуу менен сот жоопкер макалада баяндаган маалыматтар чындыкка төп келет деп таап, доонуу канаттандыруудан баш тарткан.

Сот чечимдеринде, өкүмдөрүндө, алдын ала тергөө органдарынын токтомдорунда, башка расмий документтерде камтылган маалыматтарды төгүндөө талаптары КР ЖКнын 18-беренесине ылайык каралууга тийиш эмес. Анткени аларды кайра кароо тартиби башка мыйзамдарда каралган. Башка тартип деп башка (доо эмес) сот тартибин түшүнүү керек, анткени соттук эмес органдардын укуктарды жана эркиндиктерди бузган кандай гана чечим болбосун кызықдар адам тарабынан сотто териштирилиши мүмкүн (КР Конституциясынын 38-беренеси).

"Кыргызмунаизат" МАКтын бөлүмдөрүнүн биринин уурдоо фактысы боюнча соттолгон начальниктеринин бирине карата айыптоо өкүмүндө айыпталуучу МАКтын жетекчиси жана башка ишкананын баш директору менен кредит алыш, жеке мүлктүк пайда табуу максатында кылмыштуу келишимге киргени аныкталганы жазылган. Акыркы адам каза тапканына байланыштуу ага карата кылмыш иши козголгон эмес, анын туугандары абийирди жана ар-намысты коргоо арызы менен кайрылышкан, бирок мыйзамдуу күчүнө кирген өкүм жарандык ишти караган сот үчүн милдеттүү экенин эске алганда бул учурда каза тапкан адамдын бузулган укугу Жарандык кодекстин 18-беренеси белгилеген тартипте коргоого жатпайт.

Жарандык кодекстин 18-беренесинин 2-пунктунда эгер карабоо маалыматтары уюм берген документте (мисалы: эмгек китепчесинде, кызматтык мүнөздөмө ж.б.) камтылса, бузулган укукту коргоонун атайын ыкмасы каралган, ага ылайык мындай документ алмашылыши же артка алынышы керек. Бул мыйзам нормасы дайыма эле сакталбасын иликтөөлөр көрсөттү.

"Веста" ЖАКтын таратылган маалыматтардын чындыкка төп келбесин таануу жана ишкердик беделди коргоо боюнча "Якобс-Аудит" ЖТАКка карата доо арызы сот тарабынан канаттандырылган. Немең өнүгүү банкынын демилгеси менен "Веста" ЖАКтын рентабелдилүүлүгүн аныктоо үчүн финансы-чарбалык ишмердиги жана "Веста-Токмок" ЖЧКдан алган кредитин кайтаруу мүмкүнчүлүгү аудиттик текшерүүгө алынганы сот тарабынан аныкталган. Аудитор түзүп, үчүнчү жакка берген отчетто ЖАКтын жабылууга тийиш болгонун мүнөздөгөн айрым көрсөткүчтөр менен тыянаттар камтылган. Сот отчетту жалган жана ЖАКтын ишкердик беделин булгаган деп тапкан, ошол эле кезде аудитордук текшерүүнүн отчетун чакыртып алуу же алмаштыруу жөнүндө милдеттерди жоопкерге жүктөө боюнча ЖКнын 18-беренесинин 2-пунктунун талабын аткарган эмес. Ошондой эле жалган маалыматтарды таратканы үчүн кечирим суроо милдетин жоопкерге жүктөө жөнүндө сот чечимине макул болуу мүмкүн эмес, анткени бузулган укукту коргоонун мындай каражаты мыйзамдарда каралган эмес. Чечимдин мыйзамдуулугун аппеляциялык жана көзөмөл тартибинде текшерген сот инстанциялары биринчи инстанциядагы сот чечимин өзгөрүүсүз калтырган. "Адамдардын жана уюмдардын абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча Жарандык кодекстин 7-жана 7-1- беренелерин соттор тарабынан колдонуунун айрым маселелери жөнүндө" КР Жогорку сотунун Пленумунун токтомунун 13-пунктуна ылайык (16-июль 1993-жыл) доону канаттандырууда сот өз чечиминин резолюциялык бөлүгүндө маалыматтарды төгүндөө ыкмасын, ал жарыялана турган мөөнөттү көрсөтүүгө милдеттүү. Чечим айтылган талаптарга толук жооп бербегендиктен, бул иш боюнча биринчи инстанциядагы соттун дарегине чечимди жана аны аткаруу тартибин түшүндүрүү жөнүндө суроо-талап түшкөн. Сот чечимин чындал аткарғандыгын күбөлөгөн маалыматтар иш материалдардында жок.

Башка мисал. Жабык акционердик коом өзүнүн ишкердик беделине доо кетирген маалыматтарды төгүндөө жөнүндө ЖЧКга доо менен сотко кайрылган. Сот териштириүүсүнүн жүрүшүндө атаандаш уюмдун ишмердигин чектөө максатында жоопкер рынокто башка фирмага доогердин ишкердик беделин булгаган жалган маалыматты бергени аныкталган. Так айтканда, катта соттордун чечими менен АКнын үчүнчү адамдарга салыктар боюнча карыздары жөнүндө, банк эсептеринин жана мүлкүнүн камакка алынышы жөнүндө, ошондой эле бизнес жагынан ишенимсиз өнөк катары мүнөздөгөн аракеттери жазылган. Катта баяндалган маалыматтар чындыкка төп келбесин, доогердин ишкердик беделин булгабасын сот тааныган жана ЖКнын 18-беренесинин 2-пунктуна ылайык жоопкерди мурда тараткан маалыматты төгүндөгөн жаңы кат жөнөтүүгө милдеттendirgen.

Каралаган маалыматтарды төгүндөө алар таратылган ыкма менен ишке ашырылаары ЖКнын 18-беренесинин маанисинен чыгат. Бул категориядагы иштерди изилдөө соттор негизинен ушул позицияны карманаарын көрсөттү. Маселен, төгүндөө ошол эле ЖМКга жарыяланаарын, ошол эле арип менен терилип, төгүндөөгө жаткан кабар жарыяланган бетке жайгаштырылаарын сот белгилейт. Эгер төгүндөө радио же телеканал аркылуу берилсе, анда ал төгүндөөгө жата турган кабар чыккан программада, ошол убакта берилүүгө тийиш. Эгер эмгек китепчесинде чындыкка дал келбegen жазуу болсо, анда жаңысы берилет.

ЖКнын 18-беренесинин 6-пунктунда жарандын же юридикалык жактын абийирин, ар-намысын жана ишкердик беделин коргоонун дагы бир атайын ыкмасы камтылган, бул – каралаган маалыматтарды тараткан адамды тактоо мүмкүн болбой калганда таратылган маалыматтарды чындыкка дал келбейт деп таануу. Коргонуунун бул ыкмасы таратуучу жок болгондо (жарандын каза болушу же юридикалык жактын жоюлушу) да колдонулушу мүмкүн. Мындай талаптарды кароо тартиби ЖПКда белгиленбегенин эске алганда, кызыз, алар юридикалык мааниси бар фактыларды тактоо сыйктуу эле өзгөчө өндүрүш тартибинде каралууга тийиш (ЖПКнын 29, 30-беренелери). ЖМКларда авторун көргөзбөй туруп, маалыматтарды жарыялаган кезде бул ЖМКнын атынан чыккан орган таратуучу жана жоопкер тарап катары саналып калат.

Изилденген иштер арасында көп жагынан абийирди жана ар-намысты коргоо иштерине окшоштор да кезигет, аларды өз ара ажыратуу зарыл, анткени аларда жаран же юридикалык жак тууралу чындыкка дал келген же аларды каралабаган маалыматтар таратылып, бирок алардын мүлктүк эмес жана башка материалдык эмес жыргалчылыктары бузулганы көрүнөт. Мисалы: жеке жашоосуна, жеке жана үй-бүлөлүк сырына, коммерциялык купуясына кол тийбестик укугу. Бул укуктар бузулганда маалыматтарды таратканыгы үчүн ЖКнын 18-беренесинде карагандан башка негиздер боюнча жоопкерчилик жүктөлөт.

ЖКнын 19, 20, 21-беренелери менен корголгон маалыматтардын жана укуктардын кол тийбестиги бузулган учурда моралдык зыян орду, таратуучу себепкер болгон чыгымдар орду толтурулушу мүмкүн (ЖКнын 14, 16-беренелери).

Ш. аттуу жаран анын мурдагы иштеген жеринин администрациясы менен талаштуу укуктук мамилеси боюнча ички иштер бөлүмүнүн кызматкери иш материалдарына тиркеген респубикалык психикалык саламаттык борборунун аны дарылагандыгы жөнүндө справка абийирин жана ар-намысын булгайт деп эсептеп, справканы артка алыш жана моралдык зыян ордун толтурууга жоопкерди милдеттendirүүнү соттон өтүнгөн. Сот бул доо арызды кабыл алуудан баш тарткан. Жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы биринчи жана апелляциялык инстанциядагы соттордун аныктамаларын жокко чыгарган жана ЖКнын 16, 20, 50-беренелерине ылайык, оору ар бир жарандын жеке купуясына болуп эсептелээрин токтомдо көрсөткөн. Мындай жаран ЖПКнын 4-беренеси боюнча моралдык зыян ордун толтуруу доосу менен сотко кайрылууга укуктуу.

“Адамдардын жана уюмдардын абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча Жарандык кодекстин 7- жана 7-1- беренелерин соттор тарабынан колдонуунун айрым маселелери жөнүндө” КР Жогорку сотунун Пленумунун токтомунун 3-пунктунун түшүндүрмөсүнө ылайык (16-июль 1993-жыл), жаран же юридикалык жак тарабынан мыйзамдардын же абийир менен ар-намысты кемсингин моралдык эрежелердин бузулгандыгы жөнүндө ырастоолор камтылып, чындыкка дал келбegen маалыматтар каралоо деп эсептелет.

Бул категориядагы иштерди кароодо соттор бир жагынан абийирди жана ар-намысты коргоого конституциялык укук менен экинчи жагынан сөз эркиндигине укук ортосундагы тиешелүү төң салмакты камсыз кылууга абылуу да, милдеттүү да. Демек, конкреттүү иштер боюнча талаштуу маалыматтар чындыкка төп келээрин; ал маалыматтар абийирге, ар-намыска жана ишкердик беделге доо кетирээрин; бул маалыматтарды таратуу керектигин жана аларды сот аркылуу төгүндөө мүмкүндүгүн аныктоо үчүн текстти изилдөө зарылдыгы жарадат.

Талашка түшкөн текстти баалоону соттор атайын филологиялык билимдерге ээ эксперти (адисти) тартпастан, өз алдынча жүргүзөрүн иликтөө көрсөттү. Мындай тажрыйба дайыма эле туура боло бербейт, анткени ар бир эле судья лексикалык тажрыйбасына жараша айттылган сөз чындыкка дал келээрин, кайсы сөз жана сүйлөм кабыл алынган эрежеге сыйарын же сыйбасын аныктай албайт.

Соттор, маселен, экспертке (адиске) төмөнкүдөй суроолорду коё алышмак:

- Текстте фактылар жана окуялар тууралу маалыматтар барбы?
- Текстте айтылгандардын тил формалары алардын аныктыгын, чындыкка дал келээрин баалай алабы?
- Текстте тилдеме сөздөр жана сүйлөмдөр, мазактоо өтмө мааниси же мазактоо жышааны бар сөз түзүмдөрү барбы?

Аталган категориядагы иштер боюнча сотторго түшүндүрүүнү талап кылган төмөнкүдөй суроолор пайды болот:

- Иш-аракет, окуя мезгилдин кайсы учуру (азыркы, өткөн, келечек) менен байланышкан;
- Иш-аракет чын эле болгонбу, же болот деген каалообу, же аны ишке ашыруу талап кылышыбы;
- Айтылган сөз суроолуубу, баяндообу же баалообу.

Суроолуу сөздөр маалымат алуу максатында болгондуктан, окуяларды жана фактыларды кабарлабайт. Мисалы, жогоруда мисал келтирилген кылмыш иши боюнча адвокат жалаа жабуу жана мазактоо айыбынан коргонуу иретинде анын айтыш учурундагы "Алдамчы деген ким?" деп айткандары суроолуу болгонун билдириген. Бул айтылгандардын чындыкка дал келээр-келбесин баалоого жатпайт.

Баяндоо сөздөрү фактылар жана окуялар тууралу маалыматтарды камтып, иштердин абалын баяндайт же көрүнүштөрдүн байланыштарын ырастайт, б.а. аларды чын же калп экенин текшерүү мүмкүн.

Баалоо сөздөрү кайсы бир обьектинин абсолюттук же же салыштырмалуу баалуулугун белгилейт. Аларга аналитикалык сөздөр, максаттар тууралуу ырастоолор, ошондой эле стандарттар, нормалар, идеалдар кирет. Мындай сөздөр баяндоо болуп саналбайт жана алар аныкпы, чындыкка дал келеби деген өнүттөн каралбайт, анткени жеке пикирдин жана көз караштын чагылышы болуп саналат. Кыязы, ошентип, көрүнүп тургандай ж.б. сөздөр баалоо сөздөрүнүн көрсөткүчтөрү болушу мүмкүн.

Абийирди жана ар-намысты коргоо боюнча иштерди соттук кароодо төмөнкү лингвистикалык критерийлерге төп келген сөздөр гана баалоого жатат: баяндооч сөздөрдүн грамматикалык формасына ээ; баяндоо сөздөрү болуп саналат; тилдеме сөздөр жана сүйлөмдөр, мазактоо өтмө мааниси же мазактоо жышааны бар сөз түзүмдөрү камтылган.

Аталган категориядагы иштер боюнча адистин корутундусу талаш туудурган текстке белгилүү критерийлердин негизинде терен жана ар тарааптуу талдоо жүргүзүү үчүн зарыл. Мында экспертигин компетенциясы сот чечүүгө ақылуу болгон юридикалык маселелерге тарабайт.

А. Шаршенов ЖМКга карата доо менен сотко кайрылган. Газетадагы: "доогер өч алууну талап кылган, полковниктин "вендеттасы", отставкадагы полковник "кан ичкиси" келет, полковник атасынын күчү менен жапа чеккендөр айыпкерлерге айланышкан" деген маалыматтарды райондук сот чындыкка төп келбейт, ошондой эле доогердин абийирине,

ар-намысына доо кетирет деп тапкан. ЖМК редакциясына маалыматты төгүндөп жана кечирим суроо милдети тагылган. Моралдык зыяндын орду толтурулган. Апелляциялык инстанциядагы сотто жоопкердин суроо-талабы менен адис катары филология илим доктору тартылып, ал тырмакчага алынган "вендетта" жана "кан ичкиси" келет деген сөздөр бул учурда такмаза, тамаша мүнөзүнө ээ деп тыянаттаган. Сот коллегиясы: "ал эми полковник атасынын күчү менен жапа чеккендөр айыпкерлерге айланышат" деген сүйлөмдү доогердин аракеттери жөнүндө сын пикир болуп саналат жана автор аны эркин айтууга ақылуу деп тааныган. Бириңчи инстанциядагы соттун чечими өзгөртүлүп, апелляциялык арыз жарым-жартылай канаттандырылган.

Ушул категориядагы иштер боюнча сот тажрыйбасынан талашка түшкөн тарараптар менен аларды териштирген соттор кабылган төмөнкү проблемалар айын байкалат: фактылар менен ой-пикирлердин ажыратылыши; ЖМКларда коомдук фигураны (депутатты, коомдук, саясый, мамлекеттик ишмерди же чиновниktи ж.б.) сындоо чектери; конституциялык укуктардын конкуренциясы: бир жагынан - жарандардын жана юридикалык жактардын абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоого укугу жана экинчи жагынан – сөз эркиндигине, маалымат алууга, берүүгө жана таратууга укук (КР Конституциясынын 16-беренесинин 6- жана 9-пункттары); юридикалык маанилүү жагдайлардын (материалдык укук нормаларына жараша тарараптардын укуктары менен милдеттерин аныктоо үчүн мааниси бар) бар же жогун белгилөө максатында тарараптар арасында далилдөө түйшүгүн бөлүштүрүү; моралдык зыян өлчөмүн аныктоо (тиешелүү сунуштар менен түшүндүрмөлөрдүн, бул маселе боюнча усулдардын жоктугу); абийирди, ар-намысты жана ишкердик беделди коргоо боюнча укуктук карым-катнаштарды жөнгө сала турган мыйзам нормаларын өзгөртүү жана буга байланыштуу – КР Жогорку сотунун пленумунун 1993-жыл 16-илюлда кабыл алган токтомунун айрым жоболорунун КР Жарандык кодексинин (1996 – 98-жж), 16, 18, 1027, 1028-беренелерине, Жарандык-процессуалдык кодексинин (2000-жыл) 60-беренесинин 1-пунктуна шайкеш келбеши.

Сот тажрыйбасына ылайык сөз эркиндиги бирөөнү жамандаган жана чындыкка дал келбegen маалыматтарды таратууга укук бербейт. Жеке турмушунун кол тийбестигине, жеке жана үй-бүлөлүк купуялыкка, өз абийири менен ар-намысын коргоого конституциялык укук бул укукка ээ адамдын кандайдыр бир иш-аракет жасоо зарылдыгысыз эле өкүм сүрөт. Эркин ой жүгүртүүгө, сөзгө жана басма сөзгө, ойлорун жана ынанымдарын тоскоолсуз айтууга, маалыматты эркин жыйнап, сактап жана аны оозеки, кат жүзүндө же башка жол менен таратууга конституциялык укук аны ишке ашыруу боюнча иш-аракеттерди талап кылгандыктан, башка адамдардын да укуктарына кайчы келиши мүмкүн. Демек, бул укуктун ээси адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин ишке ашыруу башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин бузууга тийиш эмес деген башка конституциялык жобону сактоого милдеттүү (Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 21-пункту). Саясый, коомдук ишмерлер, мамлекеттик чиновниktер алардын укуктары бузулган учурда ЖМКларга карата башка адамдар пайдаланган коргонуунун мыйзамдуу ыкмаларын колдонушат. Сот адилеттиги кызмат абалына, жеке жана коомдук мүнөздөгү башка шарттарына жана жагдайларына карабастан, баарынын мыйзам алдындагы теңчилиги башталмасына жараша ишке ашырылат (КР Конституциясынын 15-беренеси, Жарандык-процессуалдык кодексинин 7-беренеси).

Бул баяндамада соттор тарабынан каралган конкреттүү иштердин мисалында жогоруда белгиленген проблемалар негизинен чагылдырылды. Сотторго иштиктүү көмөк көрсөтүү максатында сот тажрыйбасына сереп "Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун бюллөтенинде" жарыялоого сунушталат; ал эми сот тажрыйбасын жалпылоодо иштеп

чыгылган сунуштар КР Жогорку сотунун пленуму тарабынан тиешелүү токтом кабыл алыш үчүн берилет.

**Баяндама сот тажрыйбасын жалпылоо  
жана сот статистикасынын анализ бөлүмү  
тарабынан даярдалды**